


В2.3
У 52

Вахаб - Бостон Умаров

ТЕҢИРСӨЗ – түрк ақылы



Ош - 2009

УДК 391/395

ББК 63.5

У 95

ДҮЙНӨДӨГҮ БАРДЫК ЖАКШЫЛЫКТАР ТЕҢИРДЕН

ISBN 978-9967-03-548-5

Рәцензенттер:

Токтосун Аширбаев,

филология илимдеринин
доктору, профессор.

Сүйүнбек Дүйшөналиев,
педагог – акын, Кыргызстан
Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты.

Вахаб-Бостон окурмандарга балдар жазуучусу катары белгилүү. Бул эмгегинде ал көп жылдык турмуштук байкоолорун бир тамчыдан чогултту. Аларды жазып, ийине келтире иштеп, колунуздагы китеlepке киргизди.

Жорго сездөр менен жазылган «Төңирсөз» – тарбиянын оту өчлөгөн очогу. Жүрөкке жакын, окуганың дайыма эстө калат.

Окурмандардын көнери чөйрөсүнө арналган бул китеlep сиздердин дил шөригиңиз болот дөп ниеттөнебиз.

К 050500000-09

ISBN 978-9967-03-548-5

УДК 391/395

ББК 63.5

© В.Умаров,
2009-ж.

УЧКУЛ СӨЗ КУДУРЕТИ

Ар бир доор өзүнүн учкул сөздөрүн жаратат. Тактап айтканда, ар бир доор өзүнүн канаттуу учкул сөздөрүн талап кылат. Бир эсэ таң кала, бир эсэ кызыга колунузга алган жыйнектагы учкул сөздөр оош-кыйышы көп, көп кырдуу турмушбуздун акыл-парасат менен андалып табылган жана кагаз бетине түшүрүлгөн туундусу. Мындан канча замандар мурда айтылган айрым асыл ой берметтеринин мазмундук өзгөчөлүгү бүгүнкү учкул сөздөрдүн мазмунуна көп жагынан дал келе бербей калды. М: (Базары жакын байыбайт). Анткени биз жашап турган коомубуз түп тамырынан бери өзгөрдү, элдин көз карашы, жашоо турмушу жаңыланып, мүдөөсү башка нукка бурулду. Кылымдар тогошкон ушул өткөөл мезгилде орошон ойлорду туундурган авторубуз адамзат турмушунда өзүнүн баа жеткис эмгегин жаратып, элине тартуулап тур.

Сөз кудуретин, сөздүн ыйык касиетин тереңден сезген айбарлуу жазуучу тапкан ойлорунда турмушта күбө болгон окуя-кубулуштарды акыл тереңинен өткөрүп, мүмкүнчүлүгүнүн жетишинче окурмандарга жеткирүүгө далаалаттанганы сезилет.

Чымыр ойлор камтылган насыятты кыска берүү жөндөмү ага ынтызар жазуучудан терең билим менен турмуштук бай тажрыйбаны талап кылары белгилүү. Ушул нар көтөргүс жоопкерчиликтуү да, сыймыктуу да милдетти калемгер абийирдүүлүк менен аткара алган десек жарашат.

Автордун ой жүгүртүсүнүн кенендиги, айтылган ойлорунун салмактуулугу колунуздагы китептеги «Тәңирсөздү» окуганда таасын байкалат. Ойлордун кыска, нускалыгы бул кымбат эмгектин баалуулугун ого бетер ашырып, жазуучуга чын пейилден ыраазы болосуң.

Замандашыбыздын асыл ойлору кыргыздын көп кырдуу, табышмактуу сырга бай турмушун гана эмес, дегелे адамзат турмушун таасын чагылдырган чакан энциклопедия деп атоого негиз бар.

Учкул сөздөр турмуштук тажрыйбанын жыйындысы болуп саналат. Ал жашоонун түркүн жагдайларын КҮН НУРУ сыяктуу чагылдырып турат. Аны аныктоодо адамга Төңир берген тилдин күчтүү ой чалгынын тааныган адамдар гана андай билип, акыл-эс туундурган аруу кутуна айланырат. Азырда биз айтып турган «Төңирсөз» бир топ мезгилден кийин узак, тар, тайгак жолду басып өтүп, элдин сынына тушугуп, жылмаланып-сүрүлеөр, бара-бара учкунданып андан ары армын кере таштап, элге ак кызмат өтөй бериши толук ыктымал.

Көөнөргүс эмгекти жараткан замандашыбыз биздин терең ишенимибизде ушундай асыл сапаттарга ээ ИНСАН экендиги айныксыз. Ал Төңир ыроологон өрнөктүү өмүрүн, талант-шыгын туз буйруп, наисип чакырган жерлерде кыргыз элине тартуулап жүргөн кең, пейил замандашыбыз.

Учкул сөздөр өзүнүн кыскалыгы, ага батырылган ойдун көлөмүнүн масштабдуулугун жана мазмуну турмуш чындыгы менен жуурулушуп, шайкеш келгендиги, таалим-тарбиялык күчүнүн мол экендиги менен окурманды тамшандырып, көңүлүн көкөлөтөт, билимине билим кошот. Мындай канаттуу сүйлөмдөрдүн баары болбосо да басымдуу көпчүлүгү элдин наркы, түгөнгүс кенчи болуп, жүрөгүнүн терецине жетип, кан-жанына сицип кетерине күмөн кылууга болбос. Андан биз эстетикалык ырахат алабыз жана дүйнөбүздү байытабыз.

Адамдын акыл эсинин кубаттуу күчүнө бирде тан берсек, бирде таң калабыз.

Элдик дидактикага бекем ширелишкен таалим – тарбиялык күчү мол таасир этүүчү жагын биз өз турмушубузда пайдаланабыз, уул – кыздарыбызга,

небере-чөбөрөлөрүбүзгө акыл-насаат катары жеткиреңиз. Учкул сөздөрдүн коомдук асыл кызматы дал мына ушунда турат.

Мындай таберик сездер окурмандын жашын, тутунган кесибин тандабайт. Ал ар кими бизге аба менен суудай зарыл нерсе. Ошондуктан бул баалуу эмгектен Сиз өзүнүздүн рухуңуз үчүн азық, асыл ой азыгын таба аласыз деген ойдобуз.

Замандашыбыз Вахаб-Бостондун эмгеги окурмандардын кеңири чөйрөсүнө бап. «Тәңирсөздөгү» уоткулуу кеп, уңгулуу сездердүү тоолук элдин адеп – ыйманынын чен-өлчөмү болуп калган накыл кептери биздин терең ишенимибизде, окурмандардын үстөл китеби болуп каларына шек саноого болбайт. Замандашыбыздын көөнөрбөс эмгеги кыргыз китепкөйлөрүн кызыктырып, кылым өрдөп кызмат кыларына үмүттөнөбүз.

Т.А. Аширабаев - филология
илимдеринин доктору, профессор.

С.Дүйшөналиев - педагог, акын, Эл аралык хор конкурстырынын, Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты.

АТА-ЭНЕ, АЯЛЗАТ



Мен учүн аялдын эки гана түрү маалым: биринчиси бизди азапка салса, экинчиси биздин азабыбызды тартат. Биздин азабыбызды тарткандардан мен бирөөнү гана билем. Ал-менин энем.

Эзоп

Энелер бар – баары бар:
Ырысқы бар, ынтымак бар-
Энелер бар – маанай жаркып
Шаттык менен күлкү бар шаңқылдаган.
Күндүн жылуу илеби бар балкып турган.
Энөлер бар – асман да ачык
Чалкырган көк деңиздей...

Вахаб-Бостон

Эрезеге жеткирген эне-атаңдын
Унутпа эмгегин улуулугун.
Аздектеп – аспиеттеп акыл сөзүн,
Эстей бил, улуу ниет айкөлдүгүн.



Мээри болбой зайып жок,
Келбетинде айып жок.



Жалтыраган кийим кәэде көркүү бузат,
Жарамсыздыгынан жаман аял көптү бузат.



Жанашпагын аялдын жаманына
Айыбыңды ачат.
Ачканы аз келгесип,
Ырысқыны чачат.



Кара жанын карч уруп, аялзаты эркектердин кейпин
күйүгө канчалык далбас урса да зили алар эркек боло
алbastыгын ойлобогондуктары куйкаңды куруштурат.



Эне-атаңа жакшылык каалаганың –
Алардын эмгегин баалаганың.



Аялдын тыйылбаган тилинин кесепетинен турмушта
жүрөк сыйдаткан көңүлсүз көп окуялар болуп
жаткандыгын жашырууга болбайт.



«8-март» майрамын ким ойломок, кым тапмак,
Эгер эне болбосо...



Адамдын асылы – АПА,
Апасыз үй- капа.




Эгер аял аракка азгырылып ичип кетсе, тамеки тартса,
андай аялдын жаман эркектерден айырмасы кайсы.



Агарган жака асылзаттын эмгеги,
Таза болуу аялзаттын зергери.



◊ ◊ ◊
Айрым аялды эркектен айырмалаган нерсе анын
буудай куурган заардуу тили.



◊ ◊ ◊
Аял жасалгасы седепсиз болбыйт,
Жол кырсыгы себепсиз болбыйт.



◊ ◊ ◊
Аял-бул эне. Анын эмгегин эстегенде энелердин
эмгегине тең келчүсү жок! Ааламдын ажарын ачып,
ырайына чыгарып турган асылзат АЯЛДАР экенин ким
танат? «Энелердин таманы баскан жер-бейиш» деген
эл накылы ошондон калган тура, көрсө.



◊ ◊ ◊
Жашоо тирилигиизге береке-кут кирип, кубаныч-бакыт
тартуулаган өмүрү гүлдөй назик, ыйманы акттай таза
аялзатына шек келтиргендердин оңбосу анык.



◊ ◊ ◊
Ат күлүгү караандатпайт,
Айкөл аял арам татпайт.



◊ ◊ ◊
Асылзат бар
Баарыбыз сыйлай турган,
Эне деген улуу зат бар –
Алтынга да кыйбай турган.



◊ ◊ ◊
Аял менен эркектин ортосундагы тээ алмустактан
бери кадыресе болуп келаткан жыныстык байланышка
олуттуу мамиле керек, антпесе, кийин үй-бүлөнүн
сепили урайт, а тургай орду толгус оор жоготууга
тушуктурушу мүмкүн.



◊ ◊ ◊
Андабаган алдындағы аялды көрбөйт.



◊ ◊ ◊
Асылзат аялыңды аяганың –
Өзүңө өзүң өмүр улаганың.



◊ ◊ ◊
Аялзаты келечегине үмүт байлап, бала багып-
тарбиялаган дүйнөдөгү тендешсиз улуу зат. Ал

жазатайып жаңылып, күйөөсүнүн көзүнө чөп салардан мурда ойлонуп: «Ушул ыплас иш энелердин жасоочу жоругубу?» деп кабыргасы менен кеңешип көргөндө бардыгы ойдогудай болуп, ақтай таза бойдон калмак, атаганат!



Аздектейбиз, сыйлайбыз

Асылзат аялдарды.

Алар эгер эне деген асыл атты

Түшүнсө, сүйсө аяганды.



Ыр булагы чыкмакпы

Алыкул акындын жүрөгүнөн

Эгер эне болбосо...



Ата-эне каруу күчүнүн барында балдарына жөлөктаяк. Көздөн нур, каруудан күч кеткенде – кураган эки байтуп төрекке окшоп калбаса экен.



Атана кордогон – пастык. Ата аны кечирерине ишенем, бирок Кудайдын кечиреринен күмөнүм бар.



Ата-энен сенин көөнөрбөс дөөлөтүң. Жаныңдай көргөн ошол жакын адамыңдын көрөр күнү, ичер суусу дагы канча калганын божомолдоп болбайт. Ошондуктан алардын сөзүнө кулак төшөп, сарамжалдуу болсон, турмушта кыйынчылык эмне экенин билбейсиң.



Аялдын митайым-бакылы – ажаан,

Карәзгәй тежиги – тажаал.



Аямал аял сыймыктастып кеп айтат:

«Мээнет кылдык,

Эл алдында эмгегибиз «ак» дейт.

Арамза аял-уялбайт-этпейт.

Керооздоно кеп айтат:

«Эркексинбى эсирсөң чатак,

Эч нерседен кем кылба, бак»-дейт.



◊ ◊ ◊
Аялдын атыр, упа –эндиги жакшы,
Мекендин жаратылыш кендики жакшы.



◊ ◊ ◊
Ата кордогон кор болот,
Бешенеси жууса кеткис шор болот.



◊ ◊ ◊
Ачуун келсе дилиң ылайлап, тилиң булгап
«Эненди» деп сөкпегүлө.
Бүтүн эл көтөргөн энелердин,
Бөөдө абийирин төкпегүлө.



◊ ◊ ◊
Аягыла АЯЛДАРды-
Кезүнөн жаш акпасын мончоктогон.
Аягыла АПАЛАРды,
Жакшылыкты баласындай жоктогон.



◊ ◊ ◊
Бала эне менен атанаң сүйүү мээrimин ширелиширип, үй-бүлөдө алардын келечегинен үмүт шанданткан бийик аскасы.



◊ ◊ ◊
Бай –көпестүн короо толо малы болот,
Аймончоктой перинин оң бетинде калы болот.



◊ ◊ ◊
Беттегенин бербеген айкөл Манас болмокпу,
Эгер эне болбосо...



◊ ◊ ◊
Бала десе эбедейи эзилип, тээ алмустактан бери бала асырагандан тажабай тукум улап кылымдарды арытып келе жаткан эстүү эл – ЭНЕлер. Көртириликтин оош-кыйыштарына бардаш берген кайраттуу, сабырдуу, мээнеткеч энелерге ТААЗИМ!



◊ ◊ ◊
Дүйнө жүзүн кооздукка бөлөп турган энелердин гана эбегейсиз эмгеги экендигин танууга болбос!
Дүйнөдөгү улуу асылзат АЯЛДАРды бактылуу кылууну ойлобогон эркек эркекпи? Аялзатын бактылуу кылсам, аларга акча, алтын берем деп убаралануунун

зарылдығы жок. Анткени, байлық – бакыт эмес да. Бүт дүйнө жүзүндөгү эркектер ак пейилинен аруу, чын сөзүн асылзаттардан аянбаганда, мүмкүн, аялдардың жүзүн бырыш, чачын бубак басып, эрте картайып кетпес беле деп түйшөлө берем...



Жакшы улан-кыз бакканың-
Элиңе абдан жакканың.



Жакшы адам болуш үчүн эне-атаңдын алтынга алмашкыс ақыл кебин ук, бирок аларды адашпайт деп айткандан алысмын.



Жакшы аял эрден кетсе, эр алат,
Жакшы аялды баркабаган эрди жер алат.



Жакшы аял кой дегенде коет,
Ажаан аял кой десең –кебин чоет.



Жакшы аял эрден кетпейт,
Жаман аял жакшы эрге жетпейт.



Жакшы аял очокко отуң калайт,
Ажаан аял иттей талайт.



Жакшы кыздын жарапшан кылышы бар,
Өрөскөөл кыздын жашырылган былышы бар.



Жалтырак кийген кәзде көркү бузат,
Жаман аял жарамсыздығынан көптү бузат.



Жаман дебе-
Асылзатың бар болсун,
Асылым де-
Кызга бергис жар болсун.



Кайдан чыкмак

Тоо булбулу Токтогул, Сагымбай, Саякбайлар

Эгер эне болбосо...

Каза болуу ажалдан,

Жүрөк оорусу-ажаандан.

Канчалык бүйүрүүң кызып, ачуң келип турса да, эненди
деп сөкпө; сени да, сенин жининди келтирип сөгүүгө
мажбурлаган наадандардын бүт баарын эне эрезеге
жеткиргенин жерүүгө болобу?!

Кайрымдуулук сыйктуу сооптуу иштерди ынсап-
ыймандуу айкөл адамдар гана жасай алышат.

Көккө эгер жетсе башың көппөгүн,
Эсиң кетип эненди деп сөкпөгүн.

Кызы болбой сеп болбойт,
Чийки өрүктү жеп болбойт.

Кеп-сөз айтса каалабаганың-
Эне-атаңдын эмгегин баалабаганың.

Мейли, Ажал айтканыңа көнөйүн,
Тийбе апама, ордуна мен өлөйүн.

Тирилик деп тынбаганың –
Кам көрүп үй-бүлөңдү чындағаның.

Суктанарлык асылзат аялдык сапаттардан өзүн
ажыратып, эркектердин кейпин кийсе, аларды аял деп
айтканга тилиң күрмөлбөйт.

Энелик мээрим төгүүнү элес албаган «Көпөлөк»
энелердин чабалекейлерден үйрөнчү жактары көп.



Эр жеткенде эркек балдар-

Чоң үйүң тарыйт,

Эш туткан эне-атаң да

Санааркоодон карыйт.



Эне мээриминин илеби оттой, күндөй жарык,



Бала жакшысынан эне-атасы огожо алат.

Тентек бала – жакшы иштерден обочо калат.



Эне сүйүсү - КҮН нурундаи: үйдү жарытып да,

жылтып да турууга жөндөмдүү.



Эркекке алданбаган аялзаты жокко эсе.



Ызаатап, сый көрсөтүп

Эркелеткен эне-атаңды аягын!

Жыгылса да, жыгылбаса

Колтугунан сен аларды таягын!



Уул-кыздар эне менен атасын ортосундагы
санаалаштык мамилени үзүлүп кетүүсүнө бөгөт болучу
ЧЫНЖЫР.



Унутпайлы улукман энелердин улуулугун,

Баалап жүрсөк, апалардын сулууяугун.



Уулун бар, апаке, өмүр бою урмат кылат!

Чоочуркаба, тынчтан эми, жаның жай алсын.

Ажал тооруп, алам десе жаныңды,

Жалынып да, жалбарып шум ажалга далбас уруп.

Куткарууга көз жашымды төгөйүн,

Шартыма көнбөсө эгер колума курал алыш,

Сес көрсөтүп, ажал жолун бөгөйүн.



◊ ☐ ◊

Эгер энелердин баардыгы тең Умай энедей Эне деген ыйык наамды так түшүрбөй урматтап алып жүргөндө, тозок деген түрү суук эмеге орун жок болучу.




Энелерге таазим эт; алар сени тогуз ай бою буюнда көтөрүп, төрөп, аман-эсен жарыкка чыгарып, бапестеп-багып эрезеге жеткиргенин эч кайсы эрдик менен алмаштырууга болбайт.



Энелердин эч бир жанга сезилбеген сыйкырдуу күчү - мейли улан болобу, же кызыбы, катуу коркконунда «апа-а!» деп сыйкыргандыгында.



Эне сыйлаган эсте калат,
Ата сыйлаган-алкыш алат.



Эне-атаң сага кепил болот,
Турак-жайың өзүңө сепил болот.



Этияттагын-
Төксөң-абийир жабылбайт.
Кордобогун-бир кеткен соң
Ата энең эч табылбайт.



Эгер жараткан Эгем бейишке баруу үчүн мага мандат берсе, аны миллиондогон нускада көбөйтүп, ЭНЕ деген наамды урматтап алып жүргөндөргө гана бөлүштүрүп бермекмин.




Энесин сыйлаган өнөт-есөт,
Энесин кыйнаган -өчөт.



Эненин кадырына энелер гана жетет.



Эненин жек көрүсүнөн сактанбагандар азапка кабыларын ойлоп коюшсун.



Эненин ак сүтүн актоодой чоң карызын үзбәй жүргөндөр оғоле көп.



Ар бирибиздин экиден энекебиз барлыгын барк албайт экенбиз;

биринчиси-кадимки эле тогуз ай боюнда көтөрүп төрөп, бапестеп-багып эрезеге жеткирген;

экинчиси- киндик кан тамган ЭНЕ-ЖЕРИБИЗ.



Энелер әркектер менен катар аялдарды да кошо төрөп, бапестеп багат, эл катарына кошот. Алар өнүп-өсүп алғандан кийин, бири-бири менен чырдашып, а тургай согушуп, өздөрүн да, аялдарын да кыргынга учуратышат.



Эмгектенгенден эч ким өлөлек, а тургай, эмгектенип, агарып-көгөрүп бактысын тапкандар оғоле көп. Жаңы конушка келин келип тилин тыыйып, кайындарын ызааттаса, өмүр шеригинин жолун утурлап тосуп урматтаса, короону шыпырып-сыйырып мизилдете тазаласа, андай келинди эр эч качан сүйбәй койбойт.



Эрге жарыбаган аялдын эңсегени-эр.



Эрди эр кылыш, чырайына чыгарып адам кылган, ак дилинен сүйүп, аны эрдентип-шердентип да, өзүн ойлобой эрин ойлоп, ысыгына күйүп, сугуна тоңгон да асылзат аял экенин эстей жүргөнүбүз ийги.



Өз баласын өгөйлөсө-энэ эмес.



Оргуштап чыккан булак соолбос,
Кадыры болбой аял болбос.



Кыз улгайса-айым болот,
Жашырган сыр дайын болот.



Жаман аял өмүр шеригине карабайт,
Бир ооз жылуу сөз айтканга жарабайт.



Сулууну чырайына чыгарган каш,
Акыл-эсти бийлеген баш.



Аялдардын сүйүсү тилсиз, назик сүйү. Ошондуктан
алардын сүйүсү күчтүү да, түбөлүктүү да.



Тилин тишине катканды үйрөнүп, өнер кылыш алган
аялдарды бакыт байырлоосу туурулуу иш.



Жакшы ат ээсине вапа болот,
Муназага келбесе-
Аял эрге жапа болот.




Кары адамың – дары адамың.



Уул төрөгөнүң-
Үй-бүленү бакытка бөлөгөнүң.



Кыз төрөгөнүң-
Кылым бойлоп жөнөгөнүң.



Үнөмчүл киши бай болот,
Чалчык кечкен ылай болот.



Үйлөнгөнүң – адамдык милдетинди туюп, турмуштун
санагынан өтөйүн дегениң.



АҚЫЛ-НАСААТ



Азгырылба акча деп,
Акча көптө кырсык көп.

БИБЛИОТЕКА
Ошского государственного
17 университета
инв. № 943709

Иши жаман адамдан тұңғулбей ичи жаман адамдан
тұңғул.



Адабият алпы болбой калғаның – арман эмес.

Рух-дүйнөң болбой туруп жеп-ичкениң дарман эмес.



Арамды жегенден тұңғул,

Пайдасы бар - китепке үңғул.



Санаага батып азба,

Беймаани сөздү жазба.



Турмушта алданбаска аракеттен. Кара басып алданып
калсаң, арданба, кейигенден не майнап - өмүргө зиян.
Алданганыңды ашкерлегенге ашықпа, анткени ақыл-эси
пас адамдар гана алданышат. Сени алдаган
адамыңдын абийириң төгөм деп, өзүндүн баркыңды
кетирип алышың ықтымал. Ал жаның жеп карганат,
себеби анын өнөр-кесиби ошол. Ақыр-аяғында
андайлар өзүнүн башын өзү жеп тынышат.



Майдаланып ууруга бөлүнбөгүн.

Бейажал жерге көмүлбөгүн.



Ак дилден каалаганыңды-

Жаратмандыгым деп бил,

Ыкшоолонуп каалабаганыңды –

Жакырланганым деп бил.



Гүлдөп турган көчөттү толгобогун,

Сайрап турган күшту кордебогун.



Бош челеекти калдыратпа,

Байкушту жалдыратпа.



Эс токtot, майдаланба,

Мезгил өткөөл, тополоңдон пайдаланба.



Акылсызыга акыл айтып СӨЗ коротпо.



Атың өчпөй узак жашагың келсе – бак тик.



Ажал айтып келбейт; окус ага бет-мандай келип калсан, мүнкүрөп-мөгдебө, тик бак-сестенет.



Ар ким өзүнүн ичер суусу, көрөр күнү түгөнөрүн ойлонсо, өз ара чыр-чатақ, араздашып – таарынуу алда-канча азаймак.



Адамдын ички дүйнөсү сыр катылган сандық сымал.



Акылдуу дүлөйдүн кулагы – анын акыл-эси менен жүрөгү.



Акыйкат менен Чындық оргуштаган булакка окшош; сааты чыкканда кантип чыга келгендин сөзбей да каласың.



Айбан деп атаса, акылсыз адамдар арданбаса деле болот, анткени андай адамдардын акыл-эс туому алардын акыл-эсинин алдында шоона эшпейт.



Акыйкат – Чындық ар кандай жамандыктар – ичтардык менен бакылдык, жалкоо-жанбактылык менен ар дайым жоопашканга даяр; анткени алардын күрөшү - адилеттик. Ак ийилет, бирок сынбайт.



Айкөлдүгүң – адилдигин,


Түркөйлүгүң – залимдигин.



Ата салты – ыйык. Салтты сактоо парыз, ага кайдыгерлик – байыркы бабаларды жеригендик.



АКЫЙКАТ менен ЧЫНДЫКты туу тутуп жашаган адам кор болбойт.



Адамдын жакшы – жаманын билгىң келсе, анын
максатын бил.



Адамды кайғы – ката карытат,
Кубаныч – шаттық марытат.



Адамдын байлыгы-мал,
Ақылдын байлыгы-билим.



Ақылдууга арак азық эмес.



Алдыңда болсо ақыл китең,
Чыгарсың кумардан аны тиктеп.



Баш кийимди илип кой,
Илген жериң билип кой.



Бут кийимди жерге кой,
Калыс сөздү элге кой.



Бакыт конбойт – кыйнабасаң жаныңды,
Ким талашмак иштеп тапкан наныңды.



Баштын башкаруу пульттары иштебесе, тилден ар
кандай сөздөр чыгып, бейкүнөө адамдарды кейитип
коюшу ыктымал.



Байдын жүрүшүнөн, айкөлдү күлүшүнөн бил.



Билими да, ақыл-эси да тайкы, маданиятсыз адамдар
гана орой болушат.



Багар – көрөрү жок ит-

Жолбун болот.

Багар – көрөрү жок кары-

Солгун болот.



Бактылуу аталган байларда
Арман болот,
Бал татысаң-
Дарман болот.



Гүл тазасын аары билет,
Бал тазасын баары билбейт.



Гозону баксаң –
Данеги чигит болот,
Алпечтесең-
Ымыркайың жетилип жигит болот.



Даанышман кеменгерлерге да, карөзгөй жексур
мыкаачыларга да, томаяк кедейлерге да ак кызмат
өтөгөн ЖОЛ менен КӨПҮРӨ – ыйык. Алардын
бузулбашына Адам пендеси милдеткер.



Дарак кыйган эл болбойт,
Көчөт тиккен кем болбойт.



Даанышман – кеменгерлер сүйлөгөн сөздөрүнөн эле
өздөрүнүн даанышмандыгын сөздирип коюшат.



Душман өчүксө – кастык,
Кылмышка себепкер – мастык.



Дарыланган данды-
Келемиш-чычкан кемирбейт,
Бакласа-
Мал-кой семирбейт.



Жакшылык менен жамандык эриш-аркак жүрөт; ажал
үйүнө баш бакканда бай болсоң. «Байлыгынды чачам,
жок деп жармач болсоң, айыбынды ачам» дээрин эстей
жүргөнүң эп.



«Жинди суу» дебегин; аны жинди кылышп көлдон жасаган да, аш болорун чамалабай ичип алышп, жинди болгон да, анан ақылдуусунган да ошол адам эмеспи.



Жерге бербей, алам дегениң-келжикиректик.



Жөнөкөйлүк – адамдагы асыл сапаттардын негизгиси. Адамды ар жактуу мүнездөгөнгө ушул сапаттын өзү эле жетиштүү.



Жүрөк сүйлөбөсө да, ақыл менен жасалган эмгектин натыйжасына кубана да, кайгыра да алат.



Жакшыга жанашканың-

Достошконун,

Жамандык менен эртерээк

Коштошконун.





Жаз-жай айларында кандай кемчиликтөрди кетирилгенин терең талдоого алсаң, кышында убакыт жетиштүү. Жаңылуу, мүчүлүштүктөрдөн туура жыйынтык чыгара билсең, өмүр бою кыйынчылыктын эмне экенин билбейсің.



Жаман- баласын мактайт,

Ақылдуу-абийирин сактайт.



Жаштыгың ағып жаткан ылай суудай өтүп жатканын баркалбаганыңдын белгиси —ичип да, тамеки тартып, анан калса, көче таптап жүргөнүң.



Жаман элине батпайт,

Анан-көчтөт.

Көчкөн оңобу-

Акыры өчөт.



Замандашым!

Адашпаган адам болбойт...

Коркпо!

Жаза тайып кетирген кемчиликті жашырба,
Жашырып, өзүңө-өзүң оор ташпиш ашырба.



Өзүң сыйлабаган өзүңүн абийириң өзү төгөт,
Өңгөлөрдү иренжитип, анан өзүң-өзү сөгөт.



Өмүр бою сага керек -

Абайлагың көзүндү.

Элиңе пайдаң тиет-

Этияттагың өзүндү.



Мәэрими жоктун сүйүсү жок,

Сүйүсү жоктун күйүмү жок.



Күт даарыган жергемен -

Депутаттык мандат алышп

ЭР чыкты ЭЛИМ деген.

Басса-турса ЭЛИН ойлоп,

Элинин КАМЫН жеген.



Көңүл ирээнжиткен сасык сөздү

Атаңа эмес, касыңа да айтпагың.

Ишиң бүтпөй калса-


Үйүңе кеч кайтпагың.



Келечегинен үмүтсүздөнүү - өлгөнгө тете.



Көпкөнүң - ырыс-кешигиңди төkkөнүң.



Келечегиңе көз чаптырып көр, алысты көрө билүү да --
акылмандыктын белгиси.



Колунда токочуң барда досторуң көп; токочуң
түгөнгөндө досторуң азайып каларын эс токтолуп

эртерээк ойлоп, аларга тандоо – сынак өткөрсөн,
ылайыктулары гана ылганып калат.



Көр тириликтин көзгө көрүнбөгөн көйгейлөрүнө
чарпылып жүрүп, өмүрүнүн күлгүн курагын бекерге
өткөрүп жиберүү - өтө кейиштүү көрүнүш.



Кебете – кепшириң – сөөлөтүң,

Эне – атаң сенин дөөлөтүң.



Кийимдин кымбатын кийип, кител окубаса – шору
кайнаганы кайнаган.



Канчалык куунап-жыргасаң, ошончолук кыйналып,
кайгырышыңды да ойлой жүргөнүң он.



Күлгөн ыйлабай койбайт,

Ыйлаган сооронбой койбайт.



Күндүн чыгышын ар дайым изги тилек, аруу ниетиң
менен утурлап тосуп алсаң, бири-бирине окшобогон
ошо күнүң ары маңыздзуу, анан да жемиштүү, кала
берсе – унтуулгус да болот.



Көрө алbastыгың – пастыгың,

Бакылдыгың – кастыгың.



Көп окуса-пайда болот,

Билими тайкы-майда болот.



Мээнет – мээрим адамды Адам кылат,

Мансап – байлык Адамды ажаан кылат.



Меймандостук – аруулуктан азыктанган асыл сапат. Ал
– айкөлдүк менен берешендиктин белгиси.



Нускалуу кеп айткандардын баары акылман эмес. Кээ бирөөлөрү аны жөн эле жаттап алып, айтып жүрүшү ыктымал.



Ордо оюнун ойногондор-
Ата салтын колдогондор.



Оболу мактангандан сактан, өзүндү өзүң мактаган соң, көмүскөдө калтырган терс жактарың да ошончолук көп экендингин унутпа.



Оройлук – баам – парасат менен акыл-эстин жетишсиздигинин туундусу.



Өмүрүм өтөлгөлүү өтпөдү деп өкүнбө, сезилбей өтүп кеткен жаштыгыңа кейибе, антпесең өзүңө пайдага калган өмүрүңө олуттуу зыян келтирип алышың ыктымал.



Кыз-уландар! Силерге айтам:
Оозуңарга арак-вино албагыла!
Эне менен атаңарды бөөдө кыйнап,
Көп ташпишке салбагыла!



Өмүр – бул алтындан да кымбат; анын ар бир мүнөтүн пайдалуу эмгек менен элиң эстегендей өткөр. Антпесе өмүрүндүн калганы бекерге өткөн өмүргө бушайман болуу менен өтөт.



Өзүн кадыресе Адам деп эсептегендердин айрымдары өзүнүн жырткычтан да өткөн айбан экендингин сезишпейт.



Пейилиң оң болсо, башыңа бак-таалай да, береке-кут да конору анык.



Сандыктагы сыр – жазыла элек чыгарма.



Сен көргөн кыйынчылык турмушта асыресе боло келген. Андан коркуп суу жүрөктүгүндү сездирбе. Корксоң, жаман илдетке – жалкоо аталаپ жакырдыкка дуушар болосун.



Сенин айткан калпың өзүндүн колкондогу жара болорун аңдасаң, балдарыңды калптан оолак кыл.



Сөөлөтүң-дөөлөтүң. Тенирим ыроологон ошол сөөлөтүндү башкалар үчүн да пайдалуу кыла алсаң, башыңа бак конот.



Сабыр кылып иштеген абийир табат,
Эр жигит эсирсе – уятка калат.



Пейилин ондобосо – аялы чанат,
Таяктасаң – баатыр дагы эстен танат.



Тагдырдын таяғы сен көрүп жүргөн турмуш таягынан алда-канча катуураак. Ошол союл башыңа эртеби-кечпи тийип кетүүсүнө кам көрө жүр; антпесе ал байкоостон тийип кетип, дендароо болуп, акыл-эсинди жоготуп коеруң анык.



Тааныбаган эрге тийбе,
Билбеген жерге сийбе.



Тер төгүп мээнет кылсан-
Балдарыңа аштык болот.
Аны сактай турган –
Белинүдеги баштык болот.



Убакыт тар, туугандар,
Чалгыны алып чамдагыла,
Кыш камын жеп
Тоютту мол камдагыла.



Ырысқыны эч ким сенин колуңа карматпайт. Аны өзүндүн ақыл-эсің, баам-парасатың менен жаратып алғаның абзел.



Чоң күнөөгө батканың -
Өзүндү мәзелеп атканың.



Чачпай-төкпей үнөмдесе -

Береке болот.

Эндооз эсирсе -

Келеке болот.



Үгі келсе-

Чачпа, жыйна, бай бол.

Жиниң келсе-

Азғырылба, жай бол.



Эгин өнбес жер болбойт,

Ашуусу болбой, бел болбойт.



Эл каржалып турганда болбогон нерселерди шылтоолоп, залимдик қылып, аны қыйнаса, эртеби-кечпі өзү да эзилген элдин кейипин кийип, үй-бүлөөсү менен азап чегет; кетирген чекиликтериine бушайман болот.



Эсептеп эсің менен иштесен,

Ақчаң ашат.

Үнөмдөбөй чача берсөң-

Карыз болуп...

Кайғы-мунуң ашып-ташат.



Эсің болсо эк терек-

Терегиң элге керек.



Эмгекчил болсоң берекеге марыйсың,

Ықшоолонсоң, жакырланып карыйсың.



■ ◆ ■ ◆ ■

Эр жигит элинен аянбайт-

Баарын чачат.

Ажаан көрө албайт-

Заарын чачат.



Эргулум, мынча неге эсирдин, көптүң

Кыз дебей, кемпирди да өптүң.

Болду эле эрмегин, жанбиргөң «азарт»

Бардыгы өттү кетти эми,

Байкушум, дилинди тазарт.



Сөзүңө ишенип, сени күткөн адамдын бир сааттык же

бир күндүк өмүрү текке кеткени кандай кейиштүү.

Эгер сен ушуну ойлогонунда, балким, мынданай осол ишке түк

бармак эмессин.



Эр жигит сөзүнөн кайтпайт,

Бакыл билсе да айтпайт.



Эр жигит изинен тайбайт,

Кийимди даракка жайбайт.



Элдик ишенимди эр жигит

Актай алат,

Чыдап, сабыр кылып ар-намысты

Сактай алат.



Акылдуулар керсейген, акмактар акылдуусунган

кыйчалыш заманда өлкө чыныгы акылдууларга чукак.



Шык-жөндөмдүү балага колдоо көрсөткөнүн-

Келечекке жол көрсөткөнүн.



Бузуку, жамандардын ыраакы бол,

Душманым жок дебе, ыраакы бол.



Оолукма жигит абийириң төгөт,
Жароокер жигит-сүйгөнүң өбөт.



Акылмандан сурап калышат:

-Чын эле акылман болсоңуз анда неге жашоонүз өп-
чап?

Акылман ыңгайсыз суроого буйдалбай жооп берген
дайт:

-Эгер кээ бир байларчылап мен дагы ар-намыс менен
ыйманымды жутсам, мен деген андайлардын эч
кимисин алдыма чыгармак эмесмин...



Акылмандан сурашыптыр:

- Сиздин да душманыңыз барбы?

-Ооба, бар. Ал-оңолбогон ката.



Эң чоң кемчилик кайсы? деп акылмандан сураганда ал
минтип жооп бериптири:

-Өзүн-өзү мактагандык.



Акылмандан дагы сурап калышат:

-Сиздин эң жакшы көргөнүңүз эмне?

Анда акылман мындай жооп берет:

-Чындық менен жөнөкөйлүк.



-Сиздин коркунучтуу душманыңыз барбы? деп сурашат
акылмандан.

-Бар эмей. Биринчиси-жасакерденүү. Экинчиси-калп
айтуу. Үчүнчүсү-ушак-айың. Төртүнчүсү-бакылдык-
дептирик акылман.



Азғырыктан алыс бол-өзүңө пайда,
Иштеп тер төк, азыр жай да?!



Көнүлүң кирдесе да кирдесин, бирок жүрөгүң
кирдебесин.



Ойлон, боорум!

Жамандык арты-абак болот.

Абак-

Жаңылып-жазгандарга сабак болот.



Сен Кудайды карагын;

Арамдыкты ойлобо-

Колуңан эгер келсе-

Жакшылык кыл АДАМГА

Уткузбайсың, утасың!..



Санааркап, сен эрте карыбагын,

Майдаланып, кызганычтан тарыбагын.

ТОПУКЧУЛ БОЛ

Адам пендеси таң заардан туруп, даарат алып, арууланып, намазга жыгылып, Тәцирден сурап-тилеп, күнделүк көр тирилигине аттанат... Изги тилек менен Жараткандан астейдил сурап-тилегендери итабар орундалып, ичинен сүйүнүп-кудуңдап Кудайга ыраазы болушат. Алар үй-бүлөсүндөгүлөрүнө, жакын санаалаштарына да, барга-жокко топук кылып, турмуштун жазылбаган мыйзамдарына қынтыксыз баш ийип, ҮЙМАНДЫ туу кылып, көтерүп, топуктуу болууга үндөйт. Олжолуу болгон бул КҮН ыймандуу адамдардын өмүрүндөгү эң эле БАКТЫЛУУ да, унтуулгус да болуп калары айдан ачык.

Адамдардын дагы бир даары көз ачып туруп, апыл-тапыл кийинип, ишине шашкан бойдон жөнөп кетет... Мындай сооп-сопкуттуу иштерден оолак жүрүп, КУДАЙГА сыйынып-сураганга мурчасы жоктордун айрымдары: Кудайга сыйынганда не, өлдүңбү, сөөгүң сөпөт болот... «Намаз окусаң пайдалуу, арууланып-тазалансаң, үйүңө береке-кут кирет» дегенинен улам намаздын жол-жоболорун өздөштүрүп, кырааты менен

окууну үйрөнүп үч айдан ашыра окудум. Кудайдан астейдил сурап-тиледим, бирок шыйрак да жок деп сабыр кылып, барына топук кылууну каалабады, нааразылыгын жашырбады.

Минтип тилек-максатына оңой-олтоң жетем деп жеңил ойлогондор да болбой койбойт. Андайлар максат-тилегине жетmek түгүл, андайдын бетин салбасын, кырсык тооруп, орду толгус оор жоготууга кабылып жаткандарды өзүнүз деле көрүп да, угуп да жүрөсүз. Максатына жетпей тилеген таттуу үмүт-тилектери таш каап, көпкөндөр үчүн бул KYH кан какшаткан каргашалуу KYH болуп калат...

Андайлар тагдырга таарынып, баланчанын көзү ачык кетти, ойлоочу, кырк жаш деген кырчын курак... дешип каңырыгы түтөп, кабыргасы кайышып : «Карачы, тигиногу чиедей балдарын, алардын күнү не кечет?» деп Кудайга наалыгандары да аз эмес.

Ошол сен айткан KYНДҮ «каргашалуу» кылган ким? Же ЖАРАТКАНДЫН өзүбү-яя?!

Сенин жүрөгүндү мыжыгып, ажалдын торуна чалынган маркум сапарга аттанып жатканда ага «Ак жол» каалап, арак-шарап ич» деп ким сунуштады эле? Антип эне-атасы да айтпайт-ко?!

Сапар, мейли, жакынбы, алышпы, айдоочу жакшылап эс алышп, эч ким менен акыйнек айтышпай жаркын маанайда рулга отуруп, жол эрежелерин дайыма эске алса-Кудайдын KYНY кимдир-бирөөлөр үчүн КАРГАШАЛУУ, а кимдир бирөөлөр үчүн БАКТЫЛУУ болбойт. KYH баарыбыз үчүн бактылуу. Аны БАКТЫЛУУ кылган да, КАРГАШАЛУУ кылган да өзүбүз-ПЕНДЕЛЕР экендигибизди эстесек.

Барга-жокко да, азга-көпкө да ТОПУК кылалы, топукчул тоюнат.



Фактыларды иликтеп тактагыла,
Аздектеп бул эмгекти сактагыла.

БАЙЛЫК



*Байлык - үйүп койсоң чирип кеткен, чачып койсоң жер
семирткен кык сыйактуу.*

Вьетнам санжырасы

Акылдуу болгонуң, Кудайдын сага кош колдоп ырысқы бергени деп бил; кулк-мүнөзүндүн куп келгени, башыңа бак конгоу деп бил.



Адам турмушка бактылуу өмүр сүрүү үчүн келет, бирок алардын бардыгы эле жашаганды билишпейт.



Адам тургай тилдердин да байы болот,
Эгининдін түшүм берчү айы болот.



Айкөлдүк менен чынчылдык, кашкөйлүк менен чыдамкайлык адам бактысына ортотош.



Кедей –жармачтар жокчуулуктун азабын тартып өлүмгө дуушар болушса, бай акелер байлыгынын азабынан каза болушат.



Байлар басмырлашат,
Кедейлер кастанлашат.



Багы ачылган бала –бай,
Суу көп жүргөн жер –сай.



Байлыгына чиренген мырзалар деле, бийлигине манчыркаган мыкчегерлер да көр тириликтин айынан ар кимден кордук-зомбулук көрүп, мұнқурөгөн жарды-жалчылар деле адам. Көрөр күнү, ичер суусу түгөнгөндө баарынын тең баар жери-мүрзө. Ошондон улам-бардар жашаган байлар улуу Рамазан айында кедей-томояктарды эстеп, орозо битир берип, алардын батасын алса, ажал алкымдап алып карайлап жантаслим болгондо ага тик багып, чын дүйнөгө дадил сапар тартып кетмек.



Калп айтпай соода кылса болот,
Ошентсе-капчығы пулга толот.



◊ ◊ ◊
Ар кимдин жарық берген шамы болот,
Бай-көпестүн тыңчытпаган камы болот.



◊ ◊ ◊
Адамдын байлығы – мал,
Ақылдын байлығы – билем.



◊ ◊ ◊
Адам малды багат,
Малы элди багат.



◊ ◊ ◊
Арифметикалық жөнекөй сандар: 1,2,3... аз санды билдиргенине алымсынбаган сугалак – суктар оғоле көп. Эгер ошол эбегейсиз көптү самап байлыкты баарлагандар жұз, мин, миллион, миллиард, триллион сандары да жөнекөй сандардан башталарын эске алышса, алар түк антип ойлошмок эмес.



САГА АЙТАРЫМ, БАЛАМ!

Байлык-адамдын душманы. Ал байларды бирин-бирине кайрап зергиширет. Натыйжада «Бай байга, бай Кудайга жетем» дейт. Алар бири-бири менен зергишип отуруп кудум бирөөсү экинчисинин ичине чок салгандай каршылашат. Адамдар муну билсе да билмексен болушуп, байлыкка умтулганы умтулган. Байыган соң, алардын ыйман-нысаптуусу да, кайраттуу-кайрымдуусу да, айкөл-алпейими да сыйкырланып калгансып зыкым, сараң, ачкөзгө айланып калышат. Мындаллар башка бирөөлөр түгүл ез балдарына да кешик арттырышпайт. Мырзалардын байлығына байлык кошулган сайын алардын көзүн май басып, ыйманын жеп, «беш өрдөгүн учурганга» ётушет.

Андай бай-көпестер түк бүткөн сайын калтырашып, азып-жазып томаяк-кедейлерге биртике жардам берип койчу болсо азызга чыгарып айта беришет. Бирок бир чындыкты айтпаска болбос. Алар байлыкты жөн эле жерден сузуп алып жатышкан жери

жок да. Ошол байлыкты акелер ар кандай шумпай-шумдуктарды аралаштырып, түн уйкусунан безишип таап жатышпайбы. Керек болсо бай дегендериң санаалаш жакын досу тургай, эне-атасын да малдүйнөө айырбаштагандан кайра тартышпайт экен, катыгун.

Ақыл-эси жайында турган ар бир адамдын эң жакын адамы-анын эне-атасы болууга тийиш-го? Бирок ушуга да шек көлтирген бай акелер бар экен, айланайын. Адамдын түкүрүгү жерге түшпөгөн кыштын кычыроон чилдесинде өзүн байлардын мыкчегери, эрлердин шери эсептеген бай-көпөстүн атасы каза болуп, анын тажиясына катышып калган жерим бар. Ой, балам, көзүң жамандыкты көрбөсүн, ылайым. Үч кабаттуу Бибихонум медресесиндей заңкайган үйгө «Үй булганат» деген тейде топураган элдин бириң киргизбей короодогу темир үстөлдергө отургузуп, шорпо тарттырды эле, калчылдан сукка чалынган эл тамагын да ичпей түкүрүнүшүп, кол шилтеп тарап кеткени эмнени баяндап туру-яя?

Байлар көрбезденип кийимдин кымбатын кийишип, автоунаалардын көз тайгылткан түрлөрүн минишип, кыйынсынышканы менен руханий жактан оголе жарды экенин.. аяп кетесиң кургурларды. Баарынан таңкалычтуусу-байкуштар бул жарыкта эмне үчүн, кандай максатта жашап жаткандарын да элес алышпайт көрүнөт. Оку десе октос берген байлардан эмненин жакшылыгы. Жадагалса, алардын арасында жөндөп арыз жазганды билбегендери да бар экен, кокуй. Анысын алар эрөөн-терөөн алышпайт. Анткени сокур тыын берсе, «мен!» деген сабаттуулар заматта арызын жазып берээрин мырзалар жакшы түшүнүшөт.

Ошёлордун кээ бирлери «Үйдү булгайт» деген тариизде чабалекейлердин уяларын буздуруп салганына не демекпиз? Ол-да оопасыз дүнүйө-ай!

Убал-сооптон коркпогон бай акелердин айрымдарынын катынпоз аталгандары да бар.

Бай өлбөйт бекен? Болор иш болуп, боеосу
кангандан кийин маркумдун жесирлери байлык
талашып соттошуп, ага да болбой чачташып, чиедей
балдары чырылдашып...

- Мына, көрдүңбү, балам, билими тайкы, руханий
жарды адамдар байлыкка жеткени менен ушундай
ыплас, арты опурталдуу иштерди жасагандан кайра
тартышпайт...

Азгырылбас адам болбос. Жазатайып сен дагы
байлыкка бетиңен түшүп, көздөгөнүңө жетсөң, ыйман
деген ыйыкты Мекениндик Желегиндеги желбиретип,
байлыгынды элиңе чач, балам!

Көпчүлүктүн көңүлү менен көзүн тартып турган
байлык колдун кири. Колунда байлыгың барда
билимдүү, акыл-эстүү, шык-жәндөмдүү жаштарды
колдой-гер, каралдым. Колдо барын элиңе арна.
Керсейип сыланқороздонбо. Байлыгың барда досторуң
түгүл «туугандарың» да көбөйөт. Ага манчыркаба.
Колуңан байлыгың кеткенде сенин эч кимге керегиң
жоктугун унутпа! Чыныгы АДАМ болом десөң, арам
иштерден алыс бол да, ТАЗА бол!



Байлыгың-бакыт эмес,
Таштын баары жакут эмес.



Бетиндеги кара чекит кал болот,
Торпогуң торолсо-
Айран -сүттүү мал болот.



Байларды бай кылышын кармап турган сапаттары:
сараптык менен ачкөздүк, ташбоордук менен
катаалдык.



Байлык топуктуу адамды да азгырып жолдон чыгарат.



Байлыгы быкпирдай кайнап, бирок акыл-эси жетишсиз
болсо, байдын шорунун кайнаганы кайнаган.



❖ ◊ ❖
Байлығың мал-дұнүйөң адамдагы асыл сапаттарды
кароосуз әгінди мал жегендей эле мойсоп көт тұра.

❖ ◊ ❖
Байығың келеби – мал бак,
Үйүндө ар дайым – ак.

❖ ◊ ❖
Байлыкты сузуп болбоят,
Мамилени үзүп болбоят.

❖ ◊ ❖
Жакшы акын жаман жазбайт,
Кен чықпаса –
Бекерге жерди казбайт.

❖ ◊ ❖
Дилиңер таза болсо,
Кампаңар данга толот.

❖ ◊ ❖
Дыйкан әртеп әгин себет,
Семирсе- жаман ат эсін тебет.

❖ ◊ ❖
Байлык - бакытка алып баруучу каражат; бактынын
булагы-лаззат. Ошондон жаралғандын өзү АДАМЗАТ.

❖ ◊ ❖
Жашоодо байлардын арманы жок,
Арабасын тұртқенге кедейдин дарманы жок.

❖ ◊ ❖
Жакшы адамдын балы бар,
Короо толо малы бар.

❖ ◊ ❖
Жерге бербей алам деген - келжиремтик.

❖ ◊ ❖
Ишкерге барсан-
Сүйлөшкөнгө чолоосу жок, иши кайнайт.
Иштен кийин баш баксаң-
Кербездене кийинип бий сыңары
Коногу менен май чайнайт.



♦ ♦ ♦
Ким болгондугуна карабастан адам өзүнүн мандай
теринен жараган көөнөрбөс эмгеги аркылуу гана
бааланарын элес албаган бечара кээ бир жазуучу
өзүнүн жазуучулугун ара тастыктаганы кейиштүү.



Ишкер адам жумурткадан жөжө чыгарып, тоок кылса –
жумуртка; кой-эчки айдап уй бакса – чүйгүн эт менен
айран-сүт; топоз менен жылкы бакса – байлык.



Кан сыйга тойбойт,
Катын-ыйга тойбойт.



Жер азыгың көп болсо – жерге төгүш.

Байлыгың көп болсо – элге бөлүш.



Алдамчылык менен тапкан байлыктын арты такыр,
Мээнет менен тапкан байлык татыр.



Карыз берсөң, кашайып тезирээк өнбөйт,
Ач курсак адасаны бер дейт.



Күн нуру жер бетине тегиз тийбейт,
Торлогун эмизбесе, уюң ийбейт.



Мал асыраган байыйт,
Бала асыраган марыйт.



Мал баккан май жеп кекирет,
Ууру чоочуп, чок баскандай секирет.



Мал баккандын ағы болот,
Мактай турган жагы болот.



Мактоо сөздүн артынан қуугандар-бар байлыгынан
ажырап куржалак каларын ойлогону он.



Мұктаждықтан улам ууруулук кылганга караганда ба尤
максатында уурулуук жасагандар коркунучтуу.



Перзентиң көңүлү күшубак, мүнөзү шайыр, ден соолугу чың болуусун кааласаңыз, таң эрте заардан аны чуркатып көндүрсөңүз, кара жумуш жасатып тердетсөніз өзүңүздү да, балаңызы да эринчээтикten арылткан болосуз. Түрмушта мындан да өткөн жыргал болобу?



Сенин жасаган мамилеңе жараша Жер-Эне сага канча берерин билет.



Сүт берет кунажындай апакемдин эчкиси. Укмуш экен элеттин иштеринин кечкиси.



Ығы келсе, чачпа, жыйна, сарамжал бол,
Жиниң келсе азыткыга азғырылба, жай бол.



Эчки тууса – эгизи көп,
Чочко тууса – сегизи көп.



Эгиз эчкиң пул болду.
Жумушу жок күл болду.



Кедей ақылдуу боло туруп жакырланганын жөнү бар; ал байкуш байларга оқшоп жаңын жеп жалган айткандан коркот. Күйтуланып арын да сатпайт. Байлар акчага азғырылып, арын коуп аялын саткандан да кайра тартпайт.



Байлыктын баары байда болот,
Чайкап сатсанц-пайда болот.



Байлык муназага келбеген ар кандай катаал кишилерди да жолдон чыгарып, оп-оңой эле багындырып алууга жөндөмдүү экендигин унутпоого тийишпиз.

Бийликке байлыктын күчү менен гана эмес, акыл-эстин, кадыр-бартын, шык, жөндөм менен аганинтуугандардын күчү менен да келишет.

Бийликтин ынтымагы-эл тагдыры. Аны менен ойногонго болбойт, анткени тагдыр-тамаша эмес.

Элдин эркин майтара албайт,
Баа базарда ашкан менен.

Максатына жетпеси анык берендердин-
Байлыгы кайнап, ташкан менен.

Малдуу адам-алдуу адам:
Байды жүрүшүнөн, айкөлдү күлүшүнөн бил.

Байды эл багат,
Элди жер багат.

Сен эгер өзүндү бай сезсөн, сага кооп түудурган
душмандарыңдын ичинен коркунучтуусу-бул сенин
БАЙЛЫГЫҢ.

Кедең сирек аякка жүпдүт опод үздүнгөн көлөмдөн
неднектүйлүк нәтиж пәж ныңжак пошюя баңызын шүркүн
важык даңында. Күнгүйдөн көлөмдөн
важык даңында.



нене менең кашкының кашкының менең жудлоханә шотондо ғынағынан мадда – күтілік мәдия.

БАКЫТ

Со, ал жетпүр күннен соң да, алтын ғұратында қалыптастырылған.



*Башкаларга бакыт издеңген адам – бакытка
өзү дуушар болот.*

В.Шекспир

Айкөлдүк менен чынчылдык, кашкейлүк менен
чыдамкайлык –адам бактысына ортотош.



Адамды баатыр кылган да, бактылуу кылган да, эр
кылган да эл.



Адамдын өз бактысына өзү әэ болуусунда анын эрки
менен эмгегинин салымы салмактуу экендигин танууга
болбойт.



Башкаларга бакыт тартуулаган адамдар дүйнөдөгү
сейрек кездешүүчү бактылуулар.



Бактылуу болууну эңсегендөргө бакыт өзү эле аларга
барып калганын аңдабай калышат.



Бактылуу болуунун өзү бакыт.



Бактылуунун жылдызы бар,

Баарынан жарык жанар.

Баары тең бактылуу болуусун ичи таза, акылы тунук,
айкөл адам гана каалайт.



Багы ачылар баланы бакыт баарлайт.



Бала бактысы – анын эне-атасы. Эне-атанын бактысы-
уул – кыздары менен небере-чөбүрөлөрү.



Бакытты издегендей ал буюм эмес, аны белекке
бергенге да, алганга да болбойт.



Зуулдатып машина айдагандардын баары эле бактылуу
эмес.



Сапарда журсөң да үй-бүлөндү, элинди ойлоп,
бейпилдигин тиле. Белек-бечек сатып алыш, аларга
кубаныч тартуулоодон ёткөн ырахат болобу.

◊ ◻ ◊
Төгөрөгү төп келишкен адам – бактылуу.

◊ ◻ ◊
Турмуштун түйүндөрүн чече билген адам зээндүү да,
бактылуу да.

◊ ◻ ◊
Эмгек жамааттын баары тең бактылуу болусун ичи
таза, ақылы тунук, айкөл адам гана каалайт.

◊ ◻ ◊
Үйлөнүп, бактылуу болом десен-түгөй болчу қыздын
боюн эмес, оюн сура.

◊ ◻ ◊
Маңдай териң менен жараткан бактың гана түбөлүктүү
боловун унутпаганың утук.

◊ ◻ ◊
Элге берип, ырыс-кешик тартуулап, элин ыраазы
кылган адам-бактылуулардын бактылуусу.

◊ ◻ ◊
Ар дайым өзүн өстүрүп, айтчу сөзүн ойлоп сүйлөгөн,
калыстык менен туруктуулукту пир туткан адам өзүн, үй-
бүлөсүн гана ойлобостон, башкаларды да ойлоп
бактылуу кылууга далаалаттанган адам-сырттан адам.

◊ ◻ ◊
Жасалган жумуштан майнап чыкканда гана адамга
кубаныч тартуулайт.

◊ ◻ ◊
Эгер сенин денсоолугун чың болсо-байсың.
Денсоолугун да, байлыгың да болсо-бардар-
бакубатсың. Эгер башкаларды да алга сүрөп, бардар-
бакубат кылсан-БАКТЫЛУУСУН.

◊ ◻ ◊
Эгер сен өмүрүндө элин эскерип суктангандай бир
гана эмгек жарата алсан-бактылуусун.



БИЛИМ, ИЛИМ



**Дененин рахаты – ден соолук, акылдын
рахаты - билимдүүлүк.**

**Фалес
Грек философу**

Фольклор – кыргыз адабиятына жылаажындай
кубулжуп, дене-боюнду балкыткан мукамдуу обон
болуп кызмат өтөй берет.

❖ ❖ и ножаадея пох варут

Турмуш – океан, билим-кеме. Билимге каныккан адам
okeандан жай өткөн кеме сымал.

❖ ❖ и пав укдей – фатнемек

Билимдин эски, жаңысы болбай; экөөнүн нуру тен
күн сымал сага бирдей тийип, ар кандай шартта сени
кыйынчылыктан куттара аларына бәркүндәй ишнө
бер.

❖ ❖

Көөнө тарыхыбыз күбө болгондой тээ алмустактан
бери адамдардын жарыгы адамга тийип жатканы
айныгыс чындык.

Бул салтты улантуу – бүгүнкү күндүн кечикирилгис
милдети.

❖ ❖ и мицнди спот венкапт

Манас эпосу-кыргыз поэзиясынын анабашы.

❖ ❖

Көп окуса – пайда.

❖ ❖

Билими тайкы – майда.

❖ ❖

Билими тайкы бийликке келсе – элин урууга бөлөт.

❖ ❖

Эл бөлүнсө онобу - өлөт.

❖ ❖

Залкарды жараткан зар заман,

❖ ❖

Зулумду жараткан сур заман.

❖ ❖

Мектепти көркүнө чыгарган - балдар,

❖ ❖

Өлкөнү көркүнө чыгарган - залкар.

❖ ❖

Пара жыттанган билимден түнүл.

❖ ❖

Адамтаануу – башка илимдерге караганда алда-канча
татаал.

❖ ❖



Сын – кумдан алтын калпып алгандай эле
адабияттын данын пыр-сырлардан ылгап, авторлорго
туура жол көрсөткөн кеңешчиси.



Аска-зoo көркү - аркар,
Кеменгер – көркү залкар.



Асыл китең-сенин жашоондогу компас.



Аз сөзгө көп ойду батыра алган адам-чыныгы ТАЛАНТ.
◆ ◆ ◆

Алтын өзүн-өзү тазалайт.



Ар кандай илим амалий (практикалык) ишсиз куру сөз.



Адамдын алган билими турмушта колдоо таап, ордун
тапканда гана «Билим сапаты» статусуна ээ болот.



Ар ким эзлеген кызмат абалына карабай, өзүнө өзү
дарыгегер болууга тийиш.



Жакшы нурун чачат,



Сук болсо-ырысъын качат.



Аз-аздап окуганың – акылга жем салганың,

Окубай калганың – тамакка түзү кем салганың.



Аз сандуу улут билимге умтулбай, патриоттук сезимин
мокотуп, тилин да, дилин да унутса, андай улуттун
келечеги жок.



Адамга тамак – аш канчалык зарыл болсо, руханий
байлык да ошончолук керек. Аңсыз өлкөнүн келечегин
элестетүүгө мүмкүн эмес.



Акылдуу адам – акылдын оргуштаган булагы. Андай
адам менен бир чай кайнам баарлашсан – жакшы

китең окугандай делебең козголуп женилдене түшөсүң.



Адамдын жасаган эмгектеринен, кагазда жазып калтырган сөздөрүнөн анын кандай инсан экендигинен ақыл калчап жаземдебей билип алууга болот.



Адамгерчилик – адамдагы асыл сапат. Ал адамдын мээримдүүлүгү да, ақыл-эстүүлүгү да, жөнөкөй кайрымдуулугу да, көөнөрбес билимдүүлүгү да.



Адамдын коркоктугу – анын билимсиздигинен.




Билимиң күчтүү болсо, тагдыр сенин таарынтууга алсыздык кылат, некин билимиң жетишсиз болсо, кодулаганы – кодулаган.



Билимсиз адам көзү туруп көрбөгөн сокурга окшош.



Билидүү болсоң бийиксүң.



Билимдүүлүгүң – терендигин,

Өзүмчүлдүгүң – керендигин.



Билимдүүлүк – адамды улуу кылат,

Адептүүлүк адамды сулуу кылат.



Билимдүүлүгүң-күчтүүлүгүң

Ал оздурат!

Ыкшоолонгонун-алсыздыгың,

Бул-тоздурат.



Билимдүүнүн жарығы эли менен өзүнө,

Билимсиздин өз убалы өзүнө.



Билимдүүнүн жарығы миңге керек,

Бай-көөдөктүн байлыгы кимге керек.

◊ ◊ ◊
энеддинеж пүрөсөй көпкөншілед йеднегүюо патни
Билимдин турмушта канчалық зарылдығын чынығы
билимдүүлөр гана аныктай алышат.

◊ ◊ ◊
Билим алууга кайдыгер кароого болбайт, анткени
турмушта билим аба менен суу кандаң керек болсо,
ошондой эле зарыл болот.

◊ ◊ ◊
Билим чокуларына тайманбай умтул, анткени билим
сенин жашоо тирилигингеди түгөнгүс кенч, көөнөрбес
байлық, ырыс-кешигүн.

◊ ◊ ◊
Билим-белекке берип да, уурдап да, сатып да болбой
турган түбөлүктүү байлык.

◊ ◊ ◊
Басса-турса байларды кыйнаганы-алардын байлыгы.
Байлыкты баалай билгенге акыл-эс, көөнөрбес БИЛИМ
талап кылышат. Билимсиз байлар көөдөктөнүп, тез эле
байлыгынан куржалак калышканын өздөрү да
баркалбай калышат.

◊ ◊ ◊
Билим менен канчалық жакшы куралдансан, жашоон
ошончолук көңүлдүү болот.

◊ ◊ ◊
Билим тынымсыз бийиктеп турбаса, өлкөнүн шору
кайнаганы кайнаган.

◊ ◊ ◊
Билимдүүлөр гана тайманбайт, эч нерседен коркпойт.
Бууктурган караңғыда жарық канчалық зарыл болсо,
турмушта билим ошончолук керек.

◊ ◊ ◊
Даанышмандық-бардық байлыктардын атасы.

◊ ◊ ◊
Жакшы адам – жакының, Жакшы китеп – акылың.

◊ ◊ ◊
Жакшы кабар ээсин батыл табар,
Жаман кабар – уу сымал тамчып тамар.



◊ ◻ ◊
Жакшы ойдун өзүндөн чыкканы – терендигин, шөй сөй
Кепке келбей керсейгениң – керендигин. үүлүн нүнөкпө



Жакшы кители жанжолдош туткан адам-жакшы адам
булууга далаалаттанган асыл ИНСАН. адын настайын бол


Илимий иш жаза баштаганың – иңизбөж нисөнгүлдөж
Илим кенин каза баштаганың. иңжемдәй




Кайраттуу кителик үңүлөт, анды
Эрки бош жашоодон түңүлөт. вәмә, ә целинәм



Кители окуганга моюн толгоп, качкандар-бейиштен
качканга тете. төбөдөд алек шүт аныкчаласын



Колунада жолдомо берип, жаштарды турмушка
аттандырууучу жай- университет. Агайлары – алардын
алтынга алмашкыс жакын адамдары. төмөнкүмүү – улон



Кайратынан кайтып, карыса да кители досторунан кол
үзө албагандар-согушта жарадар болуп, душмандан өч
алмайын согуш майданынан кетпеген жоокерге окшойт.



Кители аздектеп-аспиеттеген адам-сооптуу иштердин
флагманы. бөйкөйт жүлдүмөйт



Ким сөз укпаса-ага билим жукпайт. бөйкөйт



Кителинин зыяндуусу – уулуу кобрадан да кооптуу. бөйкөйт



Кеменгер адам кемибейт. төбо ўнбө



Кители – бул аккумуляторго окшош. Алсызданып калган
адамдын ақылына кубат берип, күчтөнтүп турат.



Кители – бул ақыл-эстин уютку-азығы. бөйкөйт



Кез боеп, илимге калп айтып, коррупцияга батуу –
өлкөнүн өнүгүү жолун бөгөп, муунтканга барабар.



Китеп руханий кенч экендиги менен материалдык
байлыктан өйдө турат, анткени курсагың ток, үстүн
бүтүн болгону менен, китепсиз руханий жактан
жардымлансан, жапайы адамдын кейпин кийип
калмаксың.



Кеменгер адамда адилеттик болбосо, анын
кеменгерлиги кайсы!



Китеп жаратуу – олуялый. Олуя болуу – ар кимдин
шыбагасына туш келе бербейт.



Келечекте уландар менен кыздарга айкын келечекти
ачып берүүчү жаштардын жүрөгүнө жакын жай-билим
очогу – университет.



Китепке баланын кызыгуусун ойготуу – бул мектептин
иши деген ата-энелердин балдарын кандай тагдыр
күтүп жатканын айтпай-ак көелучу.



Китепте мындай делген деп көшөрбөй, өзүндүн
билимиңе, акыл-есиңе, турмуштук тажрыйбаңа таянып,
тыянак чыгарганың ийги.



Китепке жанашсан-

Акылың байыйт,

Руханий жарды адамга жанашсан-

Эсиң оойт.



Китеп ички дүйнөндү тазартып, көңүлүндү көкөлөтүп,
сага баа жеткис руханий байлык, өтөлгөлүү өмүр
тартуулайт.



Китеп барактасаң-

Билимдин эшиги ачылат,

Билим алсаң-

Билимдин нурұ чачылат.



Кулак уккандарды түшүнүш үчүн билим талап кылышат.

Китептердин тагдыры да адамдардықына окшош; алар баалуулугуна карай үч топко бөлүнөт:

- 1) эң жакшы;
- 2) ортозаар;
- 3) начар;

Бириңчи тайпага элге аба менен суудай эң пайдалуу, кызықтуу китептер кирет. Китеп ээси ириде аларды көзүнүн карегиндей кастанлап, этият мамиле жасайт. Ал мындай китептерди санаалаштыра на гана окууну сунуш кылат.

Экинчі тайпага идеялык мааниси да, автор бутага алган проблемалары да турмушта кадыресе боло жүргөн көнүмүш окуялар. Аларды жоготконго китеп ээси батына албайт, себеби аларга аз эмес акча коротконун танууга болбайт.

Үчүнчү тайпага кунарсыз, «кырып алганга эти жок» «петик»тер. Ойлоп олтуруп аларга кеткен кайран гана каражат деп кейиисин. Анан тобокелге салып, соодагерлерге бирденкелерин орол сатуу үчүн арзан наркта өткөрүп ийгенге мажбур болушат, убал-сооптон коркпогондору аларды ажатканага иштетип ийгендери болбайт деп кепилдик берүү мүшкүл.



Материалдык жакырчылыкка караганда руханий жакырчылык дүйнөнү титиреткен чагылгандай өзүнүн масштабтуулугу менен кооптту.



«Мектеп – «Билим очогу» деген сыймыктуу атты аркалаганда гана чыныгы мектеп болуп калат.



◊ ◻ ◊


Мұдарис шакириңе ақыл айтат,
Сасық сөзду бакыл айтат.



Накыл кеп – ақыл кеп.



Окуйм деп мектепке барғаның
Караңғыда өзүнө чыйыр салғаның,
Шапар тәэп окубай калғаның
Карайлап караңғыда калғаның.



Окуганың – максатка умтулғаның,

Окубаганың – турмуштан утулғаның.



Оку десе октос берип, бала кезде барқалбай тентек
кылып, жаштық кезде шапар тәэп шалактап билим
албагандың убалы өзүнө, залакасы коомғо тиерин
ойлогону он.



Ой бермети – балдың тазасындай; ою терең, ақастай
тунук. Окуган сайын билимдеги кенемтең толукталып,
мәңеңе коргошундай уййт, маанайың жаркып, көңүлүң
да сергий түшөт.



Педагогиканың негиздери – Кудайдың ыйык
китебинде; аны терең өздөштүрүп изилдеп, элге
жайылтуу – ар бир мусулмандың ыйык парзы.



Руханий жактан жакырдануу – коом үчүн коркунчутуу.




Руханий жактан жакырланган адам- сокурга окшош;
ал биреөнүн кайғы – кубанычын көрүү мүмкүнчүлүгүнен
ажыраган болот.




Руханий бай, ички дүйнөсү таза адамдар-эн сулуу
адамдар.



Сабактын илимийлүүлүгүн анын тарбиялык компоненттери менен айкалыштырбаса, сабак максатына жетпейт.



Тарых-бул ЧЫНДЫКТЫ өлкөнүн ЖЕЛЕГИНДЕЙ желбиретип, өз билгенин бербеген кеюкал. Ал чындыкты бурмалабай болгонду болгондой калыс чагылдырган СҮРӨТКЕР-НУСКООЧУ.



Турмуш – бул академия, эл-анын угуучулары.



Улуу адамдар гана көрөгөч болушат.



Үйдүн ажарын көркүнө чыгарып турган сансыз эмеректердин ичинен эң баалуусу КИТЕП экендигин моюнга алсак, калыстыктан тайыбайбыз.




Үр менен музыка – илхамды козгоочу сыйкырдуу ачкыч.



Химия- бул адам баласынын жашоо турмушунун мыйзамы. Аны билбегениң жашоо тирилигинди билбегениң.



Өзүн китеңкөй көрсөтөм деп китең сатып алып, аны окубай катып койгон адам өзүнүн руханий душманы.



Сабатсыз балдар-коомдун колкосундагы айыккыс жара.



Билимиң күчтүү болсо-сыйланасың,

Тайкы болсо-кыйналасың.

Турмуш- бул чексиз күрөш; мектеп-уландар менен

кыздарды акылы тунук, кыйынчылыктардан тайманбаган кайраттуу күрөшкөр кылыштар тарбиялоого милдеттүү.



Адамдын ички дүйнөсүн агартып-тазартууда китеңтөн
еткөн күчтүү курал жок.



Адам баласын жакшылыкка багыттоочу негизги курал-
илим, билим, өнөр.



Ар кандай илим амалий ишсиз курулай сөз.



Билимдүү адам терең, жай аккан дайрага окшош; ою
терең, сүйлөгөн сөздөрү да орундуу, ары салмактуу.



Билимдин турмушта канчалык зарылдыгын чыныгы
билимдүүлөр гана аныктай аlyшат.



Билимдүү болгонунц-

Илимдүү болгонунц.



Билимсиз адам көп алданат.



Эмгек менен алган билим-карыйтпайт,

Этеп алган билим-жарыйтпайт.



Адамдар картайудан жаа бою качышат. Мезгил келсе-
жасалма жол менен жашаргандарды оюй эле
багынтып алат.



Элдин мүдөөсүн, анын кызыкчылыгын көздөбөгөн эч
кандай илим да, билим да, маданият-искусство да, дин
да болууга мүмкүн эмес.



Көөнө тарыхыбыз күбө болгондой тээ алмустактан бери
адамдын жарыгы адамга тийип келе жатканы айныгыс
чындык. Бул салтты улантуу-бүгүнку күндүн
кечикирилгис талабы.



Атак-даңкы алыстабаган алым-

Илимдеги йлмийген залим.



◊ █ ◊

Даанышмандық-бардық байлыктардын атасы.

◊ █ ◊

Китеп –энчин,

Билим-кенчин.

◊ █ ◊

Китептин асылы – сенин жашоондогу компас.



Жаралтылтың
бараатбын берсе
жекеңиң даң жана
капа болуп, көз

Жаралтылтың
даңын болғанын
каранды болуп, түш

Жаралтылтың
дер, көй жана
аребесең көз
наснын
пруга болуп
кубельди
жыртпак
жадатынан
жекеңиң компасы

Жаралтылтың түш
Алайдаңаңаңын

Жупроотлож өзимдейш ниятилгаптаңаң мебе әбдәз
түшбәтәк жупроотлож өзимбәе тапшыптаңаң өзбәткіш
мәннен сабакиңаңын

негде? Н.А.

Жаралтылтар көп-жап да,

Сүү болбаса – чөз көз.

ЖАРАТЫЛЫШ



Эгерде адам жаратылыштын мыйзамына жолтоолук
кылбаса, жаратылыш адамга жолтоолук кылбайт.

А.И.Герцен.

Жаратылыш – береке-күт даарыган ырыс-кешиктүү
мээрбан эне.

Бизди курчап турган айланадагы кооздук – Төңирдин
пенделерине берген белеги. Аны бүлүндүргөнүң – өз
үйүндү өзүң өрттөгөнүң.

Адамдын каары, жыландын заары жаман.

Жаратылысты жабыркатып койгонубузду
баркалбайбыз да, анын а eosuz кырсыгына удаасы
менен эки жолу кабылсак, оозубуздан келмебиз түшүп,
капа болуп, кайгырып отуруп калабыз.

Жаратылысты эне-атанды сүйгөндөй сүйө бил, анткени
адам баласынын жашоосу табийгатка көп жагынан көз
каранды болуп жатпайбы.

Жаратылыш–март, берешен, бирок ал коргоого муктаж
деп кан какшаса, далысын салып, моюн толгогондор
арабызда арбын. Ээн талаа, эрме чөлдө жол жүрүп
чарчап – чаалыгып, жалгыз байтуп теректин алдында
оргуштап атып чыгып жаткан мөлтүр булакты көрө коюп
кубанычка батканыңды элестетип бак. Саябанда
жыргап отуруп, кашкайган тунук суудан кана ичкен соң
жаратылыш байлыктары колдоого муктаж экенине
ынанбай койбайсун.

Жаратылысты сүйгөнүң –
Мекениңе күйгөнүң.

Жаманга акыл айтсан- жакпайт,
Жылан себепсиз чакпайт.

Кар – жамгыр көп-көл көп,
Суу болбосо - чөл көп.

❖ ❖ ❖

Кайберенди аткан болбойт,
Мыйзамсыз куралды каткан болбойт.

❖ ❖ ❖

Элдин чуусу жаман,
Жыландаңын уусу жаман.

❖ ❖ ❖

Жамгыр суусу-сүү,
Болбосо-чүү.

❖ ❖ ❖

Кооздук ар кимди эргитет,
Таза аба көңүлдү сергитет.

❖ ❖ ❖

Кыш узакка созулуп жан бүткөндүн баарын кыйнаса да,
артында құлмұңдеген КҮНДҮН ысық ИЛЕБИ менен
жарық НУРУ болорун ойлоп, үмүт оту балбылдан
жанып жеңилдей түшесүң.

❖ ❖ ❖

Кыш-жаз, жай айларына кам көрүнүн мезгили.

❖ ❖ ❖

Табийгат-табышмактуу илим; аны билимдүүлөр гана
окуи алышат.

❖ ❖ ❖

Түркүн ғулдер сатууга майда чыгат,
Сабыр қылып көп сатсан-пайда чыгат.

❖ ❖ ❖

Чаккандан сары аары жаман,
Кооп туудурган уулунун баары жаман.

❖ ❖ ❖

Бышкан ой башында пайда болот,
Көңүл аччу жакшы мезгил майда болот.

❖ ❖ ❖

Мезгил-мезгили менен тоого чыгып, аны зыяраттап,
жаратылыш байлыктарына кызылпаган кыргыз-кыргыз
эмес, анткени тоо да мээримдүү, берешен энеге окшош;
тоо балдары энекесинин белендеп койгон түркүн
мемелөрүнөн жеп, дары чөптөрүн алып, жанга ырахат
багыштаган мүрөк суусунан ичиp, чексиз ыраазы бо-

лору айныгыс чындык. Берешен энекесинин белендеген берекелүү белектерин алып гана тим болбой, анын көйгөйлөрүн көрө билип, кам көрүү-ар бир жарандын инсандык парзы.



Кээде адамдын маанайы абдан пастап, ичине таруу айланбай калганда, сөз канчалык учкул, канаттуу болбосун - суу кечпейт. Мындайда аны жаратылыш койнуна саякат жасатып, көңүлүн көтөрө билсең, тез эле жарпы жазыла түштөт.



Кыргыз жери дүйнө элдерин суктандырган кереметтүү бейиш.



Көмүр менен да
Балдарым менен да

Мүсалимчык салып да
Акындуулабын да да

Узакчу бирлең - көз чо бир
Арасы иштөөн иштөө бол

Чынчындын көртөн эле
Болттармада күнүн күнүн

Сен де Ахын көрмөттөрүсөн, де сен де
Жакшын көрмөттөрүсөн, жакшын көрмөттөрүсөн
Ол аттууларына Ажыл-Чынгыз, Ажыл-Чынгыз, Ажыл-Чынгыз

Назардам. А.Я.Бактылуу
Чынчындык шаштама

КЫЗМАТ

Кызмат - это забота, помощь, помощь в трудных ситуациях, поддержка, помощь в решении проблем.

Кызмат - это забота, помощь, помощь в трудных ситуациях, поддержка, помощь в решении проблем.



«... Сен эл үчүн кызмат кылсан, эл сен үчүн кызмат кылат. Жакшылык жерге жатпайт, жамандык элге батпайт.

**R.U. Эмерсон
Америка философу**

Баалдардын көзөсүн бекендөр күйткүй түрүндеринде аның дәнгө чөлөтүүн аның жамандыктын аның кызматын даңыттырып, макта ырахет

Класска жаңыдан кирген мугалим-окуучуларына
жомоктоту сыйкырчыдай туюлат.



Китепканачы – балдарына энелик мээримин төкөндөй
эле кители жанындай сүйүп, аяр мамиле кылган
мээримдүү ИНСАН.



Эстеликке калтырган сүрөтүң-сенин КҮЗГҮН; сенин
өмүр бою жасаган иштериңдеги оош-кыйыштарынды
акыл таразасынан өткөрүүгө үндөйт; сооптуу иштериң
басымдуулук кылса-«Арты кайрымдуу болсун!» деп
эркисизден көзгө жаш тегеренсе-өмүрүндүн өтөлгөлүү
өткөнү. Анын тескеринче көнүл иренжитип, ыплас
иштериң басымдуулук кылса-сүрөттөгү элесин эмне
болорун элестетип бак.




Чаласабат мугалим – чабал мугалим.



Көмүр кенин шахтер казат,

Билим кенин-мугалим казат.



Мугалимдин сабагы жакшы,

Айкөлдүн кабагы жакшы.



Укукчу болсоң – калыс бол.

Арам иштен алыс бол.



Чыныгы акын ырына калп айтмак түгүл, кулдай иштеп
берет.



Өз окуучуларына МЕКЕНИНЕ сүйү сезимин ойгото
алган мугалим-бактылуу.



Эл – гений. Жазуучулар анын УРПАКТАРЫ.



Окуу куралдарынан башка китеби жок мугалимдин
кандай адис экендигин сайдемиреп отуруунун
зарылдыгы деле жоктур.



Мугалимдин окуучуларына МЭЭРИМИ болбой өз
ишинен ИЙГИЛИК жаратам дегени куру кыял.



Мугалим өлкөнүн КЕЛЕЧЕК ээлерин тарбиялап
жаткандыгын жүрөктүн дал өзүнө түйүп алғандай
билиүгө тийиш.



Ар тараптуу камкордукка бөлөнгөн мугалимдер
өлкөнүн жөлөп-таянган бийик тоосу.



Билим берүү мекемелеринде чыныгы билимдүүлөр
гана коркпой иштей алышат.



Бийлик бутактарында жердешчилик, паракордук,
тууганчылык илдеттеринен арылмайын, өлкөнүн
келечеги жок.



Билим саяпкери-мугалим.



Жакшы мугалим-

Жакшылыктын үрөнүн себет,

Чабал мугалим-

Ыкшоопонуп ырыссысын тебет.



Мугалим – кум арасынан алтынын калпып, илимге
ачкыч жасал, шакирттерине белек деп берген улуу
Инсан.



Карапайым, адеп-ахлактуу жүрүм-турумга эгедер
мугалим балдарга мээримин төгүп, коркутуп-үркүтпөй
жылуу-жумшак сөзү менен таалим-тарбия берсе, ал-
чыныгы устат тарбиячы!



Мугалим – башкалардан өзүнүн терең билими, жогорку адеп-ахлагы менен айырмаланган, турмуштук тажрыйбага бай, балдарды жанындай сүйгөн айкөл адам.



Мугалимге өзүнүн кесибин мыкты билүү жетишсиз; аны Төңир берген чебер-чечендик шыгы болмоюн аны мыкты мугалим деп атоого мүмкүн эмес.



Сүрөтчүлөрдүн чыгармаларын мугалим окуучуларына түшүнө билүүгө үйрөтпөсө, келечектин ээлери кооздукту түшүнбөгөн чогоол, жапайы болушпайт деп кепилдик берүү кыйын.



Окугандан эринген мугалим- өзүнүн аскердик бөлүгүнөн адашып, башка бөлүккө түшүп калган жоокердей.



Сабак – бул мугалимдин педагогикалык чыгармасы.



Жакшылыктын үрөнүн сепкен дыйкан-МУГАЛИМ.



Сөздүн азы жакшы,

Сүйлөгөнгө дагы жакшы.



Сырткы формасы назария боюнча ийине келтире шекөттөлүп жазылган ырдын жасалма гүлдөн айырмасы кайсы.



Тынымсыз окуп, өз билимин өркүндөтүп турбаса, андай мугалимдин начар окуучудан айырмасы жок.



Бата алган айыгат,

Ак данек өнүп жаңырат.



Дарыгер Кудай колдогон алтын колдуу асыл адам; ал адам дениндеги жан сыйзаткан ооруну изилдеп-таап, айыктырган улуу Инсан.



Дарыгер адам денесинин зирек да, сергек да сакчысы.



Дарыгердин кесиби жароокер айымдай; изденип иштебеген дарыгер аялын сүйүп аздектей албаган мээримсиз атадай.



Жаш адис иштеп жүрүп такшалат,
Сабыр кылса- маянаны жакшы алат.



Жакшы акын жаман ырды жазбайт,
Кен чыкпаса, кенчилир жерди казбайт.



Жакырчылық менен кедейлик, жалкоолук менен ыкшоолук бири-бирине дос, жолдош, бир тууган.



Жазуучунун жараткан эмгектери анын артында калтырган дүйүм багы.



Жазуучу - тозоку адам. Ага берилген жандын жыргалынан кууралы көп; жазат, окуйт анан сызат. Кайрадан көчүрөт, дагы окуйт, ондойт, анан көчүрөт, кайрадан сзыып, дагы жазат...



Жакшыга жанашиб кошулганың-утканың,
Ыйман ынтымакка келбей ыдыратканың-
Ыйманыңды жутканың.



Ишкер-үй бүлөнүн өчпөс шам-чырагы.



Ишкерлер-жакырчылық менен кедейчиликтин дарыгерлери.



Илдет чалган алсыз адамдардын өмүрүн сакташ үчүн жан үрөп күрөшкөн дарыгерден ооруukanаны эрте – кеч акмалаган Ажал да айбыгат.



Ооруулар үчүн дарыгер – Кудай, ал эми мэрбан эже анын колдоочусу болуп туюлуп, үмүт байлашса – аларыңдын көңүл оорутуп, жүрөк сыздаткан оройлууга, кишини түңүлткөн түркәйлүгү ооруга кошул-ташыл болуп ырбатып, о дүйнө сапар тарттырып кетиргени кандай кейиштүү.



Сабатсыз окуучулар кайдан чыгат? деген суроого алыстан жооп издөөнүн кереги жок; алар ошол эле мектептердеги чала сабат мугалимдердин бышпаган жемиши.



Чала сабат мугалимдер коом үчүн кооптуу; алар өздөрү жакшы билбеген нерсептерди окуучуларына балп эттире айтып иишип, өлкөгө жалаң «мунжу» - маңкурттарды даярдан чыгарышат.



Чыныгы дарыгер – врач – аркалаган азаптуу да, сыймыктуу да кесибин аздектеген мээримдүү, ары боорукер адам болот.



Эмгек акысын кызматкер албай туруп, анын макулдугусуз маянасына кимде-ким суук колун салса, кызматкерлердин бала-бакырасынын ырысқысын кыйган болот. Мындайлардын қунөөсү кечиримсиз.



Сабак- бул мугалимдин жүзүн көрсөтүүчү акыл эмгеги; ошондуктан ал оригиналдуу болгону кажет. Ошондо сабак окуучулар үчүн гана эмес, мугалимдин өзү үчүн да пайдалуу, ары кызыктуу болуп калbastan аны жаңы – жаңы ийгиликтерди жаратууга шыктандырары туурулуу иш.

Оодуулуккунун таңылышы – Кыргыз Республикасынын таңылышы –
Кыргыз Республикасынын таңылышы –
Кыргыз Республикасынын таңылышы –
Кыргыз Республикасынын таңылышы –
МАМЛЕКЕТТҮҮЛҮК



*Мыйзам өкмөтке, өкмөт элге буйрук берет. Демек
өкмөт тилдүү мыйзам, а мыйзам-тилсиз өкмөт, экөө
тең элден чыгып, элди башкарууга тийши.*

Цицерон


Өлкөнө кайдыгерлигиң –
Өзүңө кайдыгерлигин.



Кыргыз жергесинде жашаган кыргыздын жакыр
жашоого укугу жок!



Коомдун оорусу коркунчтуу! Ал коомдун өзүнө гана
эмес, бүткүл элдин тағдырына кооп туудурат.




Өлкөнүн жерин сатканың – элин сатканың.



АДИЛЕТТИКТИ ЧЫДАМСЫЗДЫК МЕНЕН КҮТҮП, ҮМҮТ ҮЗБЕЙ
АНЫН «АДИЛЕТТИК ҮЙҮНӨН» (СОТТОН) ТАППАЙ КОЛУНДАГЫ
ЭТИЯТТАГАН ИДИШИН ТҮШҮП БЫТ-ЧЫТЫ ЧЫККАНДАЙ УЙКУ
БЕТИН КӨРБӨЙ САРСАНААГА БАТЫП, УБАҚЫТ КОРОТУП КЕЛИП,
КӨҢҮЛҮН ЧӨГҮП, ЖАШОДОН ТҮҢҮЛГӨНҮНДҮ БИЛГЕН ЖАН
БАРБЫ?



Юристтер сайдын ташындай көп өлкөдө коррупция «көз
жоосун алгандай гүлдөп» атса, юристтер коррупциянын
багбандыры-го деген ойго чарпылбай койбайсун.



Укукчу болсоң калыс бол,
Арам ойдон алыс бол.



Суу жүрөк укукчулар гана чындыктан коркушуп,
мыйзамды буйтап өтүшөт.



Мамлекеттик кызматта иштегендер текеберлик менен
кәэде чыгармачыл инсандарга кайдыгер карашып,
аларды кенебей, бучкагына теңебей калган учурлары
аз эмес. Эгер алар эс токтолуп терең ойлонгондо
өздөрүнүн кетирген кемчиликтерин түшүнүшүп,
мамилесин кескин өзгөртүшмөк.



Мыйзамды бузуу – наадандык.








Укук коргоочулар – адилет, чындыкты колдоочулар.




Ыйыктардын ыйыгы эсептеген Мыйзамды укукчулар коргомок түгүл табелеп-тепсеп, баркын кетирсе, андайларды Кудай кечирбейт.




Ыйык мыйзамды бузган укук коргоочу өз үйүн өзү өрттөгөн тентекке окшойт.




Юристтер өздөрүн «тарбиячы» деген ыйык, ары жооптуу милдетин унупаганы утук.




«Элимдин укугун коргойм»-деп ак дилинен «ант» ичип, акырындап айнып, кылмыш тобуна кошуулуп, элинин укугун коргомок түгүл, аны кордогондордун жасаган кылмышын абийир соту кечирбейт.



Чындыкты чыркыратышып, адилетсиздик кылгандардын басымдуусу – укук коргоочулар.





Азыркы жашоо - тирилиги биздин деңгээли элдин акыл-эсинин жыйындысы.



Адилеттик, тартип өкүм сүрбесө өлкөбүздө,

Андай өлкө өнүкпөйт, кулайт жарга.



Аруу тилек менен наабай камыр жууруп, нан бышырат. Анын максаты: «Нанымды элим жыргап жеп, курсагы ток болсун, кайы – капасы жок болсун».

Тигүүчүнүн ой – максаты да бийик: «Мен тиккен кийимдеримди элим кийип, кыштын чилдесинде суукка чалынбай жылуу – жумшак журсүн».

Куруучу: «Кооз үйлөр көп болсо, айылымдын ажары ачылып, элим кенен, жарык үйлөрдө куунап – жыргап жашаса» деп тилейт.

Дарыгер – фармацевттер – дары чөптөрдөн ооруулуларга ичирип – илдет айдоонун аракетинде.

Ал эми аскердик заводдо кооз, адамды атканга ыңгайлуу тапанча – автоматтар менен – ок – даарыларды, ар түрдүү жардыргыч заттарды даярдан жаткан көркоолордун максаты-жазыксыз элдин канын төгүп, ымыркай наристелердин өмүрүнө забын болуучу куралдарды жаратуубу? Алар эмне жасап жаткандарын өздөрү ойлошту бекен? Алардын мындай жосунсуз жоруктарын Кудай кечирер бекен? Наабайчынын даамду нанын жеп, тигүүчүнүн жылуу-жумшак кийимин кийип, куруучу-усталардын жарык, жылуу үйлөрүндө жашап, илдет чалып, сыркоологондо дарыгерлердин колунан шыпаа таап, элине жасаган жакшылыгы ушулбу көркоолордун?! Акыл калчап ойлоп, дүйнө жүзүндөгү кесиптештерине кайрылса кантет-я?

Балдар адабиятына камкордук-балдарга көрүлгөн камкордуктун KYЗГУСҮ.



Балдар – биздин келечек,
Камкордукка бөлөйлүк,
Анткорлонбой карызды-
Тезирээк үзүп төлөйлүк.



Бийликтегилерди «сен улуусуң, сага тең келер ким бар» деп жерге-сууга тийгишибей мактай берсең, калк айтса, калп айтпайт, чын эле ошондой экемин деп көбө баштайт.



Бабалардан накыл көптер калган экен,
Ыдыратып ынтымакты кыргыздардын
Жоо болуп бири-бирине
Жоолашканы жалган экен.



Берээни болбой эл болбойт,
Асылы болбой жер болбойт.
Берээни болбой эл болбойт,
Асылы болбой жер болбойт.

біншіктің ыдымда



Бұлұнтуп ырысқыны қыйган жаман, өнгөпті үүгілестің
Мыйзамды сыйлап туу туткан-амандың да




Бабалардын каада-салттары-кыргыздарды
кыргыз қылып турған негизги куран.



Дүйнөлүк цивилизацияның трагедиясы – адамзаттың
жашоо тирилигинде кесирлүү кесепттер менен
күрөшүүдөгү алсыздыгы.



Жаштардын камын көргөндөр-
Келечектин айқын жагын сезгендер.




«Жалпыбыздын үйүбүздү» жалпыбыз бекемдеп,
урпактар үчүн урабай турғандай түбөлүктүү болуусуна
кам көрүүбүз кажет.



Жан үрөп иштебей жан бағып жаткандар коомдун
колкосундага мите-курт.



Жер соорусу- ордоолуу Ош,



Өнүксүн өлкөм десен-



Салымынды кош.



Илим жана искусство ишмерлери, акын-жазуучулар
адамзат алдында кечиримсиз кемчилигин моңдарына
алуулары кажет; алар чыгармачылык илхам менен
канчалык эргип чымырканы иштешпесин, өздөрүнүн
күйөрмандарына жараткан чыгармаларының сан
жагынан да, сапат жагынанда сигарет тартып, анын
«кайталангыс ырахатына» баткан чегүүчүлөрдүн
алдында суу кечпей калгандыгында.



Кен-Кудайдын сүйгөн элине гана чанда берилчүү белеги.
Арийне, ал ошол бактылуу элдин гана жыргалчылыгына
кызмат кылуусу кажет.





Ким «демократия», «цивилизация» сөздөрүнүн маани-
маңызын жеткиликтүү түшүнө албаса, эне-атасы эмес,
эли менен кошо өзү да олуттуу зыян тартып каларын
ойлогону он.



Катуу корккондо улуулар да сатылышат.



Кара тумандай капитап келе жаткан ааламдашуу
УЛУТТУН улуттукун унуткартып, маңкуртка
айландыруудан да кайра тартпайт; ошондуктан ал
улуттун нарк-насилин: АБИЙИРДҮҮЛҮК менен АДЕП-
АХЛАККА НАМЫС менен ҮЙМАНГА так түшүрүүгө жол
бербөөгө тишиш.



Канткен менен жамандыкты өз колу менен жасагандар
жазасыз калбоосун ойлогону он.



Көрөгөчтүк касиет болсо журт башыда,
Өлкөсү өнүп-өсүп гүлдей берет.



Кыргыздарды кыргыз кылуу-бабалардын каада-салтын
сактаган нарктуу кыргыздардын гана колунан келет.



Майрам болсо белек көп,
Салтанатта желек көп.



Мамлекеттик чек ара маселеси – ыйыктардын ыйыгы.
Ошондуктан аны урпактардан уялбагандай денгээлде
он чечкенге не жетсин.



Мамлекет башчысы өлкөнүн байлыгын чачып- тоносо,
өз үйүн өзү тоногон аракечке окшойт. Кудайдын ыйык
китебин бетине кармап ант ичип, айкөл Манастын атын
атап «колдой көр, Кудай» деп сыйынып күдүндап, анан
элине чыккынчылык кылса, андайды Мекени кечирбейт,
Манас атасын арбагы урат.



Мамлекет-эл менен кошо сен да орун-очок алып отурган чоң көмө. Кемең болжогон жерге эсен-соо жетишин каалап, Төңирден тилегениң-мамлекет башчысына оомат каалаганың. Бейбаштанып капитан менен рулевойго асылып, кемени айдаганга бут тосуп бүйүрүн кызытсан, кандай кырсыкка кабыларынды элестетип бак. Өлкө башчысы менен бир максатты көздөп, ага колкабыш кылсан-өлкөн кубаттуу, өзүн бала-бакыраң менен тыңч, бардар жашоонду ойлой жүргөнүң он.



Кыргыз жери – буталуу,

Данакер сөзү - нускалуу.



Мекенге кызмат кылуу – милдет,

Коркотук-коркунчутуу илдет.



Жүрт башчынын жер сатканы – жерине кошуп элин. өз өлкөсүн сатканы.



МЕН УЯЛАМ...

Мен уялам...

Мен эмнеден уялам?

Ар беш жылда бир көрүнүп эл көзүнө

Элим деп эбедейи ээзилип...

Арданбай эл аралап, аш-той берип

Уялбаган убадасыз депутаттан арданамын,

абдан катуу уялам...

Мен уялам...

Мен эмнеден уялам?

Кошуулуп шайлоонун шайтан оюнуна дөх «Нодуло» пато

Таймашып, жоо жеңген жоокер сымал
канмайданда

Жеңишке жетишип,

Колуна депутаттык мандат алып

Сессияга катышканга чолосу жок

Депутаттан арданамын, абдан катуу уялам...



Өлкөдө элди акча тескеп калганда адам укугу
тебеленип – тепселип, укукучулардын астейдил аракети
шоона эшпейт.



Өлкө башчысы – Кудайдын көлөкөсү; ага шек
келтиргендик – Кудайды сыйлабагандык.



Өлкөнү акыл менен башкарат; мамлекет башкарууга
акылдын чабалдык кылышы – элдин бөлүнүп –
жарылып, ынтымак – ырк кетип, согуштун чыгуусуна
себепчи болот.



Өндүрүштү өнүктүрүү - өлкөнү өнүктүрүү.



Өлкөнүн башына түшкөн оор кайғы-капасын өзүнүн
башына түшкөн жекече кайғы-муңу деп эсептебеген
жазуучуну жэзуучу деп айтыш мындай турсун, өлкөнүн
катарадагы жараны деп атоого да тил күрмөлбөйт.



Өлкөнүн ишин акылдашпай чечүү-кооп туудурат.



Өлкөнүн күчтүүлүгү элинин саны менен эмес, анын
билимдүүлүгү, аң-сезимдүүлүгү менен өлчөнөт.



Өлкөнүн келечек тагдыры-мамлекеттин Конституциясы.
Ал мамлекеттик тилде жазылбаса-толук кандуу
Конституция боло албайт.



Өлкөсү жакырдын-эли бакыр.



Өлкө башчысынын көңүлүнө адилеттүүлүк менен абийирдүүлүк уяласа-эл башына бак конот.



Өлкө жылдан -жылга өнүгөт,
Эл-барга-жокко көнүгөт.



Согуш-бул дүйнөлүк жамияттын үрөйүн учурган эң коркунучтуу алаамат. Ал-элдердин кургабаган көз жашы, азап-тозогу, кара тумандай каптаган кайы-муңу, пендезатты алсыраткан пенденин өзү ойлоп тапкан шумдугу. Согуш-акыйкатсыз, кайырсыз. Кудайдын жаратман жол-жосунун кордогон түбүнөн арам нерсө. Аны эч болтурбай коюунун айла-амалын адамзат алигече таба элек көйгөй бойdon калууда.



Теңириим элине ак кызмат етесүн деп, аруу тилек менен сага ченемсиз акыл – эс, шык – жөндөм берсе, сен аныңды әлдин кызыкчылыгына карама-каршы коюп жүргүзгөн кесирлүү иштерин үчүримсиз.



Жазуучу – руханий байлык жаратып, элине тартуулаган ыйманы ысык ИНСАН.



Террорист-экстремисттердин жүзү да, дини да, мекени да жок, а түгүл, Кудайды тааныбаган, сандырак сакалчандар. Сакалын сыйлап, сөзүн уксан- андай сакал эчкilerde дале бар-го?...



Улут деген улуу сөз, улут-әлдин сыймыгы, арнамысы. Улутта ынтымак, биримдик болмоюн ал әлдин келечеги болбойт.



Эгемендүүлүгүн – эркиндигин,
Күнкорлугун – күндүгүн.

пашох подөз жалтасык жондук мунгун эдереже да бар
Улутчул болбай мекенчил болуу - мүшкүл.

Элге массалык кыргын келтириүүчү коркунучтуу куралды
башкарган башкы командирде энеден өткөн
МЭЭРИМДҮҮЛҮК менен сагызгандан сак
КЫРААКЫЛЫК, ЧЫДАМКАЙЛЫК менен бүркүттөй
АЛГЫРЛЫК арстандай АЙБАТТУУЛУК менен
ТУРУКТУУЛУК, КАТААЛДЫК мунөздөр ширелишкен
булуусу керек.



Элге рух багыштаган калемгерлер коомдогу эбегейсиз
зор күч. Касиеттүү ошол ыйык адамдардын кара кылды
как жарган калыстыктан тайыганы – айныганы. Аны эл
эмес, Кудай да кечирбейт.



Эр жигиттин сыйлыктары жүрөгүнүн тушунда-
Ал адамдын адамдыгы ушунда.



Элине ак кызмат кылуу – эрдин иши,
Айкөлдүн ак эмгегин баалоо – Элдин иши.



Эгемендүүнү эр дейт,
Күнкордукуту жер дейт.



Эгемен элдин эркеги эптүү,
Кыздары-септүү.



Эгемендүүлүгүң-эркиндигин.



Эгемен өлкө-эл бактысы.



Эгемен болсоң-токсун,



Күнкөр болсоң- жоксун.



Элин дүрбөтүп, өлкөнүн тынчын кетирип, уялбай –
этпей тили менен дили, ал тургай дини да чоочун бөтөн

эл, бөтөн жерде өзүнүн жанын жыргалын көздөп жашап аткандарды кандай атуул экендигин айтпай-ак көелучу.



«Элим менен, эл үчүн» деп ураан чакырып, элинин кашыктап жыйнаган бар байлыгын чакалап чачып, талатып-тонотуп, ырысын кыйып жакырлантып алыш кедейчилики кыскартуу максатын көздөп, элине жетекчи көрүнүп, алга сүрөп, тил эмизип качып кетсе- андай ажо элинин, жеринин түбөлүктүү каргышына калат. Андайды касиеттүү Ала-Тоосу кечирбейт!



Эл үчүн эр жигит күчүн үрөйт,
Элим деп, элин ал алга сүрөйт.



Эр-жигиттин элге берер белеги бар,
Кыргызымдын сыймыктанар желеги бар.



МЕКЕН

Народы народы! Уже не вчера
неподалеку от Киргизии в Китае
индийские племена живут в селе, а не
на полях. Их же в Китае называют
Алакананами и Бурманами. А в Киргизии
и Казахстане живут киргизы и казахи.
Что же это за страна? Китайская
империя, в которой живут все народы
и которые живут в селах, а не в степях.



**Мекенимдин быкышып-чыккан
түтүнү бал жыттанат.**

А.С.Грибоедов

Дорогие читатели! Наша книга о Киргизии — это не просто описание географии и истории страны. Это также рассказ о ее народе, языке, культуре и обычаях. Мы хотим показать вам, как живут киргизы, что им нравится, что они делают для своего общества. Надеемся, что вы будете интересованы тем, что мы вам расскажем. Помимо этого, мы хотим, чтобы вы узнали о том, какими способами киргизы защищают свою природу и культуру. Наша книга — это не только информация, но и возможность познакомиться с новыми людьми и культурами.

МЕКЕН деп, КЫРГЫЗ деп ЖҮРӨК КАКПАСА ...

МЕКЕН-бул сенин ЭНЕ-АТАН, эчендеген кылымдарды арыткан КЫРГЫЗЫН, үй-бүлөң.

МЕКЕН-бул сенин ЭНЕ-ТИЛИН, анан калса киндик каның тамган, кайғы-капа эмне экенин билбegen бактылуу балалыгың өткөн сенин ЖЕРИН-МИСИРИН.

МЕКЕН-бул сенин КЫРГЫЗ деген уоткулуу улутун, тууган-туушкандарың, жоро-жолдошторун, аскачокулары көк мелжиген Алатоолоруң менен кооздугу көз арзытуу жаратылышка бай, абасы дене-бойду балкыткан мал киндиктүү жергең.

Мусапыр кейпин кийип, жер каторуп, бөтөн эл, бөтөн жерди байырлап жүрсөң, ез элиңди-Атамекенинди саматып-сагынтарын айыл-кыштагың. Булардын бардыгы-сенин ҮЙЫК Атажуртун. Мындан өткөн ыйык жок, замандаш! Тагыраак айтканда МЕКЕН эненин дал өзүндөй КЫМБАТ экенин эсте. Анткени МЕКЕН дегениң энелердин да МЕКЕНИ, жөлөнүп таянар бийиги. Акыл калчап ойлоп көрсөң, АТАМЕКЕН, АТАЖУРТ деп калганы да ошондон улам.

Ким сыймыктануу менен езүн КЫРГЫЗМЫН, КЫРГЫЗСТАНДЫКМЫН десе-ал күнөстүү өлкөбүздүн карыш жерин ыйык сезип, бейиш жылттанган кереметтүү кыргыз жергесин эне-атасын сыйлагандай кадырлап-кастарлайт. Адам баласынын дене-боюн балкыткан МЕКЕНДИН жанга жагымдуу мүрөк суусу менен көңүл сергитип, өмүргө өмүр жасаткан ТАЗА АБАСЫН булганышына жол бербейт.

МАНАС бабабыз байырлаган Атамекенибиздин КЕЛЕЧЕГИН ойлогон, анын тагдырына кайдыгер эмес ар бир жааран КЫРГЫЗДЫН каада-салтынын эң бир асыл улуулугун ЭНЕ-АТАСЫН кастарлагандай кадырлап-кастарлайт.

МЕКЕН үчүн, анын берешен-март, жөнтөк, КЫРГЫЗ эли үчүн эмне жумуш жасадым, анын өнүгүп-

өсүүсү үчүн, бак-таалайлуу жашоосу үчүн эмне кылышым керек деген соболду ар ким өзүнө өзү узатып, он жооп табуусу КЫРГЫЗ жергесин мекендеген ар бир жарандан олуттуу талап кылуусу кажет. Мына ошондо гана ата-бабаларыбыз байырлап келген АТАМЕКЕНИБИЗДИН ажары ачылып, кулпуруп турмак. Аттиң-ай десен!

Кыдыр колдогон кең МЕКЕНИБИЗ кен байлыктарга бай өлкө. ТЕҢИРИМ кыргыздардын пейилин башындагы КАЛПАГЫНДАЙ ак, айкөл, каада-салтын аздектеп-аспиеттеп муундан-муунга өз жанындай сактап келген жөнтөк, берешен-жоомарт эл кылыш жараткан. Сыйлуу коногу келсе, аны эне-атасынан кем көрбөй урмат-сый көрсөткөнүнөн улам аларды ҮРҮС-КЕШИККЕ карк кылыш ЗОБОЛОСУН бийиктетип койгону да айныгыс чындык.

Күнөстүү КЫРГЫЗ жергесин түпкү кыргыз эли менен катар тээ алмустактан бери карай байырлап келген түрдүү улуттардын өкүлдөрү коюн-колтук алышып жашап келе жаткандыктарын айтпаса КАЛЫСТЫК болбос.

ЖЕР-ЭНЕБИЗ, анын кайталангыс кооз жаратылышы өзүнүн ченемсиз байлыктарын ҮЙЫК жергебизди мекендеген ар бир жаранга (улуту менен карманган динине, расасына, каада-салттарына карабай) МАРТТЫК менен тартуулап келгенин кантип танууга болсун?!

Күнөстүү өлкөбүздүн даам-тузун татып туруп өлкөнүн, анын ТҮПКҮ элинин абийирине шек келтирүү барып турган наадандык экендингин көп улуттуу өлкөбүздүн ар бир атуулу эстегени эп.

ТЭЭ алмустактан бери карай биздин Бакай атапардай байманалуу карыларыбыз кадырлап-кастарлап келишкен ыйык ЫНТЫМАК-ЫРАШКЕРЛИКТИ өлкөбүздүн ЖЕЛЕГИНДЕЙ желбиретип жанаша жашап, Кыргыз жыттанган, анын кең пейили менен каада-салты жыттанган, учу-кыйырына көз шаасы жетпеген кең

МЕКЕНИБИЗ-Кыргыстандын арчасы менен жаңгагы, кокту-колоту менен бийик аска-зоолору Адам өмүрүнө-өмүр кошкон жанга жагымдуу мүрөк сусу менен КЕЛЕЧЕГИНЕН үмүт байлаткан сансыз кен байлыктары жалпы КЫРГЫЗСТАНДЫКТАРГА таандык экендиктерин унупаганыбыз утук.

Ободо сыйызғыган кыргыздын арген үндүү мунаыйым, ары мукам ыр-күүлөрүн жалпыбыз коштоп, МЕКЕНИБИЗДИ ак дилден сүйүү менен анын ЗОБОЛОСУН бийиктетишибиз кажет, айланайын МЕКЕНДЕШТЕРИМ!

Эгерим кимде ким жогоруда сыпатталган ҮЙЙЫК МЕКЕНИБИЗГЕ шек келтирсе, санына санак жеткис кылымдарды карыткан КЫРГЫЗДЫН тузу урат! Андайды кара кылды как жарган калыс КЫРГЫЗ ЭЛИ кечирбейт!



Адилеттүү, чынчыл журт башчыны эли коргоп да, колдоп да алары шексиз.



Жалаакор анткорлонуп сөздөн танат, Эр жигит элин сүйүп күйүп жанат.



Эгемен өлкөдө БУРУЛУШ болот, Аскасы көк тиреген КУРУЛУШ болот.



Ден соолукту чында, бекемдегин, Бассаң-турсаң сүйөмүн, МЕКЕН дегин.



Башка элдин тилин, маданияты менен адабияты канчалык сүйсөң да өз тилиң алтынга алмашкыс экендигин унупаганың утук.



Ата-Журт чеги ыраак болот, Мекенин сүйгөн кыраакы болот.



Өнүгө бер өсө бер, эгемен элим кыргызым, Нурун чачып жадырап турсун жылдызың.



Алатоосун мекендер жашайт кыргыз,
Кубангандай асманда жайнайт жылдыз.



Билими күчтүүлөрдүн акылы да билегиндей күчтүү
болгондо өлкөбүз жакырчылыкты эчак багынтып,
өнүгүүнүн ер жолуна чыкмак.



Бийликтүүлөр БИЛИМДҮҮЛӨР келсе-элдин
БАКТЫСЫ.



Жоону жеңген жоокер душманды бириндепейт,
Дасыккан дарыгер жаратты ириндепейт.



Денсоолукту чында, бекемдегин,
Бассаң-турсаң «аздектейм, МЕКЕН!» дегин.



Жер – Эне да энелерге окшош; март, берешен, анан
кечиримдүү. Аны аздектеп асырасаң, тойдур
азыктандырсаң, мээнетиндин акыбети беш эселеп
кайтарына кепилдигим бар.



Журт башчынын сүрүнөн, сезимталдыгы менен
көрөгөчтүгүнөн толкуган элдин ызы-чуусу тып басылат.



Жандай көргөн март, берешен элимди,
Жатка бербейм бир да карыш жеримди.



Жоокерде темирдей эрк менен мамыктай жумшак
мээрим ширелишкенде, армия элдин чыныгы ишеним-
дүү коргоочусу болуп каларына күмөн саноого болбойт.



Карааныңан кагылайын, Мекеним,
Сезбептирмин чөбүң кымбат экенин.



Күйүп – жанып, Мекеним деп
Конуп - көчүп жүрөсүң.
Мекенимдин тал – чыбыгын

Алдыrbайм душманга деп
Сынагансып ууртуңан күлесүң.



Колуна калем кармаган адабият майданынын жоокерлери – Атамекендин чыныгы патриот – жарандары. Зарыл болгондо алар бүйдалбай калемин куралга алмаштырып, өздөрү ыйык деп эсептеген Атажуртту алтын топурагын коргоо үчүн токтоосуз согуш майданына аттанышат.



Күзөттө туруп-
Уйку бетин көрбөгөнүң-
Мекениндін бир тал чөбүн
Душманга ыраа көрбөгөнүң.



Кут даарыган кыргыз жергеси бейиштин төрү сымал дүйнөдө сейрек кездешүүчү КЕРЕМЕТ дүйнө.




Кыргыздын сыйынар-сыймыгы- Алай менен,
Челектин тешигин бүтөө- калай менен.



Керсейген көркоолордун МЕКЕНИНЕ құйымдүүлүгү быкшыған оттой.



Кыргыздын бал кымызы жайда болот,
Ичкен соң баалуу ой пайда болот.



Мамлекеттин каны да, жаны да МЫЙЗАМ.



Мекениңе құйғөнүң –
Элинди ете сүйгөнүң.



Мекенин, элин жериген эр-эр эмес.



Мекен-бул сенин эне-атаң, эне тилиң,
көөнөрбөс тарыхы бар кыргызың.



Мекен, эл, жер чынжырга окшош; анын бириң
экинчисинен бөлүп кароого мүмкүн эмес.



Мекеним деп күйгөнүң – элим деп күйгөнүң, жерим деп
күйгөнүң, Атажуртум деп күйгөнүң.



Мыктылардын мыктысы чыгаан мугалимдер. Алар
өлкөнүн алтын фондусу.



Мекеним менен АМАННЫҢ,
Башка өлкөдө-ЖАМАННЫҢ.



Ордoluу Ош – Бейиш,
Оштон кетүү - кейиш.



Өз өлкөсүнүн элине, Мекенине кызматы сиңген адам
гана эли менен Мекенинин муктаждыктарын жакшы
түшүнөт.



Өзүндүн ден соолугунду чыңдаганың - өз Мекенинди
ойлоп, аны коргоо үчүн байлыгына байлык кошконуң.



Өлкөдө өндүрүш өнүкпөй, керектөөчүлүк ролду гана
аткарган мамлекетте илим да, маданият да өнүкпөйт.



Өлкө башчысынын мүнөзү шайыр, кабагы чайыттай
ачык, сылык-сыпаа, ары кечиримдүү болсо - андай журт
башчыда кек болбойт.



Спортту жанындай сүйгөн спортчулар – Атажурттун
ишенимдүү коргоочулары.



Мекен – бул сенин эне-атаң, эне тилиң, көөнөрбөс
тарыхы бар кыргызың.



Түштүк- түндүк деп
Бөлүнгөндү койсок экен,

Ыңтымакты ыдыратпай
Кечендетпей кемчилики жойсок экен...
Эр жигит элин баштайт,

Коркок баштабайт – таштайт.

Улуттук адабият-бул улут, анын тили жана маданияты.

Адабият болмоюн маданият да, тил да жок.

Убадага бек туруу-

Эркектин иши,

Табышка кулак төшөө-

Сергектин иши.

Убадаңда турбасаң-эсиң чыгат,

Элдин каарына калсаң-песиң чыгат.

Чыгаан уулун эл тандайт,

Үмүт байлап, аны жандайт.

Чыныгы эрдик жасалганда аны жасаган жоокер муун
менин ордумда болсо, ар кандай жоокер жасамак деп
таң калат.

Ыңтымактуу биз байыркы элбиз,

Көп улуттуу Ата-Журтка белбиз.

Эр жигит элин ойлойт,

Ар ким ооруган жерин ойлойт.

Элим деген эрдин пейили кең болот,

Тәциримдин элчиси менен тең болот.

Элин сүйгөн-эл аралайт,

Наадан-эл жүрөгүн жаралайт.

ДЕН СООЛУК



Мен билген жалғыз гана сулуулук – бул ден соолук.

Гейне.

Ажал алдында баары: падышаң менен кино жылдыздарың да, чыгаан спортчуларың менен сулууperiштеперин да - алсыз.



Ар кимдин жаны өзүнө ширин, аны эч ким, эч качан кыйнапсы келбейт.



Кимдин ден соолугу чың болсо -

Ал өзүнө тың болот.



Адамдын жашоо тирилиги канчалык машакаттуу болбосун, кумдуу чөл сууга тойбогондой эле, адам да жашоо кумарына тойдум дебейт.



Азыткыдай болгон рак оорусунан оолак болууну кааласаң – эртерээк эсиңе кел; тамак-ашты ысык жеп-ичкенден сактан.



Акылман – кеменгерлер дала жаңылышат, талашат-тарташат ... ичер суусу, көрөр күнү түгөнгөндө бардык адамдардай эле о дүйнө сапар тарташат.



Адамга аз – аздал ажал бүркүүчү сигаретти шөкөттөп – кооздоп чыгарып, күнөөгө батканча, ишкер ошол каражатын китееке жумшаганды, руханий жардылыгынан арылып, соопко калмак.



Адамдын алтынга алмашкыс үч досу бар; ДЕНСООЛУК, ЖАШТЫК, БАЙЛЫК. Убагында досторунду кадырлап-кастарлап аябасаң, үчөө төң сени бир эле учурда сызга отургузуп таштап кетет. Эсиңди жыйып үчөөн төң баалап-барктай алсаң, мезгил келгенде сени жаны кыйбай жатып жаштыгың менен байлыгынды алып кетет. Эрктуү, айтканындан кайтпаган көк жал болсоң – өмүрүң өткөнчө спорт менен такай шугулдансан – ДЕНСООЛУГУНДУ кармаг калышыңа кепилдигим бар.



Бебөгүңдүн көңүлү куунак,
сак болсун,
Пейили кенен,
Анан дайым ак болсун.



Баа жеткис байлык-денсоолук
Тагдыры өз колунда-
Аздектей бил жарындай
Үчэм берет чоң соолук.



Ден соолугун начарласа, көңүлүң чөгүп, сарсаанага
батпа; сенин куулай кайғы-капаң оорууга кошул-ташыл
булуп, ден соолукка олуттуу зыян келтирип алышың
анык.



Дене тарбиясы-адамдагы органдардын дат басып
иштен чыгуусуна жол бербеген көнүгүүлөрдүн
жыйындысы.



Дүйнөдө эң эле бактылуу, эң бай, эң сулуу, алп адам
ким деп менден сураса, ден соолугу чың адамдын атын
бүйдалбай шыр эле атамакмын.



Дарактан дарт айыгат; жашагың келсе
дарак эк.



ДЕНСООЛУКТУ этияттап, кадырлап-кастарлагыла,
бай болгурлар. Бир жоголсо, аны кайра калыбына
келтирүү-тозоктун тозогу экендигин унупасаңар экен,
ылайым. ДЕН СООЛУК болбосо, ӨМҮРДү бир канаты
кайрылган күштай элестете бериниз. Жашоо көңүлсүз,
сupsак. Көңүлүңүз чөгүп, ар кандай азыткыдай
жагымсыз жаман ойлор улам келе берет... акыр
аягында шум ажал Сизди да кыйгап өтпесүнө көзүнүз
жетип, жашоодон түнүлүп, үмүтүнүз үзүлө жаздап
чочулай бересиз... ДЕН СООЛУК болмоюн ӨМҮРДүн

зарылдыгы канчалык? ӨМҮР – бул ЖАШОО, күндөлүк көр тирилигибиз.



Ден соолугун чың болсо – байлык качып кутулбайт.



Ден соолугун-байлыгын,

Тирилигин-айлыгын.



Ден соолугу чың болсо, ал адам дүйнөдөгү эң бай, бактылуу адам.



Ден соолугу чың, ақыл-эси нормалдуу адамдар «жакырымын» деп кейисе, таң калам да, анан: - «Жалкоолукка женілген шордуу-го» деген бүтүмгө келем.



Ден соолук-бардык байлыктардын атасы.



Дене тарбия менен спортко канчалык жақын болсон – карылышк ошончолук оолактайт.



Жакшы адам-

Ооруулуну сөзү менен дабалайт,

Акмак дабалабайт-

Табалайт.



Жаштар улам кийимдин жаңы түрүнө ыкташып, боенуп-түзөнүп, өздөрүн сулуу-сымбаттуу да, мунайым-маданияттуу да, ақыл-эстүү да көрсөткүлөрү келишет. Кыштын кызыл чилдесинде алар жалаңбаштанып жүргөндөн да кайра тартпаган көюжал. Аларга негизги байлык ДЕНСООЛУК абадай зарылдыгын унуплаганы утук. Түкүрүк жерге түшпөгөн ызгаардуу сүкта алар өздөрүн «жасалма» маданияттуу кылып көрсөткөндөрү менен СУУКТУН иши канчалык? Минткенде аларга сүк тийип, оорунун ондурбас торуна салып бергенин «маданияттуу» берендөр капарына да

алышпайт. Учурда алардын жашы он сегиз болсо 25-30 га, Жараткан ТЕҢИРИМ өмүр берсе 60-70, а түгүл, 80-90го чыгаарын ойлоп жүргөнү он.



Жеп-ичип, бала-бакыралуу болуу, анан мезгил жетип ажал алкымдап алганда, о дүйнө сапар тартууну иткүштар дале жасап атышат, бирок адам пендеси үчүн артында эли эстей жүргөндөй жакшы нерсе калтыруусу ыйык вазийпа экендингин эстеп жүрүү парз.



Жакшылык-жакшы адамдарга окошош; жөнөкөй, карапайым, анан-кечиirimдүү. Ал опуруулуп-жапырылган ЖАМАНДЫККА теңелип-тирешкиси келбейт. Ушундай асыл сапаттары менен ЖАКШЫЛЫК ЖАМАНДЫКТЫ жеңет, кээде ийилет, бирок багынбайт.



Жакшылык менен жамандык эриш-аркак жүргөндөй эле ажал менен өмүр да бирин-бири көлөкөдөй ээрчип жүрөт.



Күн кургакчыл келсе,
Мал чөпкө тойбойт.
Эки оору бир келсе,
Ажал албай койбойт.



Курорт – бул оорудан жапа чеккендөр мында Тенцирдин түркүн касиеттүү кереметтери менен өздөрүнүн ден соолуктарын калыбына келтирүүчү Кудайдын КУТТУУ ҮЙУ.



Карыганың-чындап эми арыганың.



Күн жерге жылуулук ыроолош үчүн жарагандай эле адам да турмушта өтөлгөлүү өмүр сүрүш үчүн жарапат. Анын өлчөп-ченелген өмүрүн бөөдө кыйып, жашоо жыргалынан куржалак калтырууга эч кимге укук берилген эмес.



Картаюудан адамдар жаа бою качышат, а бирок карылык аларды кубалап убара тартпай эле багындарып алганын качкандар барк албай да калышат.



Мен билген бир гана көөнөрбөс байлык бар; ал – ден соолук.



Ооматты колдон чыгарган оңбойт,
Дени соо-суукка тойбойт.



Отуз жыл онтоп жашаганча, он жыл ойноп жаша.



Ооруулунун абалын сурап, өзүнүн жүрөгүн тереңинде катылуу сөздөрүн чын ыкластан айтЫП, көңүлүн көтерүп турса, ооруулуу бат айыгат.



Өмүр – адамга бир гана жолу берилүүчү баа жеткис байлык. Анын ар бир мүнөтүн картайгандада кейибендей акыл-эстүүлүк менен өтөлгөлүү жашап еткөр.



Өмүр соолбой агып жаткан сууга окшош; өмүр өчпөй суу сымал токтоосуз агып туршу үчүн суу ага азык берип турат.



Өздүк гигиенаны так сактап, ар дайым өзүнө тың, пакиза-таза болсоң, алдыңа жин-шайтан да жолобойт.



Спорт менен достошкон-

Карыбайт.

Бөтөлкөгө жанашкан-

Жарыбайт.



Өмүр адамга жашоо үчүн гана берилет; өз өмүрүнө өзү кооп туудуруп, кыянатчылык кылгандар – наадандар. Ал эми жашоо үчүн өмүрүн сайып кооп тынымсыз

күрөшүп, аны аздектеп аспиеттегендер ақылмандар экендингин эстей жүргөнүбүз эп.

Таарынып, же ачууга алдырып, ага кыянаттык кылып эрте қыюу, бейажал каза болуу – жараткан Кудай алдында кечиримсиз чоң КҮНӨӨ экендингин эстей жүргөнүбүз эп. ӨМҮР менен ДЕНСООЛУКту бириң әкинчисинен ажыратып кароого деги эле мүмкүн эместигин да ақыл калчап, алдын-ала сезип-туюп турган чыгарсыз, азиз окурманым.

Адам баласынын шыбагасына бир гана жолу берилчү өмүрдү ким кандай жашайт өз эрки.

Ошентсе да бу жарыкка үмүт менен жашоо үчүн келген соң, ар бир адам баласы өзүнүн шыбагасына берилген, мейли, узунбу, кыскабы, өмүр отун өчүрбөй, а түгүл өзү үчүн да, эли, коому үчүн да пайдалуу өткөрүп, артында көнөрбөс эмгек калтырса, мазмундуу жашаса деген гана аруу тилек.

ДЕН СООЛУГУБУЗДУН БААСЫ БАРБЫ? ЭГЕР БАР БОЛСО, КАНЧА ТУРАТ БОЛДУ ЭКЕН?

Өтөлгөлүү өмүр сүрүш үчүн ириде адам баласына аба менен суу кандай зарыл болсо, андан кем эмес ден соолук керектиги да айныгыс чындык. Кейгөйлүү көртирилик менен алпурушуп жүрүп биз анчейин баркалбаган ден соолуктун баасы бар бекен? Эгер бар болсо, канча турат болду экен? деген түпейүл суроолор баа жеткис байлыгыбыз эсептелген денсоолукту аяп, ага аяр мамиле жасап, кадырлап-кастарлаган ар бирибизди түйшөлтпөй койбийт. Алтынга алмашкыс байлыгыбыз бир эссе адамдын майтарылбас эркине көз каранды экендингин түз эле эскерте кеткенибиз жөндүү болор.

Ар дайым ден соолугунуз чың, көңүлүнүз күшубак болсун үчүн Сиз:
1) эркиңизди өзүңүзгө багындыра билүүңүз;

- 2) сигарет ж.блардан оолак болуунуз;
3) спирт ичимдиктерин ичкенди(таштоонуз) чектөөнүз;
4) тұтұн менен чаң-тозондан сактануунуз;
5) күн сайын эртең менен saat беште туруп, үч-төрт (кеп болсо кайра жакшы) чакырым аралыкка (күн жаанчыл күндөрү бир орунда туруп) чуркоонуз;
6) чуркап келген соң, он беш жыйырма мүнөт дән соолук үчүн көнүгүүлөрдү жасоонуз;
7) ашқазанга күч келбегендей деңгээлде тамактануунуз;
8) көңүлүнүз күшубак, маанайыңыз жаркып турганда күлкүнүз келсе, чын ыкластан каткырып (бул кәэ биреөлөр үчүн этиканы бузган, маданиятсыз туулганы менен медицина колдойт) күлүүнүз кажет. Күлкү тәэ алмустактан бери денсоолуктун мүлкү катары кызмат кылыш келет. Каткырып катуу күлүү - олдоқсон болуп көрүнгөнү менен дән соолук менен өмүргө май тамызып, өзүнүн оң таасириң берип атпайбы.

Маданияттуулуктун этика-эрежеси бузулат деп, чын эле чочуласаң, адам организмидеги гормондор кыймылга келбей түбөлүк «уйкуда» болсо - өмүргө зиян.

Мүнөзү шайыр адамдардың орточо өмүр сүрүүсү, мүнөзү тұнты, күлгендү жактырбаган адамдардықына салыштырмалуу алда канча узак экендиги медицинада эчак эле далилденбебиби. Анұстүнө ар дайым эле күлкү келип тура бербейт эмеспи. Сөздүн өңүтү келгенде дасыккан куудулдардың мыскыл аралаш тамашасын тамшанып көрүнү сунуштоонун ыңгайы келип турған.

Акыл кеңештеримдин орчуандуусу жогоруда белгилегендей, сизден майтарылбас ЭРКти талап этет.

Алгачкы жумада жасалған көнүгүүлөрүнүз сизге онтойсуз да, кыйындаидай да туулушу мүмкүн. Көз алдыңызга жаңыңызды тишил, онтоп ооруп жатканыңызды элестетсөніз – бул кыйынчылық түккө турбастығына ынанбай койбайсуз.

Көнүгүүнүн үчүнчү, төртүнчү апталарында денсоолук жөнүндө айтылган ойдогудай өзүңүздү күштай жеңил сезип, көңүлүңүз алда-кайда чабыттап, күшубак; ырдагыңыз эле келет...

Демек, Сиз ЭРКЕКтик (адамдык) кылып, ЭРКиңизди өзүңүзгө баш ийдирип, толук багындыра алдыңыз...

ЭРКЕК болгон соң (үй-бүлөлүү болсоңуз) кажыбас кайратыңыз, майтарылбас ЭРКиңиз аркылуу жетишken ДЕН СООЛУКту жубайыңызга да, уул-кыздарыңызга да, келин-кесектериңизге да каалабай койбостугуңузга ыйманым кепил.

Адамга өмүр улоонун убайымдуу усулу аркылуу бүт үй-бүлөңүздү жан кейиткен оору-сыркоолордон куткарып, алардын ден соолуктарын чыңдай алсаңыз, демек, Сиз дүйнөдөгү эң бактылуу адамсыз.

Сизге каалом-ЭРКиңизди аздектеп-аспиеттесеңиз, кайғы-кападан, артықбаш ташпиштерден арыларыңызга беркүңүздөй ишене берициз.

ДЕН СООЛУГУ ЧЫҢ БОЛСО, АЛ АДАМ – ДҮЙНӨДӨГҮ ЭҢ БАЙ, БАКТЫЛУУ АДАМ

Күндөрдүн бириnde даанышман дербишке жолугат да, анын ден соолугу, бала-бакыраларынын эсен соолугунан өйдө сурамжылап калбайбы. Даанышмандын ченде жок мээримдүүлүгү, адамгерчилгинен чексиз ыраазы болгон дербиш топук кылып, бардыгы көңүлдөгүдей экендигин саймединрейт.

Дербиштин жообунан канааттанган даанышман: «О, азаматым, сен дүйнөдөгү эң бай, анан да бактылуу адам турбайсыңбы»-, дейт.

Өмүрүндө мартабалуу адамдан мактоо сөз уклаган дербиш ақылмандын сөзүнө жибий түшүп, бир эсө куударап ичинен купуя сүйүнсө, бир эсө үстүндөгү жамачыланган жүлдүр кийиминен арданып, даанышмандын сөзүнө бүйүрү кызый түшүп:

-Эгер сизди түшүнсөм майнеке болоюн, таксыр. Өзүңүз аалам тааныган чоң аалым боло туруп, жүлдүр, жамачыланган, жупуну кийинген томаяк-кедейлерди кемсингиниз кандай?

Оңтойсуз абалда калган даанышман бир кызырып, бир бозоруп, анан минтет:

-Оболу сендей адамды кемсингин кемпай онбосун деп, акылман сөзүн бүтөр-бүтпөс дербиш:

-Оболу орунсуз айткан осол сөзүм үчүн мени кечире көрүңүз, таксыр?

-Анан неге ката болдуң экен, береним?

-Таарынайын деген оюм дала жок эле. Үстүмдөгү жамачыланган жүлдүр жаман чапаным эсиме түшө калып... Чынын айтсам, айланайын, мени дүйнөдөгү байлардын бириسىң дегенинiz бүйүрүмдү кызытып, чычалатпай койгон жок. Мунумду сизден кантеп жашырайын?

-Чынын айтканда кеп чапанда эмес, чындыкта -ДЕН СООЛУКта болуп атпайбы, бай болгур?

Кебиме кулак сал, Бекбай, пайдасы тиер угул ал, деп, - акылман кыргыздын кылым карыткан нускалуу ой берметин айтып турганы.

«Тээ илгери заманда кара кыргыз элинин чыгаан уулу жана патриоту СӨЗ багып, СӨЗдү ПИР туткан Байбото аттуу жээренче чечен жашап өткөн экен. Ал чукугандай сөз таап, ошол таамай айткан сөзү менен менин деген эчендеген чечендерди сөзгө жыгып, таасирлүү СӨЗ куралы менен Байбото ЧЕЧЕН атыгып, атагы бүт дүйнөгө чагылгандай тез тарайт. Элибиз эл билген акимден СӨЗ билген ЧЕЧЕНди барктап, жогору баалашканы да бекеринен эмеспи деп ой чүргөбөй койбойсун.

Ушинтип Байбото карааны калдайган калың кыргыз калкынын намысын коргоп, урмат-сыйга ээ болуп, дүйнөнү түрө кыдырып, а тургай эл-журт башкарған санаалаш досторун табат.

Каркырадай тизилген бири экинчисине окшобогон күндөр өтө берет чубуруп, өтө берет. Айлар тогошуп, жылга айланат. Оору дегениң ондурбайт-ов. Ага баары бир: дөө-шаабы, баатыр-балбанбы, кедей-жармачпы, чычканбы, ченгелин ныгыра батыра, ажалга алпарат, Ажал алабы, коебу, өзү каалагандай тескейт.

-Таксыр, Байбото чеченди айтсаңыз, анан эмине болду –я?

-Не болмок эле, байкушту ондурбас ооруу тооруду да калды.

-Жан терге түшүп, ЧЕЧЕН онтоп жатса, досу жиберген миң дилдени ага кабарлашат. Ал кенебейт, миң дилде пулуңду бучкагына теңбейт. Оорулуну ортого алып, асырап багып жаткандар: «Дилдени өз көзү менен көрмөйүн ишенбейт, алып келип өзүнө көрсөткүлө» дешет. Ошондо Жанарап деген кайраттуу катын топтон сууруулуп чыгып, миң дилдени шагыратып кудум Байбото чечендин илдетин кууп, ага жан киргизип жаткандай жасакердене:

-Ай, Байбото, көзүндү аччы, айланайын. Көрчү, муну атайын араб өлкөсүнөн досторуң сага белекке берип ийишиптири деп, шагыратты колундагы дилде акчаларды. Жаңылык Байбото чечендин кулагына жакпаса да байлыкка кыңқыстаганын коюп, көзүнүн кыры менен тигилген болот да, эчтеке болбогондой, он капиталынан сол капиталына оодарылып, дагы жан кейитип онтой баштайт.

-Тигилер Байбото чечендин бул жоругуна таң калышат да, дапы бир айтып көрөлүчү пендэ эмеспи, балким көңүлү көтөрүлүп, байлыкка баар алар бекен деген тейде: Карабы, айланайын, Байбото, өзүнө келчи! Бу деген байлык-го?! А байлык дегениң- бакыт эмеспи-дешип, оорулунун тынчын кетиришкенде, ал кыңқыстап алсыз үнү менен «жо-г-о-л!» дегенге араң жарады.

Оорулуну үмүттүү орогондор эми биротоло түңүлүшүп, жок дегенде ат артып, алыстан келген

белекке ыраазычылыгын билдирип, жылмайып койгонго жарабады дегенчилик кылышып, баштарын чайкай тим болушту...

- Мына, көрдүңбү, Бекбай, миң дилде эмес, миллион, а түгүл дүйнедегү бүт байлык да ДЕНСООЛУКтун ордун баса албайт экен.

Ошондон улам ДЕНСООЛУК-башкы байлык, андан өткөн байлык да, БАҚЫТ да болбостур...



Перзентициздин көңүлү күшубак, мүнөзү шайыр, денсоолугу чың болуусун кааласаңыз, таң эртеден аны чуркатып көндүрсөңүз, өзүнүздү да, балаңызды да бир топ машакаттардан арылткан болосуз.



Спорт майданы-ден соолуктун, сулуулуктун өмүргө өмүр улоочу жайы болуп калууга тийиш.



Спортчу жөө жургөндөн арыбайт,

Конок киргендөн үйдүн ичи тарыбайт.



Спорт – бул өмүр. Спортко кайдыгерлик күлганиң – өмүргө кайдыгерлик күлганиң.



Спортту ойлогонуң –

Оорууга жол койбогонуң.




Спортту сүйгөнүң –

Денсоолугуңа күйгөнүң.



Спортту сүйбөгөнүң –

Денсоолугуңа күйбөгөнүң.



Спорт менен машикса болот,

Жаштар, машигууга ашыкса болот.



Таштын баары сайда болот,

Чуркаганың – өзүңө пайдад болот.



Токой – черде карышкыр, аюу болот,
Ден соолугун чың болсо, баюу болот.



Шугулдансан спорт менен
Сырдаш болуп,
Ишене бер,
Денең сенин москоол болот.
Ченебей ичип-жеп
Семиз болсон,
Чийки этиң
Денсоолукка тоскоол болот.



Элинин саламаттыгын сактоодой жооптуу ишти
аркалаган дарыгер тамеки тартып, арак-шарапка
азырылса, анын жашоодон үмүтүн үзгөн ооруулудан
айырмасы кайсы.



Эгер сенин денсоолугун чың болсо-байсың.
Денсоолугун да, байлыгың да болсо –бардар-
бакубатсың. Эгер башкаларды алга сүрөп, бардар-
бакубат кылсан-БАКТЫЛУУСУН.



Эч качан убактысын ал спортton аянбаган,
Картайса да эмдигиче ал таяк таянбаган.



Денсоолугун ойлогон короо-жайын тазалайт,
Ойлобогон жандими өзүн-өзү жазалайт.



Ичинин карасы, ашказандын жарасы жаман.



Ооруулулар ооруканада онтоп жаткан себебин ой
калчап ойлоп көрсө-чымын-чиркейлер адамдын
коркунучтуу душмандары экендигин жаземдебей
баамдашат.



Адам өмүрүнүн узун-кыска болушу кээде адамдын
өзүнө гана байланыштуу болгон учурлары аз эмес.



Узак жашоону эңсегендөр көп, бирок аларга спорттон кеп салсаң, далысын салышат. Көп жашагандардын аз болуп аткандыгынын негизги себеби ошол.



Балакайдын денсоолуугу чың болсо, көңүлү күшубак өзүнө камкор, тың болот.



Денсоолуугу чың, акыл-эси нормалдуу «кедеймин» деп кейисе, таң калам, анан: «жалкоолукка женилген шордуу-го» деген бүтүмгө келем.



Чулу, чыйрак баладан алп чыгат,
Беймаани сөздөн калп чыгат.



Дене тарбия менен спортко канчалык жакын болсоң-
карлык ошончолук алыстайт.



Денсоолук- бардык байлыктардын төрөсү. Ал табылгыс
байлык.



Денсоолугун чың болсо-байлык качып кутулбайт.



Байысам деп денсоолугун ойлобогондун
Байыган соң ойлогону-денсоолук.



Ден соолуктан өткөн эч кандай сулуулук да, бакыт да, байлык да болбайт, болуусу мүмкүн да эмес.



дашындык жаңырмалардың түрлөрүнен
чын болоттой түснөтөн, толук өзүндөн түрлөрдөн
жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн
жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн

ДОСТУК

пәндердің дегенең олардың көбүнчелігінен
жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн
жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн
жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн

жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн түрлөрдөн



ДОСТУК

Дос жүрөгү бир болот, бирге өнөт,
Жыргал менен жыласты бирге болёт.

/А.Пушкин/

Немис жаңырмалардың түрлөрдөн түрлөрдөн
жыныктайтынан түрлөрдөн түрлөрдөн

Башыңа карантүн түшүп, кабыргаң кайышып,
каңырыгың түтөп турганда көңүл көтерүп койгонго бир
ооз жылуу сөз айтмак түгүл, коенчо ойт берип кеткен
достун кандай дос экендигин жаземдебей билүүгө
болот.



Балалык чагында китең менен достошуп алыш, карып,
кайратынан кайтса да досторун кыя албагандар –
согушта жаракат алыш, душмандан өч алмайын согуш
майданынан кетпеген жоокерге окшош.



Досуң зыкым болсо ишиң жүрүшпөйт, андай достун
барынан жогу.



Досундун көптүгүнө ишенбе, алардын адамдык
касиетине ишен.



Досуң жакшы болсо, кеселинді дабалайт,
Жаман болсо, ондурабы-табалайт.



Жакын досуң сыркоолосо, токтоосуз дарыланғанга
көмектөш, кокус көзү өтүп кетсе, чыгымына чыдабаган
«Мен акмакмын» деп кейип, бүт өмүрүң өкүттө өтөт.



Жакшы дос - сени дагы адамга окшоп жашатат.

Жаман дос - балиттин баарын ашатат.



Жакшы дос – жамандыкта

Жаман дос – амандыкта.



Жакшы дос - көңүлүндү жашартат,

Жаман дос - таш атат.



Досуңан сыр катканың -

Акчыланып жаныңды жеп жатканың.



Чыныгы дос үй-бүлөң тургай, эне-атаңдан да жакын,
боорукер.



Кийимдин жаңысы, достун эскиси жакшы.



Никелешкен эр менен аялдын денеси бир,

Ажырагыс эки достун жүрөгү бир.



Улуттар-Теңіримдин тилдик жагынан бәлек-бәтән
биrok пенделик жагынан санаалаш момундары.
Қыргызбы же кытайбы, ингушпу же индуспу, өзбекпи же
тажикпи, уйгурбу же нойгутпу, арабпы же аварбы...
баары тең-Адам. Кудай аларды жаратканда акыл-эс
менен кошо ынтымак-ырашкерлигин да аянбаган. Ошол
улуттар аралық таберик ынтымакты доо кетирбей
кадырлап-кастарлап сактап калуу - ар улуттун ыйык
милдети.



бәлек-бәтән жаңысы, достун эскиси жакшы
никелешкен эр менен аялдын денеси бир,
ажырагыс эки достун жүрөгү бир.

СУЛУУПУК



Жарык дүйнөдө бардыгы сонун, бирок ошолорду
көркүнө чыгарып турган жароокер жакши жар болот.

**Магомед
Арабдык ишмер**

... кооз, көркөм, сулуу болсо – адеми дейт,

Балакайдын жоругун адеби дейт.



Косметикалык жол менен сулууланып, бийкеч күзгүгө
каранган калыбында: «Көрдүңбү, мен момундай сулуу
булуум керек эле» деп, Кудайга нааразылык
билиргени – чалагайымдык.



Кийимдин да кийими бар; ар ким өзүнө
жарашиктуусун тандап кийинүүсү акыл-эстүүлүктүн,
маданияттуулуктун белгиси.



Карылык алкымдан алганда «карына» келген адамдар
агарган чачын боетушуп, карылыктын жолун
«бөгөөнгө» далбас урушат. Бүкчөйгөн бели, бырыш
баскан жүзү оозундагы төгүлгөн тиши менен иши жок.
Аргасыздан күлкүң келет.



Музыкасыз өткөргөн өмүрүң – жапайычылык.



Руханий бай, ички дүйнөсү таза адамдар-эн сулуу
адамдар.



Сырдашканга ар кимдин теңи жакшы,

Кыздын чырайына чыгарган мени жакшы.



Көз жоосун ачкан суудан өткөн сулуу жок



Элине руханий байлык жараткан инсандын делебесин
козгогон сулуулук болмоюн жарытылуу эмгек
жаралбайт



Жөнөкөйлүгүң – сулуулугүң,

Билимдүүлүгүң – улуулугүң.



Жөнөкөйлүк менен карапайымдык адамдын ажарын
ачып, ырайына чыгарып турган эң сонун адамдык

сапат. Белгилүү көп адамдардын мындай касиеттүү асыл сапаттардан куржалак калышы өтө кейиштүү.



Сулуулукту сулуу адамдар гана жарата алышат.



Нандын даамын чыгарган камыр,

Даракты кулпундурган тамыр.



Сүйүндүрсөң-кубангандан өбөмүн,

Капалантсаң – көңүл калып сөгөмүн.



Сулуунун руханий дүйнесү жарды болсо, анын сулуулугунун кереги кимге.



Сулуулук-Кудайдын сүйгөн пенделерине гана ыроологон белеги. Мындай белекке эгедер болуу ар кимдин шыбагасына туура келбейт.



Көз жоосун алган КООЗДУКтун ажарын ачып, адам баласын суктандырган СУЛУУЛУКТУ ыроологон СУУДАН өткөн ҮЙЙЫК жок, болусу мүмкүн да эмес.



Адамдагы сулуулук анын руханий байлыгы менен айкалышканда гана чыныгы сулуулукка айланат.



Адамдын сырткы сулуулугу анын формалдуу физиономиялык түзүлүш келбети; ал эми чымыр денелүү, күч-кайраттуу, олбурлуу адам – чыныгы сулуулук адам.



Жылт этип, айымдарда сейрек учуроочу сырткы сулуулук жасалма гүлгө окшош.



Жагымсыз, күнік нерселер болбогондо сулуулук менен кооздуктун барқын сезбей да калмаксың.



Мага тааныш сулуулардын үч түрү бар:

- а) табигый сулуу
- б) мээнеттен рахат алган сулуу
- в) косметикалык (жасалма) сулуу.



Табигый сулуулук косметиканын мыйзамдарына баш ийбейт.



Эстетикалык тарбия-улуттук улуу таалимдер менен ширелишкенде гана жашообуздун көз тайгылткан кооздугу, керемет жыргалы боло алат, анткени, улуттук колоритсиз обондор эстетикалык сулуулуктун асыл каражатына коошпогон түркей нерсе...



Руханий жактан бай адам – сулуу адам.

Руханий бай, адептүү адам – эң сулуу адам.



Адамдын жүзү күзгүдө, ички дүйнөсү анын сезү менен чагылдырылат.



Өң-түстөн Жараткандын өзү бербеген соң, косметикага ык койгонуң сулуулар алдында суу кечпейт.



Сулуулукту алпектебесен-өң-алет бузулуп, жүзүнөн жанып турған келбет кетет.



Ар нерсенин: адам менен айбандын да, канаттуу күштар менен буюм-теримдердин да, азык-жемиштердин да көркүү-чырайы жакшы, анткени

СУЛУУЛУК көз кумарынды кандырып, жашоого ҮМҮТ байлатат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жылаажындай сыйзыгыган музыка – делебенди козгоп, илхамды келтирет.

■ ◆ ■ ◆ ■

Музыка – сөз ширеси, сөз – музыканың көзү, уганаак кулагы.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жашоонун көркүнө чыгарган-сулуулук.

Адамды көркүнө чыгарган – улуулук.

■ ◆ ■ ◆ ■

Музыкадаң фуз жүтүү-андрат жыланыттар
бий түшүнүүнүн көрүшүнүн аныт өднөжинисем
чыгарып, мактаптардың оюндарын жана
түшүнүүнүн көрүшүнүн аныт өднөжинисем
чыгарып, мактаптардың оюндарын жана



■ ◆ ■ ◆ ■

Мактаптардың оюндарын жана
түшүнүүнүн көрүшүнүн аныт өднөжинисем
чыгарып, мактаптардың оюндарын жана


■ ◆ ■ ◆ ■

Мактаптардың оюндарын жана
түшүнүүнүн көрүшүнүн аныт өднөжинисем
чыгарып, мактаптардың оюндарын жана

■ ◆ ■ ◆ ■

Мактаптардың оюндарын жана
түшүнүүнүн көрүшүнүн аныт өднөжинисем

СҮЙҮҮ



Сүйү - акмакты адам, жаманды жасаши, бактысызды бактылуу кылат.

Л. Толстой

Эненин сүйүсү кудум эле Күн нурунда, үйдү жылтып да, жарык кылып турганга да жөндөмдүү.



Эскирген кийим кийилбейт,
Сүйбөгөн минтип тигилбейт.



Чыныгы сүйүү куучуйган адамды да берешен, март
кылып тарбиялоого жөндөмдүү.



Тоонун мөлтүр булагындай кыргыз кыздарын
кастарлап, аздектеп сүй, алар өздөрүнүн өңүндөй
өлкөбүздүн кайталангыс кооз жаратылышын түбөлүк
сактап калууга жөндөмдүү.



Менин жүрөгүм бирөө. Махабатым да бирөө эле.
Асылкечим – жанбиргем да бирөө. Экөө болбойт,
булуусу мүмкүн да эмес.



Сүйүсү жок эки бутунан тең ажыраган мунжу-майыпка
окшойт.



Адам пендесине келген ооруу – дарттардын ичинен
сүйүнүн дарты гана кооп туудурбайт- жукпайт.



Тарбиясыз улан-кызы баштабайт,
Сүйүү болбой-кыз уланды-
Улан-кызы таштабайт.



Эркектердин сүйүсү алабарман:

Ошондуктан алардын сүйүсү көбүнese курулай
кыйкырык боюнча калып, асылзат аялдардын ақактай
таза, тунук сүйүсүнүн алдында шоона эшпейт.



Аялдардын сүйүсү - назик. Ошондуктан алардын
сүйүсү күчтүү да, түбөлүктүү да.



Сүйүнү соолуткан – тил,
Муну аңдап өзүң бил.



Сүйүү түбөлүктүү. Жашоо түгөнгөндө сүйүү да кошо түгөнөт.



Сүйүү канчалык жалындаап-жалбырттап турбасын, ал АКЫЛГА багынат.




Сүйүп, сүйүүнүн азап-тозогун жон териси менен сезбеген адам сүйүү жөнүндө жазыш мындай турсун, сөз кылууга акысы жок.



Адам жашоого, байлыкка тойбогондой эле сүйүүгө да тойбойт.



Сүйүү жүрөктүн терекинде түбөлүккө жашай берет.



Сүйүүнүн карылыкка багынганы – адамдын өлгөнүнө барабар.




Сен эгер сүйбөсөң – өлүксүң. Жашоодон четтеген акыркы бөлүксүң.



Адилеттик адамга болгон сүйүүдөн жаралат.



Алган жарың наадан болсо,-



Адамга окшоп сүйө албайт.

Осол ишти жасагандан кайра тартпайт, уялбайт.



Ар кимдин өзүнө таандык

кайталангыс МЕНи болот.

Чер жазып сырдашканга өзүнүн ТЕҢи болот.



Адамдагы сулуулук анын руханий байлыгы менен айкалышканда гана чыныгы сулуулукка айланат.



Адам пендесине келген ооруу – дарттардын ичинен сүйүүнүн дарты гана кооп туудурбайт- жукпайт.



СҮЙҮҮ менен СЕЗИМ ширелишип, МЭЭРИМге айланат. МЭЭРИМ КӨҢҮЛ менен ширелишкенде ТАЗА СҮЙҮҮ пайда болуп, сүйүшкөндөрдүн эсин оодарат, сүйүнү жөңишке жеткирет.



Ак дилден сүйгөнүң –СҮЙҮҮ,

Махабатка азгырылганың –
Өз башыңа кала үйү.



Асылым, Айкан сүттейсүң,

Кармалып калсам аз эле

Кербездене күтпөйсүң.



Байлыкка багынбаган, мансапка көз карандысыз чын ыкластан чыккан сүйүү-бул сууда чөкпөс, отто күйбөс, көө жуклас чыныгы таза сүйүү.



Байлыкка багынган сүйүү-үлпүлдөк.



Бул жашоодо үч гана сүйүнү жакшы билем:

1) жашоого болгон сүйүнү;

2) эне менен атанын перзентине, баланын эне-атасына болгон чын ыкластан болгон сүйүсүн;

3) сүйүп, арзып алган өз жарына болгон ақактай тунук сүйүсүн.



Жан бүткөндүн баары сүйүүгө кабылбай койбыйт.



Жан кыйналбай курсагың тойбыйт; мындаиды сүйгөнүң жетпесиң анык.



Таза сүйүү болмоюн көңүлдүн музу да, кири да кетпейт.



Жазғы жамғыр токтоосуз күят,

Зирек кыз сезимди туят.



■ ◆ ■ ◆ ■

Жаш жубайлардын жылуу сезимдери көңүлдө уяласа,
аздектеп абайлап, аны өнүп-өрчүшүнө кам көрүлбесе,
сүйүнүн учкундары тез эле өчүп калат.



Кызгануу-чыныгы таза сүйүгө чалдыккан адамдарда
гана кездешүүчү терс сапат. Мындай сапаттан улуу
адамдар да куржалак калышкан эмес.



Мээрими жоктун сүйүсү жок,

Сүйүсү жоктун күйүмү жок.



Машакатсыз сүйү - бул жалган сүйү. Мындай
сүйүдөн жараган бала кандай болорун айтпаса да
түшүнүктүү.



Намыстуу жигит бийиктики багындырат,

Наздуу кыз сүйгөн жарын сагындырат.



Сүйү канчалык күчтүү болбосун, аны аяп-аздектебесе,
кастарлап-карабаса, суу куюлган оттоя тез эле балл
этип өчүп калат.



Сүйү эки жактуу болгондо гана бакыт-таалайга
жеткирет.



Сүйүгө акча арапашса да, сүйү бактылуу болушу
мүмкүн.



Сүйүгө кабылбаган жан болбойт.



Сүйү деген акактай таза нерсени барктай
билбегендердин бешенеси шор болот, өзү кор болот.





Сүйүгө сүйү гана тең келе алат.



Сүйү каарына алганда эч кимди аябайт.



Сүйө билбеген адамдын эң жакын кишисине да
күйүмдүүлүгү болбайт.





Сүйүү канчалык күчтүү болбосун, аны жалп эттирип
өчүргөн да, жалбырттатып жалыннаткан да сөз.



Сүйүү жашка карабайт,
Таз башты адам тарабайт.



Сүйгөнүң – бирөө үчүн күйгөнүң.



Сүйгөн жигит кубангандан көппөйт,

Сүйгөн кызын қүчке салып өппөйт.



Сүйүү-аруу,


Сүйүү- сыймык,

Сүйүү- ыйык!


Сүйчү болсоң –чын ыкластан сүйгүнүң!

Сүйүү жолу- машакаттуу -

Муну эске түйгүнүң.



Сүйүүгө калп айтуу-келечек өмүргө бүлүк салуу.



Таза сезим үлпүлдөгөн жансыз сүйүүнү козгоп
жалыннатат.





Чыныгы сүйүү акмакты адам кылат.

Жалган сүйүү адамды тамам¹ кылат.



Чыныгы сүйүү кечигибирээк келет; ашыкпай күтө

турсаң, бактыңды таппай койбайсун.



Чыныгы сүйүү ар кандай кыйын-кысталыштарда
кыйынчылыктардан коркпойт да, майтарылбайт да.

¹ тамам – түгөтөт, өлтүрөт деген мааниде



■ ◆ ■ ◆ ■
Чыныгы сүйүү-өмүрдүн соңку көз ирмемдерине чейин
ажырабай чогуу жүрөт.



Чын ыкластан адамдарга болгон сүйүү –ЖАКШЫЛЫК.



Эки жаш кол кармашып, баш кошсок деп аруу
тилектери менен түтүн булатууга чын ыкластан
киришсе, Кудайдын кулагы сүйүнөт.



Жанын жалынга түшүре сүйүп, жүрөгү менен азап
чекмейин эч кимге ыйык сүйүү жөнүндө сүйлөөгө да,
жазууга да укуку берилген жок!



Түрк дәлеси
Сүйүү-өмүрдүн соңку көз ирмемдерине чейин
ажырабай чогуу жүрөт.
Чын ыкластан адамдарга болгон сүйүү –ЖАКШЫЛЫК.
Эки жаш кол кармашып, баш кошсок деп аруу
тилектери менен түтүн булатууга чын ыкластан
киришсе, Кудайдын кулагы сүйүнөт.

ТАРБИЯ

Тарбия берүү - улуу иш; ошол аркылуу адамдын келечек тағдыры чечилет.

В.Г.Белинский



Эй жаш адам!

Тарбиясыз – жапайы ат качаган,

Тарбия – бул жер көгөрткөн жамгырдай.

Тарбияны кыргыздар –

«Үйүт» дешип,

Бир ооз менен атаган.

С.Дүйшөналиев

Адамды кемситип басмырлаганды мезгил - убакыт жеткенде өзүн басыннат.



Адамдын маданияттуулугу кийим менен бааланат дегендер терең жаңылышат; жараашыктуу, таза кийинип, тың жүрүү - акыл - эстүү адамдын пенделик милдети. Тилекке каршы, жаштар өздөрүнүн маданияттуулугун... жылаңбаш жүрүү менен далилдегиси келишет. Жаз - жай айларында - го бир жөн, ал эми кыштын кычыроон кызыл чилдесинде жылаңбаш жүрүү - акылга сыйбаган кечиримсиз жорук. Анткен себеби, аяз адамды азапка салат, ден соолугуна кооп туудурат.



Адамды кордоого эч кимдин акысы жок; кордоп жаткан киши өзүнүн кордолуп жаткан адамга окшогон адамдыгын сезе билгенде, ал бул жоругунан батыл кайтмак.



Чектен чыккан мээримдүүлүк-балага моралдык жактан да, психологиялык жактан да чоң зыян келтириет.



Адашкан адам жети өлчөп бир кесет.



Адам карыса да анын талантты улам ташындалп, келечегине олуттуу кароого мажбуrlайт.



Адамдагы бардык асыл-сапаттардын үрөнү - акыл-эс.



Эрке бала энесине даттанат,



Жакшы бала алыска сапар аттанат.



Жасакерленип жагынган кошоматчы - тыңчы,



Жанжалдуу үйгө бакыт конбойт.



Жамандық-адамдың көөдөнүн мите курттай ейуп отуруп өмүргө олуттуу кооп туудуарын элес алганда пендезаты жамандыктан оолак болмок.



Жашоо - бул өмүр бою аракеттенүү. Адеп-ахлак тарбиясы-бул бардык тарбиянын ЭНЕСИ, анткени ал адамды калыптандырат.

Ак дилден каалаганыңды жаратмандыгым деп бил, нөх Үкшоолонуп каалабаганыңды – жакырланганым деп бил.



Бечаранын кейпин кийип,

Жоого башты ийген жаман.

Көрк берип көз жоссун алган

Гүлчарбактын ичине сийген жаман.



Жакшыга жакындал жанашкан жакшы,

Жамандан алыстап адашкан жакшы.


Ачкан курсак тынч алганга койборт,

Кыйынчылык болбой курсагың тойборт.




Адамдын чабалы жаман,

Амалкөйдүн абалы жаман.



Кодулаганың – амалыңдын кеткени,

Касың айтарын тиксе – ажалыңдын жеткени.



Күлкүнүн да тоо аселиндей тазасы болот. Ал күлкү пейили ак адамдан гана чыгып, өмүргө өмүр кошот.



Келечегиң – бул сенин бактың. Учурда жасап жаткан сенин аракетиң КЕЛЕЧЕГИНДИ түптөөгө далалаттанганың экенин унугааганың утук.



Үйдүн куту карыя болот,

Жаман ишиң жашырсаң да жарыя болот.



Шапар тээп убакытты бошко кетириүү оор жоготууга барабар.



Окубагандардын көбөйгөнү аkmak-naадандардын көбөйгөнү эмей эмине.



Олдоксон болсо да оюмду айтайын. Көбүнese, жайында эл кыжы-кужу кайнаган дайранын боюнда ырахаттанат тамактансып отурсаң, аталар менен улгайган асылзат апалар какырынып кашкайган дайрага түкүрүнүшөт, атүгүл мурдун да таштап иишет. Анан appetit кан буугандай буулуп «көргүлүктү бир көрсүң. Алардын баам-парасатынын, туюм-сезиминин жоктугуна кейип ордуңан тура жөнөйсүң. Мындай баам-парасатсыз адам пенделери мүмкүн, бири олдоксон ойдон бүтүм чыгарып алышса ажеп эмес.



Аксымданып жашырбагын дартыңды,

Билип жүргүн кадырыңды –баркыңды.




Алтын убакытты баалай албаганың –

Өмүрүндүн жакшы болуусун каалабагандыгың.



Эшикти кулачтабайт, теппейт,

Үрөндү ылгамайын сеппейт.




Азилиң адил болсун,

Айтканга далил болсун.



Эң көп алданган адам – езүн-еэзү алдаган адам.



Жандай көрөм март, берешен элимди,

Жатка бербейм, бир да карыш жеримди.



Айкөл аял марытат,
Ажаан аял карытат.



Байлыгына чиренген бай мырзалар деле, бийлигине
манчыркаган бийлик төбөлдерүү дала, ар кимден кордук-
зомбулук көргөн жарды-жалчылар деле адам. Көрөр
күнү, ичер суусу түгөнгөндө баарынын баар жери –
мүрзэ.

Ошондуктан бардар жашаган байлар улуу Рамазан
айында томаяк-кедейлерди эстеп, орозо битир берип,
алкышын алса, ажал алкымдап алганда ага-тик бағып
чын дүйнөгө дадил кетмек.



Элин сүйгөн журтбашыны эли ардактап, акбатасын
берип, алкышын айтат.



Байлыктын күчү-билим деңгээли төмөн, ақыл-эси да
анчейин адамды майлуу орунга отургузуп, сый-урматка
бөлөп койгондуунда.



Жырткычтардай түп көтөрө өкүрүп-бакырып,
атаандашынын денсоолугуна путур жеткирип,
айланасындағылардын өмүрүнө да олуттуу зыян
келтиргендерди түшүнүп болбайт, ажаандардын
айкырыгы жүрөк ооруууга өбөлгө түзүп жаткандыгын
алар ойлой жүргөнү он.



Кылгылыкты кылган соң, кейигенде не пайда.



Оңой иштерден оолак бол; оокаттуу, бардар
жашайын десең – оор иштерди гана жаса; дененди
чыныктырат, эркинди бекемдеп, майтарылбас, өзүндү
тайманбас, эр жүрөк болуунду шарттайт.



Талантты баалап – барктаган адам-такыбаа.



■ ◆ ■ ◆ ■

Акылдуу адамдардын оюунун орошондугу, сезүнүн салмактуулугу жағынан башкалардықынан аттын кашкасындай айырмаланып турат.



Жакшынын атагы чыгат,
Жамандын чатагы чыгат.



Шык-жөндөмдүү баланын

Келечеги кең болот,

Орундуу айткан ойлору

Кеменгерге тең болот.



Малың тургай короо-жай да сатылат,
Байлык батыл катылат.



Ынтымагы бар элдин -

Булгаары болот күрмөсү,

Ынтымагы жок элдин -

Толуп турат түрмөсү (абагы).



Жашоонун кууралы болбой, жыргалы болбойт.



Чоюлуп жай чилдеси жаткан болбойт,

Жайында жырткычтарды аткан болбойт.



Саламдан жаңылба жакыныңа,

Таазим эт сүйүктүү ақыныңа.



Үплас колуң казынага салбагын,

Уруксатсыз элдин мүлкүн албагын.



Биреөнүн мүлкүн алган болбойт,

Элден бөлүнүп калган болбойт.



Жалкоолук – жакырчылыктын атасы. Аны менен а eosуз күрөшүү - ар бир ақыл-эстүү адамдын ыйык милдети.



■ ◆ ■ ◆ ■

Эркелик – сырты алтындын суусуна сугарылган тикенекти элестет.

■ ◆ ■ ◆ ■

Аталардан акча албай алкыш ал.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ата- үйдүн алпы,

Анын аты үй-бүлөөгө жалпы.

■ ◆ ■ ◆ ■

Кезөмөл көзгө сайса пара болбойт,

Ак ишти бурмаласаң- кара болбойт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Курулай керилгениң –

Бекерликке берилгениң.

■ ◆ ■ ◆ ■

БАҚЫТ менен ЭМГЕК

Эгиз бир тууган,

Элимди жакырлантып

Ар кимге жалдыраткан

Жалкоо менен ырысы жок **КАЛПЫЧЫНЫ**

Ким жараткан, ким тууган?

■ ◆ ■ ◆ ■

Жарыбаган жанкечтини сүйгөнүң –

Өзүңө-өзүң кайги – ката үйгөнүң.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жаманга жакшы жанашпайт,

Аялга шым жараашпайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Бакыт менен эмгек – эгиз:

Эмгек десе –

Түшүнөмүн балакайдай **БАҚЫТЫ**.

Бакыт десе –

Түшүнөмүн **ЖЕР – ЭНЕНИ**

Багып келген ЭМГЕКти.

■ ◆ ■ ◆ ■

Бир максатты көздөп бириксе –

уюм болот,

Каалап алган жакшы нерсөң -

буом болот.



Адамдын адамдыгы анын байлыгы менен бааланбайт; элине сицирген эмгеги менен гана анын кандай адамдыгын аныктай аласың.



Абийирди табуу кыйын, жоготуу-оңой.



Жакшыга жанашканың-

Жамандыктан качканың,

Жаманга жанашканың-

Абийириңди ачканың.



Адамдын мүчесүндөгү тубаса кемчилигин бетке айтпа. Аңсыз да ал байкуш ошол мүчесүнүн азабын тартып, ичинен сыздап кан-какшап атса, кудум ошол кемчилигин ал сезбей аткансып сен бетке чаап атсан, бечаранын алы не кечерин элестетип бак.



Адамча тирилигин өткөрүш үчүн жокчуулуктун айынан айылдаштарыңан аны-муну сурайсың. Сураган да чоң күнөө экенин элес алганында сурандай эле калмаксың.



Ақылмандын жалгыз өзү ақылман болгону жетишсиз; калгандарын да ақылдуу кыла алса, ал чыныгы ақылман.



Ақылдуулар ақмактын сезүн унчугушпай тыңдал отура беришсө, ақмак өзүн ақылдуу сезет.



Ақмактардын арасында сенин ақылдуулугун кумга жазылган жазуудай.



Ақмактар да кээде ақыл айтышат.



Акчаны карызга берип жатып, аны кайтарып алуунду ойлогонун олжо.




Акыйкат, чындык достошот,


Тууган болуп агалашат.

Жалган, ушак касташат,

Душман болуп жакалашат.



Акмактар гана абийирдүү адамдын абийириң ачууга
далбас урушат.



Алсызданып жан кейисе –

Балаңдан жакшы балдагың.

Көңүлдөн чыккан жакшы сез –

Шириң сезүң балдыгың.



Алган карызыңды тууганыңа токтоосуз бер, анткени
анын өзү тууган болсо да, акчасы тууган эмес.




Алган тарбиясына таянган бала тагдырына
таарынбайт, турмуш сынағынан таяк жебей таасын
өтөт.



Асыл адам оолукпайт, көппөйт,

Айкөл адам тигилет - сөкпөйт.




Асыл адамдар да азып-жазып жаңылышат, анткени
алар да адам. Кыйынсынып, алардын жаңылганын
бетке кармап мажестик кылуу-осол иш.




Ачуулунун қабагы ачылбайт,

Бакылдын багы ачылбайт.



Артыкбаш, баш ооруткан ташпиштерден оолак болуп,
ар дайым көңүлүң шат, маанайыңдын жаркын болушун
кааласаң, амалдуу адамдардан ат чабым алыс бол.



Ар кандай нерсенин агы жакшы,

Саймединеп айтканга дагы жакшы.



Адеп-ахлак кимдин ким экендин көрсөтүүчү түбөлүк
эскирбеген КҮЗГҮ.




Адеп-ахлак тарбиясы-бул бардык тарбиянын ЭНЕси,
анткени ал адамды калыптаңдырат.



Атуулдук (патриоттук) тарбия-жараптардаға эне-атасы
менен тууган-туушкандарын, эл-жерин чын ықластан
сүйүү сезимин ойготкон тарбиялардын ичинен эң
сүйкүмдүсү.



Асыл таш эскирбейт,




Окубаса - адамзатка эс кирбейт.



Акылдуу айныса, жаманга тең болот,

Бала идириектүү болсо -

Келечеги кең болот.




Асал жеп, кымыз исен,

Ооруу-дартка эм болот.


Сөз украй тентек кылып окубасаң-

Акыл - эсиң кем болот.





Арам тамак аш болбойт,

Эс кирбegen баш болбойт.



Арак - ажалдын ашынасы. Аны үгүттөп-рекламалоо –
ажалды үгүттөө дегендик.



Алдына айкын максат коюу- ЖАКШЫЛЫК. Ошол

максатына жетсем деп дегдеп, белсенип киришүү-

АКЫЛ-ЭСТҮҮЛҮК. Жасаган аракетинин алгачкы

жемишин көрүү- ДААНЫШМАНДЫК. Айкын максатына

жарым-жартылай жетишп, эмгегинин үзүүрүн көрүү-

ОЛУЯЛЫК.



Аракка абдан тойгонун,
Жакшылыкка чекит койгонун.



Акмактын ары болбойт,
Күйө турган жары болбойт.



Адамдарда адат бар, энеден сөккөн,
Убал болот тепсендиге айран-сүт төккөн.



Акыл-эстүү кишинин,
Майнабы чыгат ишинин.



Алты доочу бир келсе,
Амалыңдын кеткени.
Душманың айдарын тиксе,
Ажалыңдын жеткени.



Адамдарды алдап, бейбаштануу - бардык жамандыктардын башаты.



Айылга барсаң иш кайнайт,
Кечесүндө гул жайнайт.



Акылдууга арак - азық эмес.



Берешен адамда береке-кут,



Пейилиң жакшы-



Карга окшоп ак деймин,




Ак етөп кызматыңды-




Түпкү элиңе жак деймин.



Бакылдан жакшы сөз күтпө,



Адамдыгың эмитен түптө.





■ ◆ ■ ◆ ■

Баш кийимди илип кой,

Илген жерин билип кой.



Бут кийимди жерге кой,

Калыс сөздү элге кой.



Билсем деймин көп сырларды Айдагы,

Сөз деп айтпа сандыракты кайдагы.



Башкаларды урматтаганың – улуулугуң. Мындай
урматка жетүү баарынын шыбагасына берилбegen.



Балага үй-бүлөдө берилген таасын тарбия гана аны
адам болуусуна түрткү берет.



Балада атуулдук сезим калыптанмайын, жоокер
булууга мүмкүн эмес.



Балдар биздин келечегибиз болсо, алардын
тарбиясы тамаша эмес; баарыдан мурда тандаган
тарбиячыңдын кимдигин таасын билгендөн кийин гана,
баланды окутуп-тарбиялоого тапшырганың
божомолдолоп тобокелеге салганга караганда он эсе
пайдалуураак.



Барбалактаган бакырчаак душманга караганда, түнт
жүрүп, кытмыр күлгөн душман коркунучтуу.



Бакылдыгыңан биреөгө жамандык қылууга камынып
жатып оболу ошол осол ишиңден не майнап чыгарын
теренцирээк ойлосон, эч кандай жамандыкка барбайсын.
Жүзүң да жарык, көңүлүң да шат, үй-бүлөң да тынч.



Наадан досу менен коштошот,

Кээ бир айбан адам менен достошот.



■ ◆ ■ ◆ ■
Бата алганың-амандыгың,
Бата албаганың-жамандыгың.



Башыңа оор құлпөт түшүп, канчалық кыйнаса да,
үмүтүнду үзбө, анткени үмүт оту өчкөнү - өмүрүндүн
өчкөнү.



Бейкүнөө биреенү капа кылганың-мүрзөңө батыл
жылганың.



Боюңдун кыскалыгына намыстанбай, оюндун
кыскалыгына намыстан.



Бир максатты көздөп бириккениң-

Тулпар сымал озгонуң,

Муназага келбей бөлүнгөнүң-

Будуң-чаңдай тозгонуң.



Биреенүн абийиrin ачкан адам өзүн эч качан акмак
деп ойлобойт.



Билбейт деп алганың-ошол да сенин жалғаның.



Билерман билип сүйлөйт,

Чагымчыл илип сүйлөйт.



Болгонду болгондай айтуга батына албай, адам
калыстыктан тайыса, андайлардын сезү-сылық, ичи
былық.



Бакыл оңолбойт,

Жакшы-жоголбойт.



Душманың сага бакылдық кылып бут тоссо, сабыр кыл,
чыда, күч иштетүүгө ашыкпа, эс токтотуп ақыл-эсің,
кеөнөрбес билимиң менен чымырканып иштей бер.
Ошондо атаандашың «женилдим» деп айтпаса да,

мурдакыңдай сени менен эргишипей калат. Анын жеңилгени ошол.

■ ◆ ■ ◆ ■

Душманымдын табалоосуна калбайын десен, өзүңө тың бол; чынчыл, берешен, мәэримдүү, айкөл болсоң, душманың табаламак турсун, күйөт. Күйүт адамды соолутат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Дыйкандын генийлиги-жер жүзүндөгү кыбыраган жандын бүт баарын кабагым-кашым дебей тен баккандығында.

■ ◆ ■ ◆ ■

Дасторконду тегерете отуруп тамакты чогу жеп-ичип, батаны да чогу-чаран кылса, ынтымак да береке –кут да болору бышык.

■ ◆ ■ ◆ ■

Дасторконуң жайнаган тамак-аш,

Ынтымагы жок болсо -

Ар кимдин карманганы таяк менен таш.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы адамды мактасаң, манчыркабайт,

Жамэндасаң - жабыктайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакырчылыкты ит да жактырбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы адамды «жакшы» дегениң менен ал өзгөрүлүп калбайт, а көрөкчө ага келген жөнүндү айт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жалкоо болсоң-жакырсың,

Кара өзгөй болсоң-бакылсың,

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы ит үй коногун сезеби-каппайт,

Жакшы бала эшикти тээп жаппайт (ачпайт).

■ ◆ ■ ◆ ■

Жаманды адам карабайт,

Киши ордuna санабайт.

Жакшы дарын болупын **■ ◆ ■ ◆ ■** инео нұдайлардым
Жакшы нерсе аз болот,
Жашаганга саз болот.

Жакшы аял - жаманды адам кылат, **■ ◆ ■ ◆ ■** өйт нұдымнамшуд
Жаман аял - жакшыны тамам кылат. **■ ◆ ■ ◆ ■** өйт мұнамишуд
Жакшы адамдар **■** жаңылышат, акмактар гана
«жаңылышпайт». Муну алардың өздөрүнүн сезү эле
тастыктап турат.

Жакырчылыкка жакын жолосон - жанынды жейт.

Кежир адатын койбайт. **■ ◆ ■ ◆ ■** өдөрет үзінжадасы
Ачкөз дүнүйөгө тойбайт. **■ ◆ ■ ◆ ■** жатаад үзінжадасы

Ыңтымак болбосо - **■ ◆ ■ ◆ ■** жаңылыштада ыңтымак
Жыйын маселе чечпейт. **■ ◆ ■ ◆ ■** соғод жок жаңылыштада
Муназага келбесе - **■ ◆ ■ ◆ ■** жаңылыштада ыңтымак
Айткан сезүн суу кечпейт. **■ ◆ ■ ◆ ■** жаңылыштада ыңтымак

Картайганды каалаган **■** адам жокко эс; эрте
картайып калбайын **■** десен, жашыңан кайнатылган
гана сууну ич.

Жалаа жапкан жаман. Сен жапкан ошол жалааны
бирөө **■ ◆ ■ ◆ ■** жабаарын **■** ойлосон, **■** үрэйүң **■** учуп,
жамандығына тообо келтиририңе кепилдик бере аlam.

Жан бүткөндүн баары тең адам пендеси. Эгер алар
бир максатта аракеттенсе, жыргал заман эчак эле
курулмак.

Жамандық менен жакшылық эгиз бир туугандай
биринен бири карыш калбай жүргөнүн билген соң,
эртеби, кечпи, ошол жамандық сага да башбагарын
ойлосон, пейилиң өзгөрүлбөй койбостугуна кепилдигим
бар.



Жамандыктан жаа боюнча качканың ийги, анткени жамандыктын жалаасы кылмыштан да оор. Аныңды Кудай эмес, сени «карегим» деп кадырлаган калкың да кечирбейт.



Жароокер, айкөл аялын аябагандын өз убалы өзүнө.

Жакырчылыктын жаныңа жолотпо, жакындаса-жаныңды жейт.




Жаш кезинен уул-кыздарга улууга –урмат, кичүүгө ызаат, мекениндик асыл адамдарына сүйүү сезимин козгоо аздык кылат; ошондой эле аларды караэзгей бакыл-мыкаачыларга, жоолашкан душмандарга жек көрүү сезимин ойготпосон, кийинчөрөк алар жоо менен беттешпейт деп эч ким көпилдик бере албайт.




Жол – бул сенин келечегин, ырыс-кешигин, бакыт-таалайың, кайғы-капаң.



Жалтыраган кийимге караганда жараышытуу кийим алда канча баалуу.



Жасаган жакшылыктарыңды айтпай жүргөнүң акыл-эстүүлүгүндүн белгиси; касыңа кылган жакшылыгыңды байкоостон оозуңан чыгып кетиши – биринчиiden, сооптуу ишиндик жуулуп талаага бекер кеткени; экинчиiden, жосунсуз бул жоругун менен өзүндүн акылыңдын тайкылыгын илгиртпей далилдеп койгонунду баркалбай калганың.



Жөтөлүп – бышкыргың келгенин жалгыз өзүң билип тұрасың; бетарчыңды камдап, сүйлөшүп аткан адамдардан обочолонуп алып, анан каалашыңча жөтөл, бышкыр.



Ирденип торпогуң торолсо – тырандайт.
Жетимиң оңолуп жетилсе- кызандайт.



Жакшы келин керилбейт, иштейт,
Жаман келин керилет, катылганды тиштейт.



Жакшы адамдың жакшылық касиети-жагымсыз жаман сөздү да сылыктап, майин айта билгендингинде.



Жаман дос чын сөзгө жырылдайт,
Далилдесең –ит болуп ырылдайт.






Жакшы- бирөнүнүн кийимин кийбейт,
Кутурса- жакшы ит ээсине тийбейт.






Жакшы сөз уксан-чериң жазылат.
Бакылдык ылсан-көруң казылат.



Жакшы бала ага-буға көз артпайт тийбейт,
Сабак окуйт, эринбейт, партага да чийбейт.



Жамандык ак ишти каралайт,
Жашырсаң-жүрөктү жарапайт.



Жакшы үйдөн чыкса, чыйтайбайт,
Санаалаш жоро – жолдошун жоктойт.



Чыргайчы ылгабайт, киши көрсө токтойт,
Чырдашып, көрүнгөндү боктойт.



Жакшы досун таштабайт,
Таштап, жаман жорук баштабайт.



Жакшы бала - энеге күйөт,
Ақыл айтсаң - эсине түйөт.



Жаманга жакшы сөз айтсаң-жакпайт,
Жылан жөндөн-жөн эч кимди чакпайт.



Жалгыз адам эл болбайт,
Жамғыр болбой сел болбайт.



Жакшы десен өзүндү,

Жаманга жакында –

Жакшыга балээ жармашат...

Кеөлөп, анан сени кармашат.



Жалгыз өтмәй жок дүйнөдөн,

Өзүңө жар тандагын.

Антташып аны алган соң-

Бир өмүргө чанбагын.




Жакшы адам рахмат айтат,

Жаман сөздү ахмак айтат.



Жакшы айдоочу ылдамдыкты ашыrbайт,

Жакшы адам кемчиликти жашыrbайт.



Ичпейм десе коногу сунулган шарапты,

Ичип койчу, акетай ак болсун деп өтүнүшөт.

Аткарып өтүнүчүн коногу аюу болуп айкырса

«Ка-ап, аттиң-ай, билгенде...» деп өкүнүшөт.



Иштин көлөмүнө көбүрөөк көңүл бөлөм деп, анын сапат жагын аксатып алба.



Ишеничи актаганың – абыириинди сактаганың.




Ичкенинди койбогонун –

Акыл – насаатка тойбогонун.



Ишенимдин акталганы – каада-салттын сакталганы.



Каерде болбосун, адам өзүндөгү асыл сапатты алыш жүргөнү абзел.



Кайы картайтат, санаа саргайтат.



Элден чыккан эр-азамат –

Элин калкалайт.

Байдан чыккан эр-

Барын талкалайт.



Кагазды туш келди жерге таштап убалына калба,
анткени ыйык «Куран-и-Карим» да ушундай эле кагазга
жазылган. А түгүл, аны колго дааратсыз кармоого
мүмкүн эмес.



Кайраттууны кайы баспайт.



Калыс болсоң Күндөй бол. Ал баарына төң бирдей
жарык да, жылуулук да берет.



Какшык сөздөн чочуркаба, кемчилигиң болсо,
ондогонго оңой.



Караңыда ак нерсе-

Кара болуп көрүнөт.

Бойдок жүрсөң-

Куник кыздар, чүрөк болуп көрүнөт.



Керсейгениң – кастылың,

Көпкөндүгүң-мастылың.



Картаууга каршы күрөшүүнүн бирден бир каражаты –
спорт.



Көңүлүң күшубак, маанайың жаркын болушун
кааласаң-айтчу сөзүндү, карыз алардан мурда
(берээрде) жети өлчөп бир кес.



Керсейген керооз, текебер адамдар каза болгондо,
жүрөгүндө карасы жок карапайым, ак ниет, айкөл

адамдар көмүлгөн көрүстөнгө коюлуп, алар менен жанаша жатаарын унугласа утушат.



Көз тайылткан кооз, назик гүлдердү эң жакын адамыңа көңүлүн көтөрүп, кубаныч-шаттык тартуулап, белекке бергениңди түшүнүп турам. Бир аздан кийин ошол бажырайып, көз жоосун алып кулпурган гүлдерүң чачылып, ар кайсы жерде тебеленип-тепселип жатканына зээним кейип: «Бейиштин гүлүндөй гүлдердүн убалсообун ойлобогон адам кейпин кийген бул кандай айбандар»-деп, кейиштуу көрүнүшкө күбө болгонума бушайман болом.



Каяша айтууну каалабаган момун, акыл-эстүү адамдардын алдында макоо өзүн даанышман сезет.



Кымбат убактыңды бошко кетирбей, өтөлгөлүү өмүр сүрүүнү кааласаң, - пайдасыз майда – барат иштерден оолак бол.



Кеп-сөз айтса каалабаганың-

Эне-атанды баалабаганың.



Кедеймин деп кейибе, баймын деп маалкатпа, сабыр кылсан, башыңа бак, байлыгыңа кут конот.



Керсейүү да – наадандыктын бир түрү.



Китеңиң таза бойдон турса, жакшы урунганынан го деп тыянак чыгарганга шашпа, жаклаганынан го деп ойлогонун оң.



Колунан иш келбеген алангазар адам гана керсейет.



Коомдо канатташ жашап туруп бирин-бири көзүн боегондук – барып турган пастык.



Кейгөйлүү маселени чечүү канчалык кыйын болбосун,
баамдап таразалап, ақыл-эстүүлүк менен чечүүгө болот,
антпесе бүйүр кызытып, айгай салып айкырып,
чатакташып, эч нерсени оң чечүүгө мүмкүн эмес.



Көңүл чөктүрүп жүрөк сыйдаткандан сак бол; антпесен,
көз жаш мончоктол куюлуп, көздү соолутуп коюу
коркунучу туулат.



Күнт – ар кандай жакшы иштин башталышы.



Кудайды ойлоп, ибадат кылсаң – дилиң таза, тилегиң
изги, көңүлүң да көтөрүңкү, маанайың жаркын болору
шексиз.



Кээ биреөлөр ачууга жөндирип, адамды «айбан» деп да
аташат. Акаарат келтирген ошол адамдын ақыл-эси
жайында болсо, түк антип айтмак эмес, балким ал
айбандын адамга өтөгөн эбегейсиз зор кызматы менен
катар ага эт, май, сүт, кымыз да бергенин эстебеген
чыгар.



Көп сез-көбүк сез.



Картайып, каруудан күч, көздөн нур кетпесин, белим
бүкчөйүп, кунигим чыкпасын десен, кайнатылган сууну
гана ич.




Калп айтуу – коомго кооп туудурган аферист деген
илдетке чыйыр салуу.



Кээ бир адамдар элге жакшылык кылып, сооп алгылары
келип турганы менен, чамалары чакталуу. Андайлар эч
кимге жамандык кылбаса, улуу иш жасаганга тете.





Кийимди сөлбүрөтүп ашкере узун, же балтырын жаппаган кыска кийингендерге Кудайдын каары келерин ойлой жүрсөк.



Касташкандан көре касындан озунуп кечирим сурал, элдешкениң сага алда-канча көп пайда келтирерин да ойлогонуң оң.



Кимdir биреөгө жамандық кылып жатып әртеби, кечпи, сен дагы өзүң жасап жаткан жамандыкка кабыларыңды-өлөрүндү ойлосон, бакылдыгыңан батыл арыларына беркүндөй ишнене бер.



Күнүндүн эптеп эле өткөнүнө сүйүнбө; (иттин күнү да өтөт) күнүндүн өткөнү-өмүрүндүн өткөнү. Өткөн өмүрүнө кийинчөрээк кейибесен, өмүрүндүн өтөлгөлүү өткөнү.



Келечегинен үмүтсүздөнүү-өлгөнгө тете.



Кытмыр адамда кытығы болбайт.



Кереметтин баардығы ылайда болот,

Окуганың өзүңө пайда болот.



Көп уктасаң – ыксырап жумушундан кечигесин,

Кашыктап топтогон абийириңди кетиресин.

Аз уктап, тыным албай көп иштесен -

Чыңалып, абийир таап жетилесин.



Кайырчы алмайын кетпейт,

Буга тентектин ақылы жетпейт.



Кыпчып алып салаңа сигаретти,

Түтөтүп, муну оозуңа албагын.

Желесине илинип жамандыктын,

«Аттиң-ай!» деп тилиң тиштеп калбагын.



Кайдыгерлик-адамдагы айыккыс оор дарт. Бул оорууга чалдыккандар жетекчи кызматтарда иштеп калса, элдин шору.



Күлкү-өмүрдүн дарысы. Күлөм деп бейжайлых кылып, адамдык беделиңе бекеринен доо кетирип алба.



Коомдук жайларда какырынып-түкүрүнгөн адамдардан пас маданияттуулук болбайт.



Майнап чыгарына жана зарып экендигине көзүн жетсе, иштин көлөмүнөн да, кыйынчылыгынан да коркпо.



Март болсоң, суудай бол: жакшы менен жаманга да, айкөл менен бакылга да, досуң менен касыңа да ал бирдей кызмат етейт-өмүр тартуулайт.



Машинага отуруп, рулду кармаганында өзүндүн келечек тагдырыңа кошо башкалардын тагдырын да кармаганыңды көз алдыңа элестетсөң, кырсыктан оолак болосун.



Мечит –бул мусулман, момундардын Кудайга сыйынуучу ыйык очогу. Ошондуктан мында келгендер бүйүр кызыткан ар кандай сасык сөздөрдөн сактанууга тийиш.



Мээрими жок, боору таштан бүткөндүн көзүн жаштаса-бир гана пияз (туураса) жаштайт.



Мактануу-адамдагы терс сапаттардын бири. Мактандык - өзүнө-өзү канагаттандык. Өзүнө-өзү канагаттандык адам жакшы адам эмес.



Мода –бай –көпөстөргө гана төп келет, Томаяк кедейлерге табылганы эле эп келет.



Мыкты тамагыңды өзүң жебе; өзгөлөргө – душманыңа бер; сени тың жашайт экен деп, өз көзү менен көрүп –ынанып, ого бетер ичи күйүп, тан берүүгө аргасыз болот.



Мүнөздү тарбиялоого мүмкүн эмес деп олуялык кылгандар жыл бою түркүн түстөгү гүлдөрдү өстүрүп, эмгегинен майнап чыгарса, мүнөзү алда-канча өзгөрүлө түшкөнүн өзү сезип, таңданбай койбостугуна ыйманым кепил.



Жакшы адамдын баркы бар,

Баалай турган наркы бар.



Су ичен кудугуна түкүргөн адамдын кандай экендигин саймединеп отуруунун зарылдыгы канчалык.



Нааданды эч ким самабайт,

Ууруну жөн камабайт.




Накыл кеп тулку боюңа сиңип өстүрөт,

Сасык кеп-ичиндеги илдетинди козгол өлтүрөт.



Намыскей адам кеп-сөзгө калбайт,

Берсе да написисин ағызып албайт.



Никесиз төрөлгөн бала бактысыз; анын эне-атасы да, мекени да жок.

Минтип ымыркайды жазалаган ыймансыз ата-энесин алдыда кандай каардуу жаза күтүп турганын капарына алышлаганы өкүнүчтүү.



Окубаганың-Кудай берген ырысқыңды чокубаганың.





Оңой олжого тунам деп, башынды баләэгө

тыкпагын,

Мөөрөй алам деп, эр азamat балбанды чалып

жыкпагын.



Сотко түшкөнүң – отко түшкөнүң.



Оңолбосоң түшөрсүң отко,

Ууру кылсан, түшөрсүң сотко.



Осол иш олжо алып келбайт.



Оку десе октос берип, бала кезде баркалбай тентек
кылып, жаштық кезде шапар тээп шалактап, билим
албагандын убалы өзүнө, залакасы коомго тиерин
ойлогону оң.



Ооз көптүрүп, жаттап алган жакшылыкты бетке кармап
айта бербе; жакшылыкты көлөкөдөй зэрчип алган
жамандыкты да айта жүр; антпесен, сени тыңдал
отурган улуу-кичүүлөргө бу жарыкта көңүл куунаткан
жакшылыктан башка эч нерсе жоктой туулушу этимал.
Көңүл чөктүргөн азыноолак окуяны сөзүнө кыстара
жүрсөн, отургандар кааласак-каалабасак да эртедир-
кечтир келчү жамандыктын мизин кайтарууга камдана
жүрүшмөк.



Өрөскөөл бала тил албайт,

Оюндағыны биле албайт.




Өлкөдө жыныстык тарбияга жетээрлик маани
берилгенде өзөк өрттөгөн өксүк да, ат башындай арман
да болмок эмес.



Өзүн ойлобогон өзгөнү ойлойбу,

Бакылдык кылып ... байкушка

Жамандык кылбай, жөн эле койбойбу.



Өзүнүн өмүрүндө өзүнө-өзү «Мен элим үчүн эмне иш жасадым?» деген суроону берип, ага канаттандырлык жооп алса, өмүр өтөлгөлүү өтүптур деген тыянак чыгарса болот.



Өстүрбөгүн сакал мөнен мурутту,

Айлабызды тентек бала курутту.



Өмүрүндүн эң кубанычтуу ирмемдери-бала багып тарбиялоо. Бул-коомдук мааниси бар эбөгейсиз зор иш.



Өң-түстөн Жараткандын өзү бербеген соң, косметикага ык койгонун сулуулар алдында суу кечпейт.



Өзүң күйбөй, жанбай туруп, биреөнү эч качан күйдүре да, жандыра да албайсың.



Өз өлкөндү таанып – билбегениң-

Эне – атаңдын сезүнө кирбекениң.



Өз абийирине күл боло албаган адам боорукер, мээримдүү, айкөл адам боло албайт.



Өз балдарына абийир-лаззат тарбиясын берүү-каранғыда алыска чейин көрсөтүп турган шоолага барабар. Адам көңүл рухун тазалагандан кийин гана жакшылык жасоого дилгирленет.



Өзүңчө тыңсынып, тымпыйып эч ким көрмөк түгүл, сезбеди деп осол иш жасаба, ошол «көрбөгөн»; «сезбеген» эч ким сенин осол ишке кандайча кол урмакчы болуп тыңсынып турганыңды сенден мурдараак сезип, жосунсуз жоругуңа уялып, пастыгыңа кейип отурганын өзүң сезбей атпайсыбы.



Өгөйлөсө-

Өз балдарың өзүңө кол көтөрөт,

Акыл айтсаң-

Кенебейт, бой көтөрет.

■ ◆ ■ ◆ ■ единство и нунус

Пакизалигин-ырысқы-насибиңе ортоқтош, шумдук-
куулугу жок айқөл пенделерине Тәнірим ырысқы
кешигін аянбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сабырдуулугұн-салтанатың; анын акыр-тұбы береке-
кут, жан жыргаткан жақшылық.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сага пайдасы жок болсо - ал ишке кол урбаганың
макул.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сактығың-ишиңе тақтығың.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сөз менен иштин биримдиги болбосо, андай сөздүн
зыяндан башка пайдасы жок.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сапарлашың менен жақшы мамиле түзүүгө умтул,
бирок сыр төгүүгө шашпа.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сапарга чыгып баратып үйдөгүлөр менен жарық
маанайда жаркылдап құлуп коштошсоң, көңүлүң
кушубак, жолуң шыдыр, жолдошуң кыдыр, сапарың
байсалдуу болот.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сигареттін жақшы-жаманы болбайт; баардығы тутеп,
өмүргө аз-аздан ажал бүркөт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сен баскан жолдон ааламды тамшанткан дөө-шаалар
менен томаяк-кедейлер да, даанышман-кеменгерлер
менен мыкаачы-қылмышкерлер да, ууру-кескилер
менен кан падышалар да басып өтүшкөн. Сен ичкен
мөлтүр булактан суу ичишип, мээримдүүлүк менен сага
төгүлүп турган күн нурунан наптанишкан.

■ ◆ ■ ◆ ■

Сигарет тартып, ичимдик ичип, өпкө менен жүрөкту не
жазығы үчүн жазалагандарды түк түшүнө албайм.



Сөз жүзүндө бүткөрүлгөн иштен амалда башталған иш алда – канча артық.



Сурасаң «сооп болор» деп бере коюшса, берет экен деп үмүттөнүп, адамдық ариетине доо кетирип алғандан сак бол.



Сөөлөтүң – дөөлөтүң. Тәңирим ыроологон ошол сөөлөтүңдү башкалар үчүн да пайдалуу қыла алсаң, башыңа бак конот.



Сыр сактаганың-абийир сактаганың,

Сырыңды айтканың-абийириңди ачканың.



Сылык сөзүң – адамдығың,

Бакылдығың – арамдығың.



Талантың, шык-жөндөмүң. Тәңирим сүйгөн пендесине ыроологон баалуу белеги: учурунда аны талпынтып-таптабасаң, кастанлап-карабасаң, соолгон булакка окошоп калары шексиз.



Тамакты шалпылдатпай майда чайнап жеп-ичүү-адептүүлүктүн белгиси.



Текебердигин-өзүндүн башыңа көрүнчү өзүндүн залимдигиң.



Туугандардын ортосундагы туугандык мамилөгө доо кетип, ич ара араздашса, бул барып турган пастык. Мындан да өткөн жоболондуу жаман жорук жок.



Тамеки-аракты таштаганың-

Акыл-эстүү турмуш баштаганың.



Тамактанып отуруп аны-муну сүйлөшкөнгө болбойт - зыян; биринчиси, ашказан оорусуна чалдыктырат;

Экинчиси, сөз ырбап, ушак-чагым козголуп, чыр-чатақ
чыкпайт деп ким кепилдик бере алат.



Тандап бутубузга өлчөп-ченеп, бут кийимдин мыктысын
кийебиз, себеби бутубуз эсен-соо болмоюн, каалаган
жакка баса албайбыз. Душманыбыз да бизди караганда
алгач көзүнүн карегин бутубузга кадаганын унуптай
жүргөнүбүз утук.



Тапканыңды кумурскадай үйүңе ташынганың-
Кар-жамғырдан баанектеп эртерээк жашынганың.



Тарбия ишинде сөздөн өткөн күчтүү курал жок; кээ бир
мугалимдер өздөрүн ачууга алдырып, жеке
амбициянын айынан опсуз кыйкырышып, ыйык
Алатоонун мөлтүр булагындай тунук наристелерге колу
жүгүрүп кеткендерин такыр түшүнүп болбайт.



Тарбиясы тайкы бала-кылжың,
Билими тайкы бала-мылжың.



Тамак даярдоонун калыбы болбайт; даярдалган тамак
даамдуу болбой калса, көңүлүн оорутуп, айымды
айыптаганга ашыкпа.



Тамакты ысык ичем деп ичеги, карынды иритип-чиритип
алуудан сак бол.



Текебер мамчиновниктер кээде чыгармачылт
инсандарга кайдыгер карашып, аларды кенебей,
бучкагына теңебей калышат. Эгер алар эс токтолуп
терен ойлогондо өздөрүнүн кетирген чекилигин
түшүнүшмөк.



Тубаса талант-шык менен катар терен билим болбой,
колуңа калем-кагаз алып, өзүнду да, өзгөнү да
кыйнабаганың он.



Турмуш дегениң-бул каруу күчтөн сырткары билим да, ақыл-эс да иштөөчү айыгышкан чоң күрөш. Турмушта жолуң болбой, ишиндүн жүрүшпөгөнү, өзүндүн чабалдыгың.



Тыңшаганга чечендин сөзү укмуш,
Баарлашып-сырдашканга өзү да укмуш.



Турмуштан өткөн мыкты тарбиячы жок.



Тынч, жылуу-жумшак төшөгүндө жатып, мыйзам бузуп, кылмыш кылбай ак иштеп, ак жашаганды баары эле билет, балакеттин баары написи тыйылбай, эрки боштугунда болуп атпайбы.



Тарбиясы тайкы адам-ийри ёскөн дарактай; аны тарбиялап жолго салам деп убара тарткан адам – жансыз денеге жан киргизем деген тентекке окшойт.



Денесин рекламалоо максатында мода кууп, даки сымал үлгүлдөк кездемеден кийим кийген айымдар жаңылышканын элес алышпаганы өкүнүчтүү; сиздин киндигиңиз ачылып жүргөн келбетиңизди көргөндөр иренжишет, анткени дene боюнзуду көрүп, токпейил тартып кайдыгер карашат. Анын тетирисинче денебоюнзуду ороп-чулгасаңыз, жүзүнүздү гана көрүп: «Жүз – келбети, мынчалык, тулку-бою канчалык?» деп тамшанып, сизге магниттей тартылганын өзү да элес албайт, жал-жал карап, сөз айткысы келет, бирок сүрүнүздөн айбыгат. Дағы тигилет... Анысын туюп турган соң, сиз аны оңай эле кайырмакка илинтип алышыңыз туурулуу иш.



Тааныбаган эрге тийбе,
Билбegen жерге сийбе.



Туулган күнүң-бактылуу үнүң.



Топукчул кейибейт,
Иштегенден эч бир жерин қемибейт.



Тамакты даамдуу кылган-туз,
Үйгө күт киргизген –кыз.




Таза адам арам акчаны колуна албайт,
Аны арам деп капчыгына салбайт.



Убактылуу гана « жакшы адам» деген атка конуу ар
кимдин эле колунан келет, а бирок тубөлүктүү жакшы
булуу оңой-олтоң иш эмес.



Урук болбайт жерге түшсө өнбөгөн,
Пенде болбайт дил сөз айтса көнбөгөн.



Укук тааныгандың-эл керегине жарагандың.



Улуулукка умтулгандар көп; алардын ою онунан
чыкласын алар түк эле ойлошпойт, чыныгы улуулар
умтулбай эле кадыресе, улуу болуп чыга келишет.



Улгайган адамдарды урматтоону үйрөнбөгөн кыз
турмушка чыкса, кайындарын сыйлап жарытпайт.



Унчуклоонун мааниси терен; ал инсанды ар тараптан
мүнөздөгөн адамдагы жакшы сапаттардын бири.



Үйүңе конок келсе, магнитофон-телевизорундун үнүн
демейгидей көтөрүп угууга болбайт; антпесе анын
көңүлүн көтөрөм деп, иренжитип алышың этимал.



Үйдүн кызы жакшы болсо,

Короодо түркүн гүл ачылат,

Жаман болсо-кул чачылат.



Чыгармачылыктын машакаттуу азап-тозогунан өтпөй туруп, анын ырахатын көрөм дегениң күр кыял.



Чектен чыккан мээримдүүлүк-балага моралдык, психологиялык жактан да чоң зыян келтириет.



Чынчыл адамдын жүрөгү ак, езу сагызгандан сак.



Чын сөздү шыбырап айткандан туңүл.





Чындыкты айтканың-кунөөндөн арылганың,

Сүйгөн элиңе ағыңдан жарылганың.



Чындыктын ағы көп,

Колдой турган жагы көп.



Шайтан-жиндер, ыплас-балит адамдарды дос-жолдош тутунуп, тентек оолукма, желөпкөлөрдүн коюн-колтугуна кирип алышат да, аларды кооп түүдүргөн коркунучтуу иштерди жасоого түкурушат; жуулбаган идиш-табактарды, ыптырынды-таштандыларды паанектеп алышып, ар кандай оору-илдөттерди таркатышат, элге бүлүк салышат.



Шампан-шарап ден-соолугуңа олуттуу зыян алыш келерин унутпа, а тургай, сен ичип-жеген ар кандай тамак-аш да, мөмө-чөмө да, жашылча-жемиш да ашказаныңа күч келтирбөгөндөй болуусу абзел. Демек, сен ичмекчи болгон арак-шарабың чен-өлчөмдөн ашпоосу керек.



Шапар тээп, убакытты бошко кетирүү-оор жоготууга барабар, анткени убакыт дегениң бул-өмүр.





Шүмшүктү бирөө сагынбайт,


Жаманга жакшы жалынбайт.



Ымыркай жарык дүйнөгө келип жашай баштагандан тартып ага айып тағып: "Кезү бүйтүгүй, мурду барбагай, бир буту кыска" деп күнөөлөбөй, түйүлдүк пайда болбой туруп тамеки тартпай, ичкилик ичпей, энесин каалагандай тоюндуруп, наристенин келечегин ойлогондо абал мындан башкача болмок.



Ықшоолук менен жалкоолук-жакырычылыктын жугуштуу вирустары.



Ызаттап, сый көрсөтүп, Эркелетken эне-атанды аягын!


Жыгылса да, жыгылбаса - Колтугунан таягын!




Ынтымактуу – озот, Ынтымак – ыркызы – тозот.




Элдин баары тең бал жыйнаган аарылардай ички тартипти чындашып, ынтымактуулукту өлкөнүн байрагындай желбиретип эмгектенишсе, өз ара таарыныч да, жакырычылык да болмок эмес.



Эгер асыл зат деп атаган аял аракка азгырылса, тамеки тартса андай аялдын жаман эркектерден айырмасы кайсы.




Эркек болуу оңой эмес; Атамекениңе ак кызмат өтөп, эрдиктүн мектебинен өтсөң-мүнөзүң эр Манастын мүнөзүнө ширелишип, өткөн күнүңө өкүнбәйсүң, барга жокко топук кылган эр-азамат болуп чыга келесиң.




Эстүү кыз кашын тербейт, Сараң ашын санаалашына бербейт.



Эккен көчөтүң – келечегин, Ак жоолугуң – элечегин.



Эне – атасы теске сала албаган тентегин турмуш
«лапбай, аке» дедиртип молдо кылат.



Эгер адамды боюнун узун-кыскалыгына, өңү-түсүнүн ак-
каралыгына карап баалаганда, кодолор азып-тозгон
акмак, каралар карәзгәй болуп чыга келишмек.



Ишенимди эр жигит актай алат,

Сабыр кылса-

Ар- намысты сактай алат.



Ыкшоолонуп жалкоонун жатканы,

Жокчулуктун жанына батканы.



Тамеки-нашаа тартканың,

Азапка абдан батканың.



Укканыңдын баары жалган,

Жалган айттуу-эзелтен калган.



Кечөт отургузганың-

Өзүңө-өзүң эстелик тургузганың.



Жаш баланы аттабайт,

Таарынса-тууган каттабайт.



Артында эли эскерчү эмгеги жок адам-согончогу

канабаган аялга окшош.



Адам баласы эң оболу өзүн-өзү башкара


билбегендиктин кесепетинен ал ар кандай

жийиркеничтүү жоруктарды жасайт.




Өзүнүн келечегин ар ким өз колу менен жасай алса, ал

түбелүктүү болору туурулуу иш.



Нан күкүмүн таштасаң – убал болот,
Кыш кынасаң-үйүңе дубал болот.



Майда мүдөөлүү өз камын жейт, эр жигит –эл камын
жейт.



Жылмыштатып андай-мындай деген болборт,
Сугунуп, арам ашты жеген болборт.



Аягы жок кеп болборт,

Божомолдол-

Алда нерсе деп болборт.



Үйлаган бала ток болот,

Ток болсо бала шок болот.



Билимдүү бала баш болот,

Болбогону кыркында да жаш болот.



Элине бел болор эр- милдетин сезет,

Болбогону-мыш болуп элинен безет.



Адамды адам кылган-ТАМАК,

Абийирди жапкан –ЖАМАК.



Асыл адам жаман ишке барбайт,


Барса-кунөөсүн мойнуна алат.

«Ийилген башты кылыч кеспейт» деп

Батыл кечирим сурайт.


Жаман-кунөөсүн мойнуна албайт,

Башын ийип, эч кимге барбайт.



Коногуң шектүү болсо – кондурба,

Көзүң жетсе жайлап сал да ондурба.




Ооруга шыпаа болот кийик эти,


Уялбас қалың экен кыздын бети.




Ойлонбой иш жасаган башын кашыйт,
Өзүмчүл эл байлыгын үйүнө ташыйт.




Эстүү адам унуканды эске салат,
Тентектерди эстүүлөр теске салат.




Чөкиликти Баялы байкап турат,
Тигини теше тиктеп-
Ал башын чайкап турат.



Кут конгон үй кубанычка бөлөнөт,
Карыз болсо-аста-секин төлөнөт.



Кулак сал айткан кебиме,
Сүйүнбө эптеп күнүң өткөнүнө.
Кейибе, жаштыгың чанып кеткенине.



Ар элдин АЛПЫ болот,
Кептин калпы болот.



Кабанаак итти байлагыла,
Туфлини қундө майлагыла.



Коррупция – бул адамзаттын бардык катмарларына
кирип барууга оңой жол тапкан өнөкөт оору; ага каршы
күрөшүү – бүткүл элдик иш.



Өмүрү өрнөк адам жамандыктын элдешкис душманы.



Урсаң-бала коркок болот,

Эркелетсөң-чоркок болот.



Издегенди тапкан жакшы,

Эшикти жапкан жакшы.



Түшүмдү коромжусуз жыйса болот,
Кепти чойбой тилди тыйса болот.



Мұктаждарға жөлөк пулу берилет,
Арам акча жегендер-
Адалсынып керилет.



Адамды жаратып жатып КУДАЙ не себептен анын
айрым мүчөлөрүн бирден, айрымдарын экиден
жасаганын элес албагандар оюна келгенди оттоп,
биригин көңүлүн бири калтырып, жүрөгүн ооруткандар
оңбойт, тилеги орундалбайт.



Адилет-чындықтан оолак жүргөн адам гана чын
сөзге чычалайт.



Акылдуусунган адамдан ақыл чыкпайт,
Эрдемсинген эрден эрдик чыкпайт.



Манчыркап-
Ийнедей ийгиликке «МЕН!» дебегин,
Улуулугун унуп, Улууну «СЕН!» дебегин.



Тентек бала үйде барын түгөтөт,
Кыйнап, эне-атасын жүдөтөт.




Окубаган шоркелтей жашаганды билбейт,
Чапан-тонун айтпайын-
Баш кийимин илбейт.



Ким көп китеп окуса-
Жашоодо ага дем болот.
Окубаган шоркелтейдин,
Ақыл-эси кем болот.



Жакалашкан жаш эмес,
Бири-бирине кас эмес.





█ ◆ █ ◆ █
Касыңа ишиң түшкөнү-багынганың.

Кайраттуунун тынчы кеткени-аялы кеткенден да оор.



Убакыт сени күтпейт, Намас! Намас! Күнжүлүк.

Элим деген элине түтпейт, Намас! Намас!



Ар кимге түш жорутпа,

Эшегинди жоорутпа.



Алдына ачык-айкын максат коюп, ага жетүүгө белсенип киришкендерди Тенирим колдойт; андайлар максатына жетпей койбыйт.



Тентек кылгандар кырсыкка кабылып, ажалды өздөрү издең табышкан учурлары аз эмес.



Татыксыз чыгарманы көкөлөтө мактагандын зыяндан башка пайдасы жок.



Суу-байлыктардын төрөсү, бирок байлыктардын ичинен суучалык төгүлүп-чачылганын көрө элекмин.



Жаңырган ар бир күн өзүндүн жазыла элек алтын барагың. Анын маани-маңыздуу болушу өзүнө байланыштуу.



Чочкого тукабадан кымкап жапсан да баткакка умтулганы умтулган.



Акыл-эси жетик болсо - топчи.

Карыса да тетик болот.



Акылдуу адам даны толгон эгиндин башындай.



Журт баласы майдаланат,

Душман андан пайдаланат.



Окубагандардын көбәйгөнү - акмак-наадандардын көбәйгөнү. Акмак-наадандар көбейсө өлкөдө эмне болорун саймединештин зарылдыгы канчалык? (түштүк)



Ырысқыны кыйган жаман,
Мыйзамды сыйлаган-аман.



Эшикти кулачтабайт, теппейт,

Үрөндү иргемейин сеппейт.



Алтын убакытты баалай албаганың-

Кудай берген өмүрүндү баалай албаганың.



Энэ-атаңа жакшылык каалаганың-

Алардын эмгегин баалаганың.



Көңүл бөлүп жакшы карабайт дегениң-

Алган жарың токолдука жарабайт дегениң.




Бачики торолуп түлкү болот,

Ойлобой иш жасаган күлкү болот.



Жакшы көргөн тамагынды эрте менен (кечинде эмес!) ичип-жегенге көнүк, күн бою курсагың ток, көңүлүң шат, ишиң майнаптуу болору туурулуу иш.



Өзүнүн өмүрүнө өзү кайдыгер карап, денсоолугуна олуттуу коркунуч туудуруучу зыяндуу (сигарет, насыбай, баңгизат, спирттик ичимдик) заттарды ченемсиз пайдаланган адамдын душманы өзү экендигин байкабагандыгы кандай кейиштүү.





Кыймылдасаң-жашоодо жылыш болот,


Ыкшоолонсоң-бети-башың бырыш болот.




Унутчаактығың бушайманга салып сени уят қылат.
Ақылыңды пештесен— жүзүң жарық: унуптайсың да,
уялбайсың да.





Аз-аздан окуганың-акылга жем салғаның,
Окубай калғаның-тамакка түзудү кем салғаның.



Оолуккандың абиіри кетет,
Душманы түбүнө жетет.



Суу-бардык байлыктардың төрөсү. Ичсен-азық, жуусаң – дene-боюңdu балкытып көңүлүндү сергитет. Адам баласы ыңаалап ааламга жар салып жарық дүйнеге келгенден тартып ага АК КЫЗМАТ кылышп тазартат. Мезгил жетип, анын ичээр суусу, көрөр күнү түгөнгөндө да аны жууп-тарап, акыркы сапарга узатат. А тургай, айбандар менен күштарға да андан кем эмес КЫЗМАТ өтөгенүн ким танат? Адам баласын курчап турган айланча-чейрөгө кымкап жапкансып ырайына чыгарып турган да энедей мээримдүү СҮУ эмеспи! Ошондон улам, элде «Суунун да сурагы болот» деген накыл суудан сарамжалдуу пайдалан, аны кор тутпа деген орошон ойду дүйнө жүзүнө ишарраттайт. Ошончолук нар көтөргүс АК ЭМГЕК өтөгөн СҮУГА акырчикир таштап, булгап, эсирген эселеңтердин сурагы алыс эместигин ойлой жүргөнү он.



Мактанып, өзүн жакшы көрсөтөм дегендер кебүнесе «мактанчаак» атығып, жаман болуп калгандарын өздөрү да элес албай калышат.



Тарбияга аяр мамиле керек, ал адамды калыптандырат



Жакшы уул-

Эне-атасын тындырат,

Жаман бала-

Эне-атасын сыңдырат.



Каада-салтын сактаган кыргыз көрсөм-

Толкуп кетем, толкуп кетем.

Пейили бузук кыргыз көрсөм-

Болк дей түшүп жүрөгүм,

Коркуп кетем, коркуп кетем.



Эрдин эмгектенгени –эрдик жасаганы,

Шапар тепкени – суукка тоңуп катканы.



Эр жигиттин жетээрлик өнөрү бар,

Көрөгөчтүн келечектен көрөрү бар.



Хандын же көзүн май баскан байдын көмчилигин билсе аялдары гана билишет. Хан-бийлигине, дөөрсүгөн дөөпөрөс бай-байлыгына чиренип, кол астындагыларды каалагандай тескеп, аларга кордук-зомбулук көрсөтүп, жүрөгүн үшүн алганын аялдары андап, бейчеки кордолгон байкуштардын ЭРКЕКтигин эске алып, аларды тымызын эркелетип жүрүшкөнүн тигилердин ойлоп да коюшпаганы куйканды куруштурат.



Сууну төкпө -

Бирөөнү бөөдө сөкпө.



Эл камын ойлогону –

Өлкөнү ойлогону.

Өз камын ойлогону –

Өзүмчүл баласын ойлогону.



Эгер убада буюм сымал акчага сатылганда, тил

эмизип, кайра-кайра убада берип, убайымга сал

-гандарды түндөсү эмес, күндүзү да сыймалап

таптай калмаксың.



Эсиргендик-эси жогун аныктайт.



Берешендингің-марттығың,

Сараңдығың-карттығың.



Катаалдық кимдир биреөлдердүн бүйүрүн кызытып,
жаклаганы айнығыс чындық, анткени ал ыкшоолук
менен жалкоолуктун элдешкис душманы.



Туугандан күчүк, жоро-жолдоштордон мышык алба;
өмүр бою иттей ырылдашып, мышыктай тытышып анан
тынасың.



Катаалдық-каар эмес,

Ачуунун бары заар эмес.



Жакырчылық жанга батат,

Байгерчилик бардарга багат.



Жакшыны бал сез ээрчийт,

Жаманды жал сез ээрчийт.



Пейил жазылбаган актай кагазга оқшош;аны бузган
да, таза бойдон так түшүрбөй сактаган да коомдогу
тарбиянын таасири.



Кайырчылық-кедейлилек менен жакырчылыктын
туундусу.



Ар кандай изилдөө өз жемишин бергенде гана ал
жөнүндө сез кылууга татыктуу.



Баланын ою менен болуп, бөпөлөп, аны менен
ашкере алектенүү-бала тарбиясына тескери таасирин
тийгизээрин ойлогонубуз он.

ТІЛ + ТІЛ = ТІЛ

Сандың тілінде оң жоғалу ахырдастары
ТІЛ + ТІЛ = ТІЛ

ТИЛ

Бедемдердің тілінде мәдениеттегі
Сабактардаң тілінде мәдениеттегі

ТІЛ + ТІЛ = ТІЛ

Кастаңдардың тілінде мәдениеттегі
Жинисшардағы тілінде мәдениеттегі
менен көмірсүйкіттегі тілінде мәдениеттегі

ТІЛ + ТІЛ = ТІЛ

Тілдердің тілінде мәдениеттегі
башқатынан көмірсүйкіттегі тілінде мәдениеттегі
татар тілінде мәдениеттегі

Кастаңдардың тілінде мәдениеттегі
жинисшардағы тілінде мәдениеттегі

Башқатынан көмірсүйкіттегі тілінде мәдениеттегі

Кастаңдардың тілінде мәдениеттегі
жинисшардағы тілінде мәдениеттегі

Башқатынан көмірсүйкіттегі тілінде мәдениеттегі

Кастаңдардың тілінде мәдениеттегі
жинисшардағы тілінде мәдениеттегі

Башқатынан көмірсүйкіттегі тілінде мәдениеттегі

Кастаңдардың тілінде мәдениеттегі
жинисшардағы тілінде мәдениеттегі

Башқатынан көмірсүйкіттегі тілінде мәдениеттегі

Кастаңдардың тілінде мәдениеттегі
жинисшардағы тілінде мәдениеттегі

Тіл-жүргөктүн тілмечи.

Араб

Сүйкілдеп сүйкінген көзінен сөз берген
жүргөктүн тілмечи.

Эне тилим ардагым,
Колго конгон бакыт күшү-чардагым.



Эне тилге кайдыгерлик болбойсун,
Эгер болсо – андай адам оңбосун.



Эне тилим- бийик АСКАМ.



Сүйлөгөнгө да, сүйрөгөнгө да тил керек.



Тилиңе күйгөнүң – дилиңе күйгөнүң.



Акылдың тайкылыгы тилге сөз тийгизет. Мындайда «тилиңди кесем» дебей «акылдыңды айрандай төгөм» десе болчудай.



Байды керооздонтуп эмне десе дегизген-

байлыгы,

Жарды-жармачтарга эмне кааласа жегизген-

тили.




Адамды адамга кошкон сөз,


Акылга азық берип колдогон-көз.



Адамзаттын жыргалы да, кууралы да – тилден.



Аркан малды, сөз-адамды байлайт.




Айбандын алпы-пил,

Акыл ачкычы – тил.



Тамактын даамын сездирген – тил,

Тилек-максатыңа жеткирген тил экенин бил.



Бөтөн тилде сүйлөгөнүң-

Эне тилди сүйбөгөнүң.



Билими терең бул чеченди
Тилчи дейт,
Чечениң жаагын жаңып,
Өз тилинди билчи дейт.



Дүйнөгө «Манас»ты берген кыргыз тили эң эле бай,
кубаттуу тилдердин бири.



Эне тилибиз кыргыздын руху менен дартына дабаа
болчу бал, кымыз жыттанат.



Досту тапкан да, жоготуп жалғызыраткан да тил.



Калыс сез – кыска,
Накыл сез- нуска.



Кайы – санаа аздырат,
Тил билбegen жаздырат.



Кыргыз сөздөрү ширелүү; бал жыттанат.



Кыргыз тили – жүрөгүндө карасы жок досторго
наристени алдейлеген ийкемдүү, ары мукамдуу, ал эми
жоолашкан жоого октой таамай тийген кубаттуу тил.



Кыргыз тили-кылымдарды чаалыктырып карыткан
МЕКЕН тили. Атам-айкөл КЫРГЫЗ эли. ЭНЕМ-
эгемендүү Кыргызстан. Эне тилим-ак пейил КЫРГЫЗ
жыттанган Атажурт тили. Кыргыз тилин чанганың-ЭНЕ-
АТАНДАН танганың. Мунунду кыргыз барда кара кылды
как жарган ЭЛИМ кечирбестигин эстей жүр, боорум!



Кыргыз тилинен кылымдарды арыткан олужа Бакай
atabыз менен Манас бабабыздын Алатоодой орошон

ойлорун камтыган ыйык осуят жыттанат, береке кут тамат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Кыргыз тили – элдин кан – жанына сиңген ыйык, агымы селдей кубаттуу тил.

■ ◆ ■ ◆ ■

Мактоо сөз көптүрөт,
Жаман сөз - өлтүрөт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Мамлекеттин өзөгүн түзгөн сыйынар-сыймыгы-тил.
Тил өлгөндө эл да, анын маданияты да кошо өлөт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Кыргыз сөзү ширелүү даамдай,
Төгүлгөнү нөшөрлөгөн жаандай.

■ ◆ ■ ◆ ■

Тилиңе күйгөнүң – дилиңе күйгөнүң.

■ ◆ ■ ◆ ■

Накыл кеп-кепти жандуу кылат,
Чыгарманы толук кандуу кылат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Накыл кептин ордосу-
Айыл болот,

Аны окуган жаңы муун,
Бабаларга кайыл болот.

■ ◆ ■ ◆ ■

Накыл кеп –сөз АТАСЫ.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ойлосоң да накыл кеп такыр келбейт,
Келсе да, омоктуу ойлору жакын келбейт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ой – тилдин алтын ОРДОСУ.

■ ◆ ■ ◆ ■

Нускалуу сөздөн ыр чыгат,

Сасык сөздөн чыр чыгат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ненем жүрүүтүс-пийән нәчнүү дары ачылбай - роз

метапедат, пупод намшуд, эд нылайбод ытиса эндеринде

эд нөлөүүде пүтүссө кәцүрк, эд непүтүжүү пүртөрүүким, эд

КУДУРЕТТҮҮ КҮЧҮҢӨН КАГЫЛАЙЫН...

О, эне тил!

Кудуреттүү күчүңөн кагылайын...

Кара түндө

Отуң болуп жагылайын.

О, эне тил!

Оргуштаган жүрөктөгү каным белен.

Анда эмесе

Дене бойду балкыткан жарым белен.

Эне тилим – акыл-эсим, ак таңым, кубатым

Сендей тилди дүйнө кезип таппадым!..

О, эне тил!

Ыраак жүрүп Мекенимден

Сүйлөбөсөм же укпасам сөзүнүдү

Акылыман адашкандай карбаластап

Кеңгиреп кер боломун, жоготомун өзүмдү.

О, эне тил!

Куран сымал «Манас»ымдай кеңдикти жараткансың

Бүт дүйнөнү тамшантып, таң калтырып

Бир өзүңө, бир өзүңө караткансың.

Кудуреттүү күчүңөн кагылайын...

Караңғыда шамың болуп жагылайын...

О, эне тил!

Оргуштаган жүрөктөгү канымсың!

О, эне тил!

Дене-бойду балкыткан жанымсың!

Кара түндө жалындан отумсун!

Өлкөдө жашап туруп анын тили менен каада-салтына,
адабияты менен маданиятына кайдыгерлик қылуу-
ЖАПАЙЫЧЫЛЫК.

Сөз – кубаттуу курал, андан акыл-эстүүлүк менен
пайдалан; дартты дабалаган да, душман болуп табалаган
да, көңүл көтөрүп естүргөн да, жүрөк оорутуп өлтүргөн да
– сөз.



Тилди баркабагандық-бүтүн элди, анын үрп-адатын, каада-салтын, маданиятын сыйлабагандық. Улут үчүн мындан еткөн кордук жок.



Тилге күйгөнүң-элге күйгөнүң,

Тилге күйбөгөнүң-

Мекениңди сүйбөгөнүң.



Улуттун уютку азығы анын тили, каада-салты. Аны баалабаса – Мекениңди ким сүйөт?



Улутту улут кылган анын тили болбосо, ал улуттун нарк-насили кайсы?



Сөз кәэде көптүрөт, кәэде-санаалашын өлтүрөт.



Мактоо сөздү таамай айтпаса-сөздүн шору.



Дал бутага тийген сөз акмактын да уйкусун качырат.



Эне тилин жеригендер – ЭҢЕСИН, анын ҮЙЫК, ак сүтүн жериген күнкорлор.



Эне тилим ардагым-



Эркин жүргөн аймагым.



Сөздүн наркы, адамдын баркы кетпесин.



Сөз кудуретин түя албаганың-



Керооздонуп тилинди тыя албаганың.



Кыргыз тили-энелердин касиеттүү ак сүтү аркылуу кыргыздын кан – жанына жуурулушкан ҮЙЫК-тил. Кыргыз барда тил өрчүп – өнүгө берет. Күн чыккандай калктын жүзү көрүнө берет.



Дүйнө жүзүндө болуп жаткан жакшылык-жамандыктын себепчиси - тил.



Жакшы ат мұдүрүлүп жығылбайт,
Чечен тил күрмөлбөйт да, сығылбайт.



Жакшы кыздын жарапкан кылғы бар,
Тилинин жан эргиткен сылығы бар.



Жашоонун шан-шөкөтү тил деймин,
Мындан өткөн курч курады билбеймин.



Тилине күйүмү жоктун үй-бүлсү түгүл, Мекенине да
күйүмү болбойт.



Жашоонун жыргалы-тил,
Акчыланба, муна жакшы бил!



Мамлекеттик тилди баалаганың-
Өлкөнүн өнүгүүсүн каалаганың.



Сөзду далилдүү сүйлөгөн киши сөзгө жығылбайт, тай-
манбас, чечкиндүү болору бышык.



ЭНЕСИН АЗДЕКТЕП СҮЙӨ АЛБАСА...

Эне тилин аздектеп биле албаган
Өз энесин ардактап сүйө алабы?
Энесине боор ачып күйбөгөн соң
Мекенине чындал ал күйө алабы?

Мекеним деп күйбөгөн ал шоркелтей
Боор толгоп элине тартылабы?
Әбедейи эзилип эл үчүн күйө албаган,
Ал адамдын журтуна баркы барбы?
Адамды адамга кошкон-СӨЗ,
Акылга азық берип колдогон-КӨЗ,





Тил издегениң-дил издегениң.



Эр жигиттин жетээрлик өнөрү бар,

Көрөгөчтүн келечектен көрөрү бар.



Эне тилим-ЭЛИМ,

Күч-кубатым ашуу БЕЛИМ.



Эне тилди чанганың –

Мекениңди танганың.

Эне тилде сүйлөгөнүң-

Мекениңди сүйгенүң.



Эне тилибиз менен кыргыздын руху терең. Кез тайылткан кооз табияты, кыргыздын мукамдуу, ары ийкемдүү тили менен аскасы көк тиреген касиеттүү Алатоо кенен.



Эл - тилди көз карегиндей аздектеп – аспиеттеп тарбиялаган эне – атасы.



Эне тилин барктабаган- өлкөнүн өгөй баласы.



Эне тилибиз - кыргыздын руху менен дартына шыпаа жыттанат.



Эл айткан сез – эп,

Бириндеп айтылган сез – кеп.



Эне тилим жалтанбай келе жатат,

Кылымдарды артып.

Кеп улуттуу өлкөбүзгө,

Нурун чачып жарытып.



Элин сүйгөн –

Улуттуу улут кылат.

Тилин чанган –

Улуттуу курут кылат.

БАЛАНС

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

ТҮРКҮН ОЙЛОР

МНПС-мактаптын

КІРГІЗСТАНДЫК МАКСАДЫН КҮЙІ

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ



ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

Түркүн ойлор көңүлдү күлпундурат.

Вахаб-Бостон

БАЛАНС

ДІЛІНДЕСЕМ БІРДІ АЙНІПЕДУН ПІЛТ

Жакшыбы же жаманбы –
Иш болбойт билинбеген.



Балык болбойт сууда мүзүп жүрбөгөн.
❧ ♦ ❧ ♦ ❧

Бактылуу болгондордун бардыгынын эле пайдасы
элине тие бербейт.



Бүтпөй калган иш болбойт,
Оорубаган тиш болбойт.



Жарыктын төлөмү болот,
Иштин көлөмү болот.



Ар кимдин эстен кеткис жаштыгы болот,
Ар кишинин буюм салчу баштыгы болот.



Алданбаган адам – асыл жан. Акыл-эси менен
атайылап алданган адам – АКЫЛМАН.



Жүрөк үшүн алган кепти угуп жүрөккө узатат...



Жакшы бала эпчил болот,
Жаман бала кекчил болот.



Катаалдык каар эмес,
Ачуунун баары заар эмес.




ДААНЫШМАНДЫН айтканы – аңыз,
Жаңгак бышса – маңыз.



Коомдук өнүгүү процесстеринен четте калган улуттук
искусство менен адабияттын тагдыры опурталдуу.



Ажал арбаганда андан кутулуунун айла-амалы бирөө
– жан соогалап багынып берүү.



Террорчулук – рак оорусуна окшош; бир тобун жок кылсаң – улам дагы башка тобу баш көтөрүп чыга келет.



Койду бордол бакканга мака жакшы,
Ак дилден сырдашканга ака жакшы.



Мээрими болбой ыннак болбойт,
Чындығы болбой сыннак болбойт.



Келжирек кебин чоет,
Ақылман чекит коет.



Айыл жергесиндеги жападан жалғыз маданият очогу-
злет МЕКТЕБИ.



Ар кандай психологиялық маанайдагы түшүнүү
кыйынга турган татаал чыгармалар алаканга
салгандай жөнөкөйлөштүрүлүп берилгенде гана
чыгарма бышып жетилген мөмөдөй адамга ырахат
багыштайт.



Кара тумандай капитап келе жаткан ааламдашуу
адамзаттын улут турмушун манкуртка айландырып
баратат.

Ошонун ойрону болуп: ыйман-асыретти талкалап
жатканына чыдоого мүмкүн эмес.



Үмүтүндү үзгөнүң -

Өлүмгө өбөлгө түзгөнүң.



АДАМ зилинде ДАНАКЕР болсо-аны эч кандай СӨЗ
да, БАЙЛЫК менен БИЙЛИК да азгыра алbastыгы
анык.



Аялдан залкар чыкса, көз алдыңа аскадагы аркарды
элестете бер.



Адамдын өңү-түсүнө карап баалагандар көп жаңылышат.



Адам баласы унутпас бир гана нерсе болот: ал курсагынын ачканын айттырбай билгени.



Атагы аалам кезген чоң муштум да акылга «лапбай» деп бағынууга мажбур болост.



Адамды адам кылып калыптандырган курал- бул
АДАБИЯТ менен ИСКУССТВО.



АДАМДАГЫ асыл, эң бийик САПАТ – бул анын АРНАМЫСЫ. Ага шек келтиргендик-өлгөнгө тете.



Азыркы ээлеп турган кызмат ордуңа желип-чуркап жүрүп, атаандаштырынды жеңиш сен үчүн жеңил болбогондугун, анан калса, бийликтеги тәбәлдердүн сынынан алардын көзүнүн ағы менен тең айланып атып келгенинді ойлосоң- кызмат ордунду мынчалық себепсиз баш калтырып, шапар тәээп жүрмөк эмессин...



Акыл-эс менен жүрөк-дүлөйдүн уганаак кулагы.



Акыл-эс акчага сатылбайт.



Адам туулат-

Туулса-кубанычтан өбүшет,

Адам ЖАШАЙТ ...анан-өлөт.

Өлсө-ыйлап,

Кейип-кеңчиپ көмүшет.



Абак-тируүлдердүн тозогу экендигин ойлонгондо, эч ким Мыйзам бузуп, кылмышка бармак эмес.



Адам өмүрүнө кооп туудурган оозго алгыс ыплас наркозат, ичимдиктер менен чылым-сигареттин тийгизген эбегейсиз зор таасирин көрүп-билип туруп, азгырыкка азгырылган дарыгерлер менен окумуштуулар, мугалимдер менен спортчулар, коомдук ишмерлер менен чыгаан инсанlardын жоболоңдуу жоруктарына деги эле түшүнүп болбойт.



Күн нуру жер бетине тегиз тийбейт,
Торпогуна эмизбесе, уюң да ийбейт.



Билесиң-кайду бекерге сойбайт,
Аныңды жеп, арампәш дегеле тойбайт.



Айнек чирибейт,
Бышкан сүт ирибейт.



Акчаң жок ар кимге жалдырайсың, акыясың,
Акчаң болсо, көңүлүң шат, өөдө ыргыткан
такыядансың.



Акмак өзүн жаман дебейт,
Өзүнүкүн ырастап биреөнүн камын жебейт.



Ак эмгектин алкай турган наркы бар,
Жакшы адамдын кадыры да, баркы бар.



Акмак адам гана өз ыктыяры менен аракка тоюп, өзүнүн абийирин өзү кетирет.



Жүрөк үшүн алган каргашалуу окуялардын болуп
жатышы УЛУТТУК руханий дүйнөбүздүн жардылыгынан
бекен.



Доогер- каралайт.

Айыпкер- паралайт.



Адилет, чынчыл адамдың душманы досторунан эки
эсеге көп.



Ар кандай иште жигердүү аракет, жалынданаган кайрат,
демилгелүү дем болбосо, көзүнөн нуру, каруусунан күчү
кеткен карынын ишиндей натыйжасыз болору анык.



Алжыш – таңтыш – карыштан,

Утук мөөрөй – жарыштан.



Арын саткан – баарын сатат.



Ар нерсенин: мөмө-жемиши,

Мейли кийим, же асыл таш-

Алтынбы-тазасы жакшы.

Заң бузган көркоонун-

Кылмышы үчүн

Адилет алган жазасы жакшы.



Акылы болбой эр болбыйт,

Акыны болбой эл болбыйт.



Аптекте түркүн даары болот,

Базарда издегендин баары болот.



Баатыр тапса, баары жейт,

Сараң тапса, кайын деген журту жейт.



Дептердин сыйзыгы көп,


Жомоктун кызыгы көп.




Шыктуулугун-мыктылыгың.




Бекерчини ит кабат.



Бекерчиликтен улам жаман жорук-жосундардын баары: ууруулук менен аракечтик да, зеөкүрлүк менен мыкаачылык ... дагы толгон-токой чыр чыгат.



Барына топук кылгандар - токпейил адамдар.



Берээни болбой эл болбойт,
Асылы болбой жер болбойт.



Жөнөкөй, алпейим киши болсо-

Сөзү жұда майин болот.


Жемиштүү кылган иши

Элине тез тайин болот.




Жаңылуу - өмүргө олуттуу зыян келтирең; ички дүйнөндү эңшерилтип, жүрөгүндү туйлатат, кудум жакының каза болгондой кейип-кепчийсүң...

Өмүр бою канча жолу жаңылып-адашып, өзүңөбү, же элиңе канча зыян келтиргенинди эстеп, өзүңдү-өзүң калыс таразалап көрсөң-кандай адам экендигинди билип алышың кыйынга турбайт.



Шыктуулугуң-мыктылыгың.



Бириң-бири кыргыздар колдой жүрсүн,

Алардын эч кимиси жашоого жолтоо болбой жүрсүн.



Биз, адам пенделери, баарыбыз үчүн баа жеткис байлыкты унуп, ал кымбат, мунусу оғоле кымбат деп шашкалактап, бүтүм чыгарганга жедеп көнүп алганбыз. Чындыгында НЕГИЗГИ байлык «байкалбаган» УБАКЫТ экенин баркалбаганыбыз кандай кейиштүү.



Бөбөгүң балдан таттуу,

Тиштериң таштан катуу.



Бутунан мұдүрүлгөндөрдүн оорусу айыгат, некин
башынан мұдүрүлгөндүкү асти айыкпайт.



Даамдуу наның - дары,

Кейикчил жигит - кары.



Депутат болсом деп эл аралап, эбедей эзилип
«Эми жыргатам» демиши болуп, эл ишенимине арзып,
элин көктөкөн ЫЛАА.



Жакшы тааныбаган адамдар менен олтурғанда
бийлигине манчыркап мактанып огуялық қылба;
алардын ичинен сенден да өткөн олуя чыкса, жети
өмүрүн жерге кире жаздайт.



Жалғыздык да жаман, ал адамды жалтактат.



Жапканга капкак керек.

Түлкүгө капкан керек.




Жаңы тамактын буусу-эсқисинин уусу болот.



Жууган кийим илинет,

Кыңыр иш тез билинет.



Жалуусу болбой ЭЛ болбойт,

Талуусу болбой жан болбойт.



Жакшыга алкыш айтсаң – жакшылық,

Чала-моңолдун болжогону – бакшылық.



Жакшы ат мұдүрүлүп жыгылбайт,

Эрки күчтүү мөгдөп-мүңкүп сыйылбайт.



Жергебизде жетиштүү кокту -көлот,

Кыргыздын жер соорусу малга толот.



Жыл жаңырган сайын адамдын ой-максаты да үмүт-

тилеги да жаңыланып турат.

Жасалмалуулуктан жаа бою кач; арты жаман;

жасалма сөз менен жасалма құлқы, жасалма гүл менен жасакерденүүнүн зыяндан башка пайдасы жок.

Жәр бекерге казылбайт,

Накыл кеп жөн жазылбайт.

Жашоо – бул өмүр бою аракеттенүү. Кыймыл ышкө Ж токтогондо жашоо да токтойт.

Жаман кеп жебейт,

Жакшы ага тең келбейт.

Жалаакор анткорлонуп сөздөн танат, Эр жигит-эли үчүн құйып жанат.

Бакыл оңолбойт,

Кыраакы тонолбойт.

Изги тилек сапарды байсалдуу қылат.

Кыянат арты-кыямат.

Калыс болчу, қагылайын;

Жерин сатып,

Жер которгон кандай элет?

Заң бузган ақмактардын сазайын бер,

Андайларды келекелеп жазайын чер.

Зарыл болгондо жаныңды да кыйнап, терең ойлоп

акылыңды иштетип түйшөлсөң, кийинчөрээк көңүлүң көтөрүңкү, маанайың жарыын болот.



Зордукчул-көркоо зулум болот, нүтиедүк сөт чында
Сүймәнчүк бала эли сүйгөн кулун болот.



Ичинде бакылдык былжып-ирип жатса, сыртынын
жалтыраганы – алтындын суусу жалатылган буюмга
окшош.



Калың карды кечендетпей күрөгүн,
Чындык үчүн бар күчүндү үрөгүн.



Иштелген жумуштан майнап чыкканда адамга кубаныч
тартуулайт.



Иш билген-озот,
Бекерпоз-тозот.



Иштегенге айбандын колу болбойт,
Бакыл болсо, анын жолу болбойт.



Кыйынчылыкты жон териси менен тартпаган адам
сулуу, бирок өтө назик аялга окшош.



Кара күч толуп-ташып, сени канчалык карк кылбасын,
анынды иштеткени билбесен, маңызы жок жаңгактай.



Кыйынчылыктардын баары турмуштун кайрагы.
Азап-тозокту көп тарткан адам-турмуштун кайрагынан
телчикип, чыңалган.



Катуу дарак сынбайт,
Мээнеткеч адам тынбайт.



Кайрымдуулук жашигине акча салып, алкыш ал.



Күлкү тээ жүрөктүн теренінде бугуп жатат. Аны құчке салып келтиргенге да, жолун тосуп, чыгарбай койгонго да болбойт. Жүрөк толкуп кубанганда ал ар кандай тоскоолдуктарға карабай чагылгандай тездик менен кату келип, адамга КУБАНЫЧ, ӨМҮР тартуулайт.



Кайраттуудан душман тургай, ажал да жалтанат.



Кылмыштуулук-ичи тардыктын кесепети.



Кечәэки күнүң - эртеңки үнүң.



Кежир киши адамга окшоп муюбайт,

Ириген сүт айран болуп уюбайт.



Кабагың ачық болсо-

Ылым санап ыкташат.




Каш менен кабактын ортосун паанектеген қырсық айттыrbай келет; анын жолун бөгөгөнгө КЫРААКЫЛЫҚ күзөтчүдөй сак болусу керек.



Күйүт-адамды соолутат.



Кайғырууну билбеген жүрөк-мөңгүнүн музу.



Комуз-улуттук аспап, аны колуңа алдыңбы, толуп турган кубанычың менен кайғы-муңунду чыгара черт, жарпы жазыла түшсүн.



Кулак уккандардын баарын кеч болсо да көз көрет.



Келечегиңе кең карап, үмүттүү жашасаң, максаттарың ишке ашуусуна кату ишенсөң, көздөгөн максатыңа жетпей койбайсун.



Күргүштөп суунун акканы бар,
Өлкөдө эттеп жанын бакканы бар.



Коендум шырп эткен шарпасынан корккон суу жүрөк
өмүр бою коркуп жүрүп, ичер суусу түгөнгөндө, өлүмдөн
да коркот.



Карәзгей кекчил-тукурат,

Ақылсыз күйтү кутурат.



Кымыз көңүл күшүн эргитет,

Мүрөк суусу көңүлүнду сергитет.



Кедей корс болбайт,

Тұлқү дос болбайт.



Күнөөкөр өзүндөгү олчойгон күнөесүн байкамаксан
болуп каяша айтса, ажаан-митайым атыгат.



Кептин негизи, жолдун тегизи жакшы.



Кылғылышты кылғаң соң,

Кейигенден не пайда.



Кол менен буттун командири – баш.



Кеңкелес- керең сөз уклайт,

Өрдөк- казга суу жукпайт.



Кыйч – куйч этип араң жүрөт араба,

Бооруң ачып аны сен көп караба.



Кыйынчылыштардын баары турмуштун кайрагы.

Азап – тозокту көп тарткан адам – турмуштун

кайрагынан телчилип, чыңалган.




Курсак ач болсо, күлкү келбейт,
Тайган бар жерге түлкү келбейт.



Кыргыздар кең пейилдүүлүлүгү менен кадырлуу.
Күлгөн ыйлабай койбайт,
Ыйлаган сооронбой койбайт.




Күлкүнүн да тоонун аселиндай тазасы болот; мындаи
күлкү пейили кагаздай ак адамдардан гана чыгып,
боорду эзип, кулакка жагымдуу келип өмүргө өмүр
кошот.




Күлтүксүз адам мыш болот,
Тоодо эрте кыш болот.




Көмүр менен камсыз болгонун –
Өмүр менен камсыз болгонун.



Кыргыз жеринде кыргыздын жакыр жашоого УКУГУ
жок!



Майда иш жасап көнгөн адам чоң иш жасагандан
чоочуркайт.



Маалымат так болсо, көңүлүң шат болот.



Мүнөз акылга-баш ийбейт.



Мал семирсе-элге,
Адам семирсе-жерге.



Менин кандай ИНСАН экендигимди чагылдыруучу
KYЗГҮ-менин эмгектерим, сүйлөгөн сөздөрүм, кылык-
жоруктарым, жүрүм-турумдарым-дептир АКЫЛМАН.



■ ◆ ■ ◆ ■

Дарак гүлүнүн касиеттүүсү - жиіде,
Бийкечтин көөнү-бийде.



Ким китеptи көп okusa-
Жашоодо ага дем болот.

Окубаган шоркелтейдин-
Акыл-эси кем болот.



Ойдогуны жашыrbай айтчу кез келди,
Бул мезгил жұда тез келди.



Оку десе октос берип,

Окуудан качкан жаман.

Таарынып эне-атага –
Үй сырын ачкан жаман.



Аферисттер дале сиз менен бизге оқшогон адамдар.
 Айырмасы-алар жалғанга жақын болушат. Уят зәнне
 экенин элес алышпайт. «Беш» өрдөгүн тең учурганды
 тилинен бал тамат. Ошондо әрксизден эрип, багынып
 бергенибизди билбей калабыз.



Өзүнүн жекече пикирине ээ боло албаган адам- акыл-
 естүү адамдардын көлөкөсүнө оқшойт.



Өлүш оңой, артынан атын калтыруу – тозоктун тозогу.



Өрдөк- каздын кулагы жок

Кеп айтсаң угат,

Ит-мышыкка сез айтсаң-жугат.

Адамдын кулагы бар-

Сез укпайт,

Сез айтсаң-кенебейт, бүкагына теңебейт.

«Өлүмдөн коркпойм» деп суу жүрөк адамдар гана
 аита алышат, ажал алкымдан алганда алар жоошуп,
 аргасыз муңайып карашат.



Өзүнүн жүзүн ақыл күзгүсүнөн көрө албагандар
өздөрүн жөн күзгүдөн гана көрө алышат.



Өзгөнү ойлобой, өзүнүн гана керт башынын
кызықчылығы менен жашаган адам-өлгөндөрдүн
тириүсү.



Өз ЭРКИНДИ өзүнө багындыра алгандығың –
сырттандығың.



Ичкенге памил чай жакшы,
Жатканга жумшак жай жакшы.



Руханий жактан жакырдануу-орду толгус оор
жоготууга тете.



Сөз укпаган кайсар акыры катаалдыкка багынып, фА
көктүгүнө кейийт.



Сен жасаган мамилеңе жараша ЖЕР сага канча
берерин билет.



Суулар кошулууп дарыя болот, иңдүүлүүлүк көлөмнөөнүүсөн
Жашырсаң да жаман ишиң жарыя болот.



Сүт айныса, айран болбойт, иң күнүттөп жоно шун
Шан-шөкөтсүз майрам болбойт.



Сырдашыңа барсан, короодо килейген дөбөт жүрөт.
Сенин үнүңөн улам, үй ээси: «Каппайт, келе бер», -десе
түк ишенбе. Кимди кабар-каппасын ит билет. Ит иттигин
кылбаса, кантип жүрөт.



Сыналғы-бул адам баласында адамдык асылдык
канчалык көп болсо ал дагы көптү билүүгө
ынтызарланса, анын үмүт-тилегин «үзүп»,

«ыкшоолонтуп» аң-сезимине бүлүк түшүргөн замандын негизги каражаттарынын бири.



Ыңтымагы бар балдар-

Бири-бирине эш болот.

Окуганы майнаштуу

Баалары жалаң «беш» болот.



Түз жолдо баратып чени менен тайранда.
Кадамыңды абайлап таштабасаң, мұдүрүлесүн,
жыгылышың толук ыктымал.



Үйүбүз - куттуу бешигибиз,

Ыңтымак – ырыс кешигибиз.



Таза асел айныбайт,

Ақылдуу чал найныбайт.



Турмуш – бул кеме. Анын капитаны – ЭНЕ. Ата –
кемени башкарған рулевой. Матростор – уул –
кыздары, небере – чөбүрөлөрү.



Уз колдуу уста узанып элек кылат,

Эселик эр электи байбичеге белек кылат.



Улуулукка умтулбаган адам болбойт. Ошолордун
ичинен адам пендесине сезилбegen касиетке ээ
болгондору гана баарыбызды таңдантып-тамшантып
улуулуктун чокусун багындырып алышат.



Үй казыкка байланат,

Конок жылуу-жумшак үйгө жайланат.



Чыпалак, бармакты керсөң- карыш,

Мөөрөй болсо – жарыш.

Үйлөнбей бойдок жүрсөң болбайт экен,
Тобокелге салып алган жарың купулұца толбайт
экен.

■ ◆ ■ ◆ ■
Үрүп чыгар ити жок-«бай» дейт,
Сакалы чыккан кишини «тай» дейт.

■ ◆ ■ ◆ ■
Үй-бүлөгө жаңыдан мүчә болуп кошулған ымырқайбы
же келинби, же жаңыдан сатып алған үйбу, же кой-
эчкиби, үй-бүлөнүн өнтөлөгөн каржысын көтөрүүгө
өбөлгө.

■ ◆ ■ ◆ ■
Сынчы сын такпайт,
Чычалаткан чын сез-
Жазуучуга жакпайт.

■ ◆ ■ ◆ ■
Сынчы болсоң – сын жаз,
Айла-амалга азғырылба – чын жаз.
■ ◆ ■ ◆ ■
Тайлакты таптасаң – буура болот,
Ойлоп айткан сез – туура болот.

■ ◆ ■ ◆ ■
Таазим эт ақындын энесине,
Доо кетпесин эч кимдин денесине.

■ ◆ ■ ◆ ■
Жайлоонун чөбү чыктуу,
Кыргыздын улан – кызы шыктуу.

■ ◆ ■ ◆ ■
Жайкысын үйдө меш жагылбайт,
Жооптуу милдет ар кимгеле тағылбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■
Жин-шайтандар айқелдү да азғырып арбайт экен,
Азғырып арбаса да,
Айқөл адам азғырыкка барбайт экен.

■ ◆ ■ ◆ ■
Чиркейдин көзу жок, чакканы оо-ой!
Шайтандын өзү жок, жасаганы боо-ой!



Чийки мөмө катуу болот,
Таңкы уйку таттуу болот.



Чыгырмачыл адамдар караңгыда ийне издеп
түйшүктөнгөндөр; издегенин тапкандары-
ДААНЫШМАНДАР.



Чымын - чиркейлер дак агадамга олуттуу зыян
келтириүүнү көздөйт; аны көлөкөдөй зэрчип, ичкен
тамагына конот, уйкусун бузуп, тыңчын алат. Өздүк
гиgienаны сактасаң, эч кандай кооп-коркунуч жок.



Чымыркана күрөшсөң-

Чоң өрт дагы очет экен.

Кысталышта мүлкүн таштап-

Чоң байлар да кечет экен.




Шашмалык адамды айнатат.



Үрчүү кыздын жылаажындай үнү бар,

Кайгырабаган карынын көрөөр үнү дагы бар.



Эрсиз келин-элкин,

Кой дер кожосу жок-эркин.



Эркектер- эркектерге мүнөздүү жоруктарын жасабаса,

алардын эркектиги кайсы.



Эптеп жеп дыйкандардын эгинин,

Келемиш-чычкан семирди.

Ким семирмек сугунул,

Алюминий, жез, темирди?




Эркө бала-эсөлек,

Элеси эстен кетелек.



Эшек чуркап аттан озбийт.



Базарга барсаң элек көп,
Майрам күнгө белек көп.



Өз эрки өзүндө болбосо, адам капастагы күшкә
окшойт.



Кызы болбой сеп болбойт,
Чийки өрүктү жеп болбойт.



Кыз-келинге тарак керек,
Алкаштарга арак керек.



Уяң жигит сыпаа болот,
Дары жакса-шыпаа болот.



Эр жигит элин ойлойт,
Ар ким ооруган жерин сйлойт.




Жылдык баа сага «төрт» чыгат,
От менен ойнобо-өрт чыгат.



Жаман иштин кесири болот,
Шордуунун жесири болот.



Сезимди жүрек туюп турат,
Окуганын мээгэ куюп турат.



Жамандын каары жыландын уусундай.



Оймоктой оозго-тоодой азық.



Баланын тили келегей,
Дыйкандын иши телегей.



Жалкоонун эрмеги-чөнтөк,
Эптуу бала-жөнтөк.



Тоббоно иште пакчу.



Уйку балдан да таттуу.



Үйлаак балага караганда көнүлү чөккөн адамды жубатуу алда-канча машакаттуу.



Жаштык кайтып келбейт,

Кырсык айтып келбейт.



Жаш кезинде көп жаңылган картайганда жаңылууга жол бербейт.



Күн-адамдар менен айбандардын да, канаттуу күштар менен эгин-тегиндерге мээримин төккөн боорукер ЭНЕСИ.



Чарчап-чаалыкканда уйку таттуу,

Өлөр кезде-өмүр таттуу.



Чыгарманы окуганда окурманды ойлондуруп түйшөлтпөгөн чыгарма-чийки чыгарма.



Даанышмандын айтканы аңыз болот,

Жаңгак бышса-жан жыргаткан маңыз болот.



Ажал арбаганда андан кутуулунун айла-амалы бирөө гана-жан соогалап багынып берүү.



Кайраттууну кайы баспайт.



Сын-кумдан алтынын калпып алгандай эле адабияттын данын пыр-сырлардан ылгап, авторлорго туура жол көрсөткөн кеңешчиси.



Өзүнүн гана керт башынын кызыкчылыгын ойлогон өзүмчүл коркунучтуу жоого барабар.



Жакшы нурун чачат,

Амалкейдөн ырысқы качат.



Жаш баланы алдабайт,

Акмакты ишке жалдабайт.



Малчы короодо кыштайт,

Тамеки өлкөнү ыштайт.



Уурдалган нерсе катылат,

Анан - тымызын сатылат.



Алданган адам эч кимге-атасына да ишенбейт.



Эң көп алданган адам - өзүн-өзү алдаган адам.



Калыстыктан тайыган сын-өз баласын өгейлөгөн атадай.



Мээрими болбой ынак болбойт,

Чындығы болбой сынак болбойт.



Кут конгон үй кубанычка бөлөнет,

Карыз алса – аста-секин төлөнет.



Көздүн сүзүлгөнү-үмүттүн үзүлгөнү жаман.




Жашоодо кесөө кылсам билегимди,

Тенирим берээр бекен тилегимди.



Алганды кесип кылып алгандар-сараң адамдар.



Өмүрдөн өткөн бакыт, өлүмдөн өткөн кайғы жок.



Адабиятсыз маданият – буту-колу жок адамсымал.



■ ◆ ■ ◆ ■
Улуттук адабиятыңды унұтканың-
Улуттук маданиятыңды курутканың.



Жолу оңолбогондун иши оңолбойт.



Адам көңүлүн шат қылган бардык ийгиликтердин
негизи-ЖООПКЕРЧИЛИК.



Адам пенесинин жашоо тирилигинде
жоопкерчиликсиз нерсе болбойт; ополтоодой ошол
ЖООПКЕРЧИЛИКТИ жон-териси менен сезип, ишке аяр
мамиле жасаган адам – сырттан адам.



Ойноп, бала оюнга тойбойт,
Көшөрүп, билгенин айтсаң да койбойт.



Берсем дегениң –бейишке барсам дегениң,
Ақыретти ойлоп, эмитен камыңды жегениң.




Напсиңди ағызғаның-уяты ойлобогунуң,
Ақыретти ойлоп, болжобогонуң.



Бүлүк салып беймаалда бакырганың-
Ажалды бөөдө чакырганың.




Ақылдуу айтса эп болот,
Кемпай айтса кеп болот.



Бакыл-баланы сүйбәйт,
Өгөй - балага күйбәйт.



Жакшы адам үйдүн камын ойлойт,
Жаман адам ойлобойт – тойлойт.



Адам-акын ой сүрөт,
А итиң борс-борс үрөт.



■ ◆ ■ ◆ ■

Элди тукурғаның –
Көдөктөнүп-көөп күтурғаның.
■ ◆ ■ ◆ ■

Кыңыр ишиң – жазага,
Көпкөндүгүң-казага.
■ ◆ ■ ◆ ■

Тапканыңды үнөмдесөң-
Береке болот.
■ ◆ ■ ◆ ■

Пейилин ондобогон-
Келеке болот.
■ ◆ ■ ◆ ■

Шерменделик адам-пендеринин адамдык абийирине
шек келтирген сандырактык. Таза болуп түз жүрсөң-
көңүлүң куунак; сага эч кандай жалаа жармашпайт,
ШЕРМЕНДЕЛИКТЕН оолак болосун.
■ ◆ ■ ◆ ■

Кырык болсо көбүнese жолдо болот,
Акчаң болсо бардыгы колдо болот.
■ ◆ ■ ◆ ■

Эр жигит жолдон чыкса-баңги болот,
Эзлике эшек аңги болот.
■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы адам салам жолдойт,
Жаман адам душманды колдойт.
■ ◆ ■ ◆ ■

Эр жигит элдин жүгүн аркалайт,
Көдөктүн иши оңолсо чалкалайт.
■ ◆ ■ ◆ ■

Абийириң бийиктетет,
Бакылдыгың түбүнө жетет.
■ ◆ ■ ◆ ■

Жарышта мөөрөй алып чыгасың-
Душманыңды чаап жыгасың.
■ ◆ ■ ◆ ■

Убадага турган ишенимди актайт,
Элиниң ар намысын сактайт.
■ ◆ ■ ◆ ■



Кеп көтөргөн – кеменгөр.



Эр жигит элин ойлойт,

Ар ким ооруган жерин ойлойт.



Кыянат арты-кыямат.



Замандашым, калыс бол!

Жерин сатып, жер которгон кандай эл?



Кайрылып калкым сага айтам,
(Сага айтпаганда кимге айтам?)

Урууга бөлүнгөнүң -

Бейажал жерге көмүлгөнүң.



Жаңылуу-өмүргө олуттуу зыян келтириет; ички дүйнөң
эншерилип, жүрөгүң туйлап кейип-кепчийсиң.
Адашканыңа жиниң келип, бу жарыкка келгениңе да
бушайман болосун. Өмүр бою канча жолу жаңылып,
кандай чекиликтерди кетиргениңди эстеп, өзүндүн
кадыр-баркыңдын канчалык экендигин билип алуу сага
кыйынга турбайт.



Изи болбой, жандык болбойт,

Мизи болбой, бычак болбойт.



Ачуундун келгени-

Акыл-эсинин өлгөнү.



Бал аары гүлгө консо бал болот,

Бетиндеги кара чекит кал болот.



Кол менен буттун командири-баш.



Жашоо-бул өмүр бою аракеттенүү. Кыймыл токтогондо
жашоо да токтойт.



Кара күч толуп-ташып сени канчалык карк кылбасын,
аныңды иштеткенди билбесен, маңызы жок жаңгактай.



Кыйынчылыктардын баары турмуштун кайрагы. Азап-
тозокту көп тарткан адам-турмуштун кайрагынан
телчиғип, чыңалган.



Мээрими жок, боору таштан бүткөндүн көзүн
жаштаса-бир гана пияз(туураганда) жаштайт.



Эс токtotot, бүрадар, майдаланба,
Мезгил өткөөл тополондон пайдаланба.



Турмуш-бул жаратылыш жараткан чоң сахна. Эл
андагы оң, терс образдарды жараткан залкар искуство
чеберлери.



Аз да болсо үйүндө даныңдын бары жакшы,
Ноокастап жатканында иченге дары жакшы.



Кымыз көңүл күшүн кытыгылап эргитет,
Мүрөк суусу көңүлүндү сергитет.



Улуу адамдардын урпактарга өрнөк болчу өмүрү,
алардын жараткан залкар эмгектерине таазим этесиң
да, бул жарыкта сен не жашап, не жумуш бүтүргөнүндү
өзүңөн өзүң кайра-кайра сурагың келе берет.



Жазуучунун ар бир чыгармасы эскирбеген
ЭСТЕЛИК. Эгер чыгарма элге кызмат өтесө, чыгарма
да, анын автору да бақтылуу. Эгер анысы колдоо
таппай унутта калса-өлүк туулган баладай, автору -
тируүлөрдүн өлүгү.



Өз эрки өзүндө болбосо, адам капастагы күшка
окшойт.



Жеке кызыкчылыгынын гана кулу болуп, пенделик милдетин унуктан адамдын кандаілдыгын сайдемидиреп отуруштун зарылдыгы канчалык.



Ашындын жоктугуна эмес, башындын жоктугуна кейип турал.



Ааламга ырыс чачып, КҮТ чачып,
Күлмүндөгөн КҮН чыкты.

Жакшылыкты жарыялап элге-журтка
Торгойлордон безеленген ҮН чыкты.



Энелер ымыркайларына Тәцирден өмүр тилегенчелик тилеп, жараткан чыгармаларын жазуучулар да өмүрлүү кыла алышпаса, андай жазуучулардын чыгармалары мөмө болуу укугунан ажыратылып, элге кубаныч тартуулай албай жerde күбүлүп жаткан чийки мөмөлөргө окшош.



Жардам-жалкы,
Ийгилик-жалпы.



Соргок тамакка тойбойт-
Кедей-жамакка тойбойт.



Эл-гений. Жазуучулар анын урпактары.



Канчалык куунап-жыргасаң, ошончолук кыйналып-
кайгырышыңды да ойлой жүргөнүң он.



Абада суунун буулганары-чын,
Эски тамактан адамдын ууланары чын.



АДАМ



Эл үчүн адамгерчилек оттон да, суудан да зарыл нерсе. Адамдынот менен суудан өлгөнүн көрдүм, зили адамгерчилектен өлгөнүн көрбөдүм.

Конфуций.

Ыйман деген ыйык тоо,
Бийигине чыга бил!
Ыймансыздар – кыргын жоо,
Жоого каршы тура бил.

Ыйман жашайт дилинде -
Жүрөгүндүн түбүндө...
Азық кошуп дем берет,
Жашаган ар күнүндө.



Теңирим өзүнүн сүйгөн пенделеринин зоболосун бийиктетип, аларга өзгөчө шык-жөндөм, ақыл-эс, талант берген, а көрпендерлер калыстыктан тайышып, керооздоно-керсейишет, кудайдын берген таберик касиеттерин ыймансыз иштерге бағытташат. Андайлардын күнөесүн Жараткан кечирбестигин эстей жүргөндөрү эп.



АКЫЙКАТ-ЧЫНДЫКТЫН жолу машакаттуу, ага жетүү үчүн адам баласы күндөп-түндөп уйку бетин көрбөй азап чегип, өмүрүнө кооп туудурган коркунучтан коркпой чытырман токойдун бутак-шактарына бети-башын тилдирип, ашмалтайы чыккан чокоюнан канталаган буттары сороюп турганына карабай келечегине оттуу көздөрү менен үмүттүү карап, улам өрлөп отуруп дат баспаган алтындай жаркырап-жанып турган АКЫЙКАТ-ЧЫНДЫККА жеткен адам-сырттан АДАМ.



Адам написи акылга багынбаганда ар кандай адамды азгырып, жолдон чыгарат, кырсыкка дуушар кылат.



Асыл адам аяр болот,
Ишке дайым даяр болот.



Жакшылык жөнүндө ойлорду баалаган адам гана
ЖАКШЫЛЫК жасай алат.



Жакшыбы же жаманбы окуянын күбесү болуп туруп
КАЛЫСТЫКАН тайыса андайдын күнөөсү
кечирилбейт.



Жүрүм-турому үлгүлүү пенделерин Кудай жалгаг,
ырыс-кешиктүү қылуу менен береке-кут даарыйт.



Түлкү тоокко жакшылык кылбагандай эле бакылдар
да адамга дили жакшылык кылбайт.



Абийирдүү оболу карызын үзөт,
Күлтүгү жок дубалды сүзөт.



Адам деген улуу зат; ал өзүнүн улуулугун сезгенде эч
кандай осол иштерге бармак эмес.



Адамдын адамдыгын аныктаган асыл сапат.

Кербезденип керсейүү-адамдагы кесир сапат.



Ар бир адам дене-боюна такай көз салып, туура
тарбиялоо – ымыркайды бапестеп багып эрезеге
жеткиргенге тете.



Адамга тамак-аштын зарылдыгы канчалык болсо,
руханий азыктын зарылдыгы да андан алда канча көп
экендигин моюнга алганыбыз оң.



Баланы алдабайт,
Акмакты жалдабайт.



Малчы короодо кыштайт,
Муназага келбегенди быштайт.



Кез карегиндей аздектесин үчүн Тәңирим асылзаттардын түбөлүк бактылуулук шарттаган кыздык белгини белекке берген. Буга кыздардын кайдыгер карагандыгы – чоң БАКТЫСЫЗДЫК.



Жаратсын деп ЖАКШЫЛЫКТЫ-
Пенdezаты жаралган.
Анын иши ыйык китең
Куранда накыз каралган.
Адеп-ахлактын бузулушунан бүтүндөй улуттун күмжам болуш коркунучу туулгандыгын түз эле айтканыбыз калыстык болор.




Жүрек үшүн алган табигый кырсыктын болуп жаткандыгы –улуттан ҮЙМАН НЫСАП кетип. КУДАЙДЫ ойлобогондуктун каары бекен...



Жакшынын жарыгы элге,
Эмгеги - жерге.
Жамандын жарыгы болбайт,
Ага бакыт конбайт.
Жакшы бала эне-атасы барында акыл топтойт,
Кийин - асыл катары аларды жоктойт.



Жумуштан качкан болбайт,
Ырысқыны чачкан болбайт.



Аруулук – тазалайт,
Арамдык- жазалайт.




Адамды басмырлаган адам өзү басынганын сезбей да калат.



АКЫЙКАТ – адилет-чындыктын атасы.



Кудайдын күнү кимдер-бирөөгө бактылуу, дагы бирөөгө каргашалуу болбойт. Аны акыл-эс менен бактылуу кылган да, каргашалуу кылган да адамдардын өздөрү.



ЫНТЫМАК менен **БИРИМДИК** - лажашообуздуң ГИМНИ.



Өзүн кайрымдуу, боорукер көрсөтүмүш болгон, жасаган «жакшылыгын» далилдөөгө умтулгандар оголе көп. Чыныгы жакшылар томаяк – жарды жармачтар менен кендириди кескен көйгөйлердү чогуу-чаран чечип жаткандар.



Тоюнбай ач жүргөнгө мүмкүн болбогондой эле алда-кимдин камын жебей жүрүү-деги эле мүмкүн эмес.





Эстеликке калтырган сүрөтүң-сенин күзгүн; ал сенин өмүр бою жасаган иштериндин оош-кыйыштарының акыл таразасынан өткөрүүгө үндөйт. Сооптуу иштериң басымдуулук кылса – «Арты кайрымдуу болсун!» деп аргасыздан көзгө жаш тегеретсе-өмүрдүн өтөлгөлүү өткөнү. Анын тескерисинче көңүл иренжиткен ыплас иштериң басымдуулук кылса – сүрөттөгү элесиң эмне болорун элестетип ал.



Адамды айбандан айырмалап турган касиет-анын адамдарга жасаган пенделик мамилеси.



Адам тамакка тоет, а бирок анын байлыкка-акчага тоер түрү жок.



Адам дегениң өтө эле көп болгону менен чыныгы АДАМ деген асыл атка арзыгандары аз болуп атпайбы.



Адам боло туруп, адамга кордук-зомбуулук көрсөтүү-көркоолук; кордоочу өзүнүн адам экендингин бир паска

“унутуп” жырткычтын кейпин кийип алып, бечараны табасы канганча кордойт.



Адамды адам кылган да, айбан кылган да –адам.



Адилеттүүлүк менен чындыктын чыркыраганынан бери мезгил зуулдап кырк жыл же кырк кылым өтсө деле, адилет кашкайып, алтындај жаркырап турат, ал эми чындыкка чаң жукпай жашап келет.



Адилеттүүлүк менен чындыктын айбаттуу сүрүнөн, анын адилеттигинен корккондор акыйкат менен чындыкты аксатууга барышат.



Адилеттики адамдар гана эмес, ит-куштар да жактырышат.




Акчага ашкере азгырылып, соопчуулук менен адамгерчиликтүүлүкти унтууп коюуга кантип болсун.




Бата алган айыгат,



Бата албаган камыгат.



Акылдуусунган адамдан акыл чыкпайт,



Эрдемсинген эркектен эрдик чыкпайт.




Ар кимдин өз тили, дили болгондой эле атабабалардын шүүдүрүмдүн тамчысындай таза дини да болот; өз дининен ажырагандык-ата-бабаларынан ажыраганга тете.




Акылман акмактардын арасында акылын жоготот.




Акыл-эс менен жүрөк-дүлөйдүн уганаак кулагы.



Акыл-эс акчага сатылбайт;



Адам жүзү чүмбөттө катылбайт.



Акылмандын - сезү жакшы, Сулуунун - көзү жакшы.



Акылмандын - сезү жакшы, Сулуунун - көзү жакшы.

Сулуунун - көзү жакшы.




Асыл адам жагынбайт,

Бала жаман атасын сагынбайт.



Асылдығың – балдығың,


Урпактарың – калдығың.



Ак эмгек менен жашаган адамдар гана жан бергенде
эч нерседен кооптонбой ажалга тик карап, камаарып да
коюшпайт.




Алыс-жакын сапарга аттанганда Тенирге тообо
келтир; жолдун кайыр-садагасын берсөң, жолун
шыдыр, жолдошуң кыдыр болот.



Айкөлдүк белгиси –ак сез,

Келжиректин белгиси-көп сез.




Айкөл аялдын нуру бар,

Ажаан аялдын сүрү бар.




Айлакер адам адилет жазадан эч качан качып кутула
алbastығын ойлогондо, ал ошол осол ишке түк бармак
эмес.




Алып көнгөн кол карайт,

Куса болгон жол карайт.



Ажыга барып, эл көзүне сопусунуп, езүнчө ит
жасабаган былжыган былыктарды жасаган
жандимилердин күнөөсү кечиримсиз экендигин элес
алышпаганы өкүнүчтүү.



Арыкта көрк берип суу акса жакшы,

Малды да бапестеп бакса жакшы.



Алганың пара болсо –
Ишиң кара болот.



Аксакал-бул тээ алмустактан бери байманалуу
карылардан калган кыргыздын кылымдарды
чаалыктырып -арыткан каада-салттарын муундан-
муунга жеткирип келе жаткан бардык баалуулуктарды
өзүнө ширелиштире алган ыймандуу ИНСАН.
«Аксакал» деген ыйык атка өзүнүн абийирине так
түшүрүп, калыстыктан тайыса-андай ыймансыз
карыларды бабалардын арбагы уруп, Тенирим
кечирбестигин унупаганы утук.



Балаң ариетчил болсо –

Ишеничинди актыйт,

Намыскөй болсо –

Абийирин сактыйт.



Адам оор кылмыш жасап жатып: «Адам өлтүрүү -
менин ишимби?» деп өзүнөн өзү сураганда ал бул
пейлинен батыл кайтмак.



Ажал акчага ашкере азгырылгандарды тооруп
жүргөнүн элес алса, бул пейлинен кайтып, ток пейил
тартып калмак.



Айтандуу аялдын нурү бар,

Ажаан аялдын чуусу бар.



Абак-тируүлөрдүн тозогу экендигин ойлонгондо, эч
ким мыйзам бузуп, кылмышка бармак эмес.



Акылдуу алданбайт,

Акмак жалданбайт.



АКЫЙКАТ, ЧЫНДЫК адам баласын айқын максаты менен үмүт – тилегине жеткирсем деп жетелеген ичинде карасы жок, аруу тилек БУГУ - ЭНЕСИ.



Арак – ажалдын ашынасы.



Айла-амалды канчалык чеберчилик менен иштетпегин, аның сага атак-даңқ алтып көлбестигин ойлой жүргөнүң он.



Айлам кетти деп

Үмүтсүздөнгөнүң – чабалдығың.

Кеөдөнүң таза болуп,

Бирөөгө кара санабаганың-адалдығың.



Аңкоо –алаңгазар бала деле ата уулу болушу мүмкүн, бирок элдин уулу болуш-эр жигиттин гана колунан келчү сыймыктуу иш.



Арааныңды аябай ачканың-

Ырысқыңды бекерге чачканың.



Ар-намысы жок адамдын айбандан айырмасы кайсы.



Ар – кандай нерсенин чеги болгондой эле карапайымдык менен жөнөкейлүктүн да чеги болот.




Ар дайым соода-сатык менен анын оош-кыйыштарына бардаш берип, тажабай такай алектенген адам гана эч кандай муктаждыкка жол бербейт.



Ар кандай нерсени карызга берип жатып, аны кайтарып алууну ойлобогон инсан-Кудайдын сүйгөн момуну.



Арсыз адамдар гана аkmak болушат.



Ата-энең сенин көөнөрбес дөөлөтүң. Жаныңдай көргөн ошол жакын адамыңдын көрөр күнү, ичер суусу дагы канча калганын божомолдогонго болбрайт. Ошондуктан алардын сезүнө кулак төшөп, сарамжалдуу болсоң, турмушта кыйынчылык эмне экенин билбейсина.



Аттын жаманын жал басат,
Адамдын тажаалын кал басат.



Атанаң каарына калуу-
Кудайдын каарына калуу.



Ашканада тайрандап жеп-ичип, керооздонуп, оюна келгендие оттоп, тамекини тумандата тартып сайрандоочу жай эмес. Бул, асыресе, өзүнүн адеп-ахлагын жүрүш-туруш маданият чен өлчөмдөрүнүн көрөңгесүн көрсөтүүчү коомдук жай экендин унуттоого тийишпиз.



Адамзаттын жашоо турмушунда азап-тозокко кабылып, бейкүнөө кордук-зомбуулукка тушукса да чыдаап, сабыр кылып, кабагым-кашым дебей КҮНДӨЙ күлмүндөгөн чаң жукпас, отко күйбес, сууга чекпес АДИЛЕТ-ЧЫНДЫКтай жаркыраган нерсе болбос.



Алаңгазар адам-
Чындыктан алыс болот,
Акыл-эстүү адам-
Калыс болот.



Алганың меймандос болсо даам сыйзырат,
Чыргыйчыл болсо, бүйүр кыздырат.



Арууланып, тазаланган-жолдуу болот,
Тили тесклебеген-киши колдуу болот.



Акылдуу ойлонот, ойлосо-утат,
Акмак ойлонбыйт, ыйманын жутат.
Айкөлдүн үмүт-тилеги акталат,
Адилетсиздик-кеңтүү күнгө алпарат.

Арак-адамды азыткыдай азгырган, адамзат өмүрүнө^и кыянаттык кылууда «кызматы сиңген» ичимдик.
Жүлүнүң боштук кылып, чен өлчөмдөн аз эле ашырып
ичип койсоң, ошол замат арамдыгын карматып, ақыл-
есинди уурдайт, абийириңди кетирет, шердентип,
тилиңди булдуруктатып, дос-душмандарыңа шылдың
кылат.

Эң өкүнүчтүүсү-ден соолугуңа олуттуу зыян келтирип
тим болбой, өмүрүндөгү аруу тилек, асыл ой-
максаттарыңды өзүңө табелетип-тепсетип, өзгө
бирөөнүн өмүрүнө, а түгүл өз өмүрүнө да балта
чаптыруудан кайра тартпайт.

Айкөл - эмгекти ак кылат,
Көрөгөч - айылды бак кылат.
Айкөл адам көздөгөн максатына жетет.
Аракетчил Адам,

Кырды ашсам деп кыбырайт.

Азыткы-шайтан азгырып,

Анын кулагына шыбырайт:

«Жолуңан кайт, айланайын,

Кыйнабачы, өзүңдү.

Сыздатпа жүрөгүмдү,

Укчу менин сезүмдү».

Шайтан: «Күнөөгө абдан батыпсың,

Кудай жаныңды алат»...

Периште: «Сыйынсаң чын ықластан Кудайыңа

Жаның өзүңө калат».



Адилет, чынчыл досун аяйт-

Аны кыйбайт.

Ажаан аял баарын кыйнайт-


Тилин тыйбайт.



Арыктағы ағын суу адамдын өмүрүнө өмүр улағанын
унутпай анын булғанышына жол койбосок, АДАМДЫҚ
ыйык парзыбызды аткарған болобуз.



Топукчул болгонуң-ыймандуу болгонуң.



Акыр заман жакындаганда дүнүйө тарып, жаштар
китеңке үңүлгөндү коюп, күзгүгө үңүлүп калышат.



Аялын башкара албаган айылын башкара албайт.



Ар кимдин жарық берген шамы болот,

Бай-көпестүн тыңчытпаган камы болот.



Аракка абдан тойгонуң,


Жакшылыкка чекит койгонуң.



Акылдуу салыкчы качкандардан

Салыкты оңай эле өндүрет.

Аласасын акылдашып көндүрет.



Адилет казы азбайт,

Топукчул казы тозбайт.



Акмактын ары болбайт,

Күйө турган жары болбайт.



Акылдуу айныса, жаманга тең болор,

Эсине келбесе, ажалга жем болор.



Бакылдан бата алба-

Арык аттап суу кечпейт.



Адамды адамга кошкон-СӨЗ,
Жарыктан азыктанган-КӨЗ.



Бакылдыгың – илдетин,

Адамдыгың – милдетин.



Баары тең бактылуу болусун ичи да, пейили да ак айкөл адам гана қаалтайт.



Бакырчаак баатыр болбайт,

Чынчыл бакыл болбайт.



Башка биреөнүн кайгысына ортоқтош адам – чыныгы адам.



Бизге белгилүү болгон чыныгы билимдүүлөр Кудай жана анын элчиси Мухаммед алейхис салам. Билим берүү түйшүгүн аркалагандар өздөрүн ушул өңүттөн алып караганда, билим берүүдө калпыстыктарга жол берилмек эмес.




Бай менен бакылга да, дос менен душманга да, томаяк-кедей менен жармачка да Күн бирдей тиет. Күндүн улуулугунда.



Баланы эрке кылыштарбиялоо менен ата-эне бардык балээни өздөрүнүн башына үйүп алыш жатышкандыгын ойлоп да коюшпайт.



Балдардын баардыгы балалыгын коргоого шайы жетпегендиктен, аны улуулар коргоого умтулушат.



Бакыл адам байыбайт, Адамга окшоп карыбайт.



Бата албаса - жолу болбайт, Асыл адам - долу болбайт.



Бу жарыкта эки нерсе: бир ЖАМАНДЫК, бир ЖАКШЫЛЫК өмүр бою унутулбайт. Жамандыкты унуп, жакшылыкты унуплаган адам-сырттан адам.



Бийлигің барда СИЗСИН,
Бийлигің жокто КИМСИН?



Бириң-бири ызааттап УРМАТТОО – илим-билимдин, искусство менен маданияттын башаты.



Бай мырзаның баласы сөз укпай, тайраңдап кетсе, анын бактылуу болушу мындай турсун, этеги узарбайт.



Бар туруп жок дегениң-
Үйиманыңды бекер жегениң.



Бороко-күтミニдо омбоо, бирдо.



Берешендик менен жоомарттыкты Күндөн, кечиридүүлүк менен айкөлдүктү Жаратылыштан, аруулук менен тазалыкты Суудан, сабырдуулук менен токтоолукту Тоолордон үйрөнсөңүз жаңылышпайсыз.



Калптын бир гана жакшы жагын жашыра албайм; ооруулунун илдетин көрүп-билип туруп, дарыгер анын кийинки өмүрүнө үмүт байлаш максатында аргасыз айтылган калпты жаман деп айттуга көңүлүм чаппайт.



Бирөөнүн ишин жасасаң да өзүндүн ишиңди жасагандай бүт ынтаанды кооп чын ыкластан жаса. Себеби үй зэси сага алкышын айтып жатпайбы. Антпесе алкышын айтып, бушайман болбогондой болсун.



Билбейт деп бирөөнүн ақына кыянаттык қылуу-наадандык.



Боорукерлик - жакшылыктын жыртылбас тону.



Бутунан аксагандарга караганда акылынан
аксагандар коркунучтуурак.



Билим алсаң жаш кезинде

Келечегиң кең болот.

Караңгыны жарыткан күнгө

Чын өмүрүң төң болот.



БАЙЛЫГЫНА чиренген бай-мырзалар деле,
бийлигине манчыркаган алаңгазар айрым бийлик
төбөлдөрү деле, көр тириликтин айынан ар кимден
кордук көрүп, мүнкүрөгөн жарды-жалчылар деле адам.
Көрөр күнү, ичер суусу түгөнгөндө, баарынын баар
жери-көрүстөн. Ошондуктан бардар жашаган байлар
улуу Рамазан айында кедей-жалчыларды эстеп, орозо
битир берип, алардын батасын алса, ажал алкымдан
алып карайлап турганда ажалга тик багып, чын дүйнөгө

дадил кетмек.



Боорукер – адам аяйт.



Денсоолук башкы байлык болгону мененү акчага
күнкор.



Досту тезирээк тапкан жакшы,

Абийирди эрте жапкан жакшы.



Душмандын кеги болот,

Кектин дагы чеги болот.



Жакшылык – жакшы адамдарга окшош; жөнөкөй,
карапайым, анан – кечиримдүү. Ал опурулуп –
жапырылган **ЖАМАНДЫККА** төнелип-тирешкиси
келбейт. Ушундай асыл сапаттары менен **ЖАКШЫЛЫК**
ЖАМАНДЫКТЫ жеңет. Кээде ийилет, бирок багынбайт.



Жакшылық жөнүндө ойлонгон адам гана – жакшылық жасай алат.



Жакшы үйдөн ыр чыгат,
Жаман үйдөн чыр чыгат.



Жакшы бала-эпчил,
Жаман бала-кеңчили.



Жакшы бала устатынын ишеничин актайды.


Жаман бала атанаң капчыгын кактайт.



Жакшы кыз өтүмдүү асыл нерсеге окошош; «кудалашсам» дегендер эне-атасын көңүлүн алсак деп, эрте-кеч эшигин кагышат.



ЖАКШЫЛЫҚ ТУБҰ - ЖАКШЫЛЫҚ



Жакшыга жанашиб,

Кошулганың-утканың.

Ыңтымакка келбей ыдыратканың-

Үйманыңды жутканың.



Жакшы адамда издегендин баары бар,

Жалакайдын безилдеткен каары бар.




Жакырчылык менен кедеилик, жалкоолук менен ыкшоолук бири-бирине дос, жолдош жана бир тууган.



Жакшылық кыл жақырга – сооп болот.


Сообуң чын дүйнөдө (суректа) жооп болот.



Жаңжалдуу үйгө бакыт конбойт.



Жакшы дыйкан-жердин көркү,
Айкөл адам – элдин көркү.



Жараткандан жалтанбай зэн-ээркин сүйлөгөн
керооздор Кудайдын өгөй пенделери.



Жасакерленип жагынган -

Кошоматчы-тыңчы.



Жаш-жалаңдардан ызаат-урматтын, кары-
картаңдардан калыстықтын кеткени-кыяматтын
жакындағандығынын белгиси.



Кыздық ыйбаа-адебинди сактаганга эркиң боштук
кылып кийин сайрандап жүрүп, өткөн өмүрүнө өкүнүп
каласың.



Жүрөк үшүн алган кепти кулак угуп, жүрөккө узатат...



Жамандыкты карәзгөй, ниети бузук, арампөш бакыл
адамдар гана жасай алышат, анткени, алардын басса-
турса ойлогону ушул-жамандык.



Жаман адамды «жаман» деп абийир таппайсың,
тескерисинче, өзүңө дагы бир душман ашырасың.



Жамандык жасагандан коркпогон адамдын өз убалы
өзүнө.



Жамандык көөдөндү мите-курттай өйүп олтуруп,
өмүргө кооп туудуарын элес алганда эч ким жамандык
кылбай эле калмак.



Жерди казса – суу чыгат,

Талдасаң - гүлдөн уу чыгат.



Жууса – кара казан таза болот,

Маңыроо жүргөн каза болот.



■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы нурун чачат,
Тентек абийир ачат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшылык кыл, жакырга-сооп болот,
Чын дүйнөдө сообун жооп болот.

■ ◆ ■ ◆ ■

Кыштын кайталангыс - жазы болот.
Бийдүй көркү таажы болот.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жүк көп болсо-бажыга,
Жакшылыгы-ажыга.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жетекчинин элге жасаган жекече сылык – сыпаа
мамилеси – анын жогорку интеллектуалдык көрөңгесүн
керсөтөт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Кээ бир жетекчилерде билим түгүл адамгерчилик
сапаттын жетишсиздиги куйканды куруштурат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Адамгерчиликтин алиппесин өздөштүрбөгөн жетекчи
жоого куралсыз чыкканга тете.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жүрөгүндө карасы жок адамдар гана билим берүү
тармагында иштөөгө акылуу; оболу алар
тарбиялануучулардын убал-сообун ойлонуп, андан
корккондор гана иштесе болот.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жалгыз адам эл болбыйт,
Жамгыр болбой сел болбыйт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы аял жаман эрди эр кылат,
Жаман аял жакшы эрди жер кылат.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшылыкка караганда жамандыктын басымдуулук
кылышынын башкы себеби-жамандыктын жасалышына
ыңгайлуу шарттын молдугу.



■ ◆ ■ ◆ ■

Жаман аял эрин алдайт,
Жакшы аял-андайга барбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы - жатпайт, жүрүп өлөт,

Жаман - ит сымал кангыйт, «үүрүп» өлөт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жаман аял жууркан-төшөгүн жыйбайт,

Ээнбаш аял сөз укпайт, жолдошун кыйнайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы адам калыс болот,

Жаман иштен алыс болот.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жакшы адамдын белгиси-АЙКӨЛДҮК.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жаман - жоругун койбайт,

Ач көз - байлықка тойбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жаман аял эрине карабайт,

Бир ооз жылуу сөз айтканга жарабайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жаман жосундагы адамдардын жийиркеничтүү

жоруктарын көрүп-билип туруп жашырсан-элдин

карғышына калып, сокур болушуң ыктымал.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жетим багып, жесир багып иним келет,

Сооп ишке ким барбаса-жиним келет.

■ ◆ ■ ◆ ■

Жылтырата кийинил, ичинде бакылдык былжыган

адам, сырты жалтыраган буюмга окшош.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ит арка болуп, ич ара ырылдашып, ынтымакты
ыдыратып алгандар менден «Эми канткенде
ынтымагыбызды калыбына келтире алабыз?» деп
сураса, мен аларга токтоосуз бал жыйнаган аарыларды
көрсөтмөкмүн.



Ишеним - бул адамды жактырып, сүйүп, ага карата оң мамиле түзүп, таттуу кыялдан улам пайда болгон ыйык сезим.



Иштеп, ишинен майнап чыгарып маңдай тер төккөн адам тамак-ашка тойбондой эле, ишке да тойборт.



Ичинде карасы бар бакылдар гана калыстыктан тайышат.



Ичтардык менен бакылчылык-адамдагы бардык жаман илдөттердин башаты.



Иш берсе-жумуштан качкан болборт,

Ырысқыны бекерге чачкан оңборт.



Ислам-сенин диниң – диниңен адашпаганың утук.



Ичинде карасы жок, дене-башы соо, таза адам гана ыймандуу боло алат.



Изги тилек сапарды байсалдуу кылат.



Ишеничи актаганың – абыиринді сактаганың.



Ичкениңди койбогонуң –

Акыл – насаатка тойбогонун.



Замандашың каза болуп, акыр сапар тартып атса, сенден ага бир ууч топурак буюрбаса, бул күнөөндү элиң эмес, Кудай да кечириши күмөн.



Кайырчыга кайыр берсөң –


Жолуң шыдыр болот,

Жандаган жанжолдошуң

Жөн эмес, кыдыр болот.



Калп менен ынакташып алган адам-эне атасын да алдайт.



Калп-береке -кут, ырыс-кешиктиң элдешкис душманы.



Кубат болот бабалардың батасы,
Анда болбайт айткан сөздүн катасы.



Калп айтуу -Кудайдың жек көргөн пенделеринин
кыйын-кысталыштан оңой куттуулунун айла -амалы.



Калыс болгонуң-

Арам иштен алыс болгонуң.



Карызы жоктун кайгысы жок.



Кан какшап калп айтып, биреөнүн акысын ап эттирип
көнгөндөр акырында ыйманын жегенге өтүшөт.




Кайгырууну билбеген жүрөк-муз жүрөк.



Кайдыгерлик-адамдагы айыккыс оор дарт. Бул ооруга
чалдыккандар жетекчи қызматтарда-иштеп калса,
элдин шору.



Калыс болсоң – калптан алыс бол.



Күлмүндөгөн күн нурун ААЛАМГА эч кайсы өлкөнү
алактабай тегиз чачып турганда-түнкү жарык берген
лампочка КҮН НУРУ менен атаандашкансып алигече
өчпөй калганын кантип түшүнсө болот.



Намаз – аруулануунун ыйык жолу.



Өзүн АДАММЫН дегендердин баардыгы адамдык
милдетти аткарууга алсыздык кылышат.



Кеңпейил адам ак дейт,

Ажаан аял бак дейт.



Керсейген адам-акыл эсинин жетишсиздигин өз ыктыяры менен даңазалаган бәйкүш.



Кемчиликті кетирип, аны мойнуна албагандык-наадаңдык.



Кесирлүү адам-жайдын кызыл чилдесиндеги жаанга окшош.



Кесирлүү адам кеп айтат:

«Болбойсунұбу, бол тезиррээк»- деп демитет-

Ақылыңан адаштырып-

Ырыскыңды кемитет.



Колу тутқактар менен таза эмес адамдар инфарк-миокард (жүрөк) ооруусунан жапа чеккени-чеккен.




Көзү азиздерди айтпаса да түшүнүктүү, бирок баарынан көзү туруп жүрөгү сокурлардын азабы өттү.



Кейрөндүгүң – осол қылат,

Көпкөндүгүң – ойрон қылат.




Кудайды карап сүйлөгөн

калыс болот,

Керооз, курчирендер акыйкаттан

алыс болот.



Кудайды ойлобогон –

Кара такты ак дейт,

Иңир кирбей –

Жарыкты тез жак дейт.



Кудайга да, анын момун пенделерине да жагынып, эл суктанган абийирдүү, таза болуп көрүнүүгө даллас урунасың. Аナン акыр-чикирди, балит ыптырының сууга ағызып жатканыңды кантит эле эч ким көрбей-сөзбей калсын, же Кудай сен үчүн эч ким эмеспи?



«Куран-и-Каримди» сыйлаганың -
Кудайды сыйлаганың.



Кудайга канчалык сыйынып чоокунса да бакыл адам аруулана албайт, анткени «бакылдын багы көгөрбөйт».



Кыргыздын пейили ак,
Ою терең, тили так.



Кээде адамдын маанайы абдан пастап, ичине таруу айланбай калганда, сөз канчалык учкул, канаттуу болбосун - баары бир суу кечпейт. Мындай учурда андай адамды жаратылыш койнуна саякат жасатып, көңүлүн көтөрө билсең, тез эле жарпы жазыла түшөт.



Күндүн калыстыгы менен улуулугу кедей-жармач менен ханга да, ууру-кески менен оор кылмышкерге да, айкөл кеменгер менен дарыгерге да тегиз тийип тургандыгында.



“Куран-и-Каримдин” идеяларына сугарылып алдына айкын максат койгондорго жин-шайтандар да, албарсты-ажындар да жологонго айбыгат.



“Куран-и-Карим” - дүйнөдөгү бардык баалуулуктардын уюткусу.



Көре албагандык-ичтардыктын иниси. Бул илдөтке чалдыккандардын акыр түбү бардык жыргалчылыктардан куржалак калышат.



Ким болбосун, көрүп көрбөдүм, угул-укпадым, билсе да билбедим десе –чын эле, Кудай аны ақылынан айнтып уклаган дүлөй, көрбөгөн сокурга айлантып коеру айдан ачык.



Көп уктасаң – ыксырап жумушуңдан кечигесин, Кашыктап топтогон абийириңди кетиресин. Аз уктап тыным албай көп иштесең – Чыңалып, абийир таап жетилесин.



Камкор камын жейт,
Арсыз жанын жейт.



Кайнабаса калптын кара казаны,
Кимге берет калпышы алчу жазаны.



Кайраттуу кашабаң да карыйт,
Күлтүксүз соодагер акчага марыйт.



Калп айтпай соода кылса да болот,
Ошентсе - капчығы акчага толот.



Кудайдан корккондор соодага чыкпайт.



Каргышка калба-ондурбайт,
Болжогон ишиң болдурбайт.



Калптын кайнабаган казанын кайнаткан, калпышылар базарда каалашыңча.



«Ка-ап! Аттиң-ай!» дегениң арман сөз,
«Бали, чамда азамат!» дегениң-дарман сөз.



Баланын энеге күйүмдүүсүнүн тили
«апа» деп чыгат,
Атага күйүмдүүсүнүн тили «ата» деп чыгат.

Эне-атага тен күйүмдүүсүнүн тили, ата-апа деп тен чыгат.



Кышында элдин баары үйдө болот,
Өгөйлөп, үйдөн качкан – Чүйдө болот.



Колкондогу жарадай жашоодо боло келген сараң адамдар дene-боюнду балкыткан, жүрөк жыргаткан сөзгө да сараңдык кылышат.



Казынын оозун кылмышкер жабат,
Бузукулук кылган пейилинен табат.



Мусулман пендесине Бейиш керек,
Талдал көрүп кетирген күнөөлөрдү
Сыйынып, Кудайыңа кейиш керек.



Мүнөзү токтоо, сабырдуу кишилердин жазып-жаңылып уттурғанынан утугу алда канча көп.



Мээримдүүлүк менен абийирдүүлүк, ыймандуулук менен сылыктык адамга олчойгон пайда келтирбөгөн менен, береке-кут, бак-таалай тартууларын эч ким таңазар албайт.



Мээрим абийир, ыйман, сылык мамилени адамга берип, жылдыздай түбөлүккө жашайт.



Мансап – байлыкка азгырылбаган адам – чыныгы АДАМ.



Мээнеткеч адам эринбәйт,
Эмгектенип, элине жагат.
Андайды эли сыйлайт,
Төшүнө төш белги тагат.



Митайым адамда уят да,
ыйман да жок, боздойт,

Ынтымак бар жерде эл

бардар жашайт, тозбойт.



Мээримдүү адам -

Кедейге туугандай карайт.

Жат дебей, тууган дебей,

Элинин керегине жарайт.



МАКСАТ-бул ҮМҮТ менен ТИЛЕКке ширелишкен адамдын жашоо тирилигиндеги ниет-каалосу. Максаттын жолу тар да, тайгак да, анан-кооптуу. Ал сенден болоттой эрк менен сабырдуулукту, чыдамкайлык менен ақыл-эстүүлүктүү, билим менен кажыбас кайратты талап кылуучу татаал жарайн (процесс). Ал өзүнүн опурталдуу да, кооптуу да жолунда сага дем-күч берип, чекенди ташка урат, мұдүрүлтүп жыгат, анан өзүнүн артынан ээрчитип отурут...

Бийик максатыңа жетүү үчүн турмуштук тажрыйбаңа, алган билимиңе, ақыл-эсиңе таянсаң, көздөген максатыңа жетериң анык.

Талап кылышкан жогорудагы сапаттарды өзүңө сиңирүүгө сараңдык кылып, тагдырыңа кайдыгер карасаң-алдырадагы асың максаттарыңдын таш-талканы чыгып, кур-кыял боюнча калат.



Мезгил келсе,

эл кадырлаган ақылман да карыйт,

Кичи пейил ишкер байлыкка марыйт.



Намыскөй адам кеп-сөзгө калбайт,

Написисин ағызып, берсе да албайт.



Намыскөйгө сөз жармашат,

Турага балээ жармашат.

Нандын күкүмүнүн убалы канчалык болсо, кагаз
калдыктарынын убалы да андан кем эмес экендигин
унутпа.

Нысапсыз чайкап сатат,

Уяттуу байкап сатат.

Нысап-насилдүү адамдар гана барга-жокко топук
кылган топуктуу адамдар боло алышат.

Оңой олжого тунганиң-

Балээге колунду сунганиң.

Орозо кармаганың-арууланып тазалаңганың,

Орозо кармабай камырабаганың-жазаланганың.

Орозо күндөрү алган сообуң-

Куп деп Кудайга берген жообуң.

Орозо күндөрү жаман сез айтканың-күнөөгө абдан
батканың.

Орозону ойлогонуң-

Жакшылыкты тойлогонуң.

Орозо кармаганың-

Осол ишке барбаганың.

Орозо кармоо-ашказанга жылына бир жолу берилүүчү
дем алыш-отпуске.

Ордо оюнун ойногонуң-

Каада-салтты жоголушуна жол койбогонуң.

Ордо оюну-бабалардын оюну.



Ордо оюнун ойлогонун –
Каада-салтты ойлогонун.



Онтоп жаткан оорууга колун сунуу-
Адамдыктын белгиси.
Эл ичине бүлүк салып адамдарды кекуттүү-
Арамдыктын белгиси.



Отунду очокко жөндөн-жөн жаккан болбойт,
Кешикке курсак баккан болбойт.



Оорулуу адамды дарылаганга караганда акыл
оорусуна чалдыккандарды дарылоо алда канча
кыйыныраак.



Оору-сыркоонун, өлүм-житимдин көбөйгөнү-
жакшылыктын жышааны эмес. Бул Кудайды карап,
алды-артыңды ойлоп иш жаса деген аян эмеспи.



Чекилик кетсе-куйунёт,
Иши оңолсо-сүйунёт.



Өзүңө өзүң калыс болсоң-абийириң таза.



Өзү кедей болгону менен тили буудай куурат.



Өзүң сыйлабаган өзүңүн абийириң өзү төгөт,
Өңгөлердү иренжитип, анан өзүң-өзү сөгөт.





Өзүңүн башындағы олчойгон кемчиликтерин сезбей
бирөөгө сын тагып, кордоп – кемсингинкен адам –
акмактардын кооптуусу.



Өзүңөн өзөк өрттөп жат чыкса,
Элиндин каары келет.


Жакының каза таап кайгырсан –
Элиндин баары келет.



Өзгөнү ойлобой, өзүнүн гана керт башынын
кызыкчылығы менен жашаган адам-өлгөндөрдүн
тируусу.



Өгейлөсө, өз балдарың –
Өзүң кол көтерөт,
Дилден айткан ак кебинди
Кенебей бой көтерөт.



Өзүң ыраазы болуп, берчү ар кандай нерсе чын
кеңүлдөн чыкпаса-арам.




Өзүмчүл өкүттөн өлөт,
Кекчил-кырсыктан.



Өз баласын баккандан коенчо ойт берип, изин
жашырган аталар «ата» деген сыймыктуу аттан
айлансын.




Өзүмчүл өзүн кыйнабайт,
Өзгөнү өлсө да сыйлабайт.





Өзүмчүл билгенин койбайт,
Суктун көзү тойбайт.




Өз кадыр-баркыңды бил-
Мылжың болбо,
Мыш болуп өз элине
Шылдың болбо.



Паракордук менен аң көздүк тилдин эркиндигин
чектеп коет.



Рак оорусуна чалдыкандар дарыгерлердин колунан
шыпаа табары талашсыз, ал эми кайдыгерлик илдетине
чалдыкандарды эч кандай дарыгер дартына дабаа
таппасы анык.



Руханий жакырчылыгына кабылуу - оор жоготууга тете.



Сөзүңө ишенип, сени күткөн адамдын бир саатык же бир күндүк өмүрү текке кеткени кандај кейиштүү. Эгер сен ушуну ойлогонунда, балким, мындај осол ишке түк бармак эмессин.



Сен алган ак баталарың-

Ак эмгегиң үчүн алган бааларың.



Сен өзүңдүн идеал туткан адамыңа акча берип, керек болсо, акча алыш мамиле жасасаң, анын адамдык сапаты канчалык деңгээлде экендигин билип алуун анчейин кыйынга турбайт.



Сылых-сыпаалык Кудайдын сүйгөн ыйман-нысаптуу айкөл пенделерине берилүүчү таңкыс белек.



Сооп кылсан-барар жериң бейиш болот,

Кетирген чекилигигү кейиш болот.



Сага жамандык жаоагандарга жакшылык жасасаң, бейиштин жолуна түшкөнүң.



Суунун да сурагы болот; сая чачып-төгүлгөн суу сая еткөн өмүргө барабар.



Сооп иш кылган кем болбайт,

Иштебесе- дем болбайт.



Сигаретти канчалык кооздоп-шөкөттөп рекламаласаң да никотин – уусу жоголбайт, чеккендерге найза болуп кадалганы-кадалган.



Сенин айткан калпың өзүңдүн колкоңдогу жара болорун аңдасаң, балдарыңды калптан оолак кыл.



Сөз уклаган кайсар акыры катаалдыкка
багынып, көктүгүнө кейийт.



Тазалыгың – ичиндин көндиги,

Бакылдыгың – ичиндин көндүгү.



Түрү суук адамдын бүт турпаты суук болот: дene-башы да, өңү-түсү да, кыймыл-аракети да, сүйлөгөн сөзү да, тигилген көзү да.



Туура жолдон тайыгандар-

Калыс эмес,

Андайлардын күнү бүткөн-

Өлөр күнү алыс эмес.



Тууган менен жаттын арасы болот,

Ичи көндөй карасы болот.



Томаяк-кедейлерге, жетим-жесирлерге кайыр-садага чабуу-бай-көпөстөрдүн дилин тазартып, зоболосун ашырарын бардыгы эле баркалбайт.



Туулган күн жылына бир жолу белгиленүүчү адам өмүрүндөгү эң эле бактылуу күн. Юбиярдын көңүлүндөгү сөздөрдү чукугандай таап, майрамды жаркын маанайда өткөрүү-анын зоболосун ашырып, өмүрүнө өмүр улайт.



Тамеки, арак, насыбайды таштаганың -

Акыл-эстүү жаңы турмуш баштаганың.



Томаяк-бакырларды боор ачып аягандарды мээримин төгүп, Кудай аяп, бооруна аларына бөркүндөй ишени бер.



ТИЛЕК –бул жашоодо адам баласын таттуу кыялга батырып, тез аракеттенүүгө түрткөн ички туюму. Адам

улам кыялданып, келечегине үмүт байлап: «Эми антсем», анан өмүр жолундагы азыноолак ийгилигине шыктынып: «дагы тигинтсем», дедиртип, аны улам таттуу кыялга батырат, жашоо кумарын арттырат.

Акырындап отуруп адам таттуу кыялдарын «ТИЛЕК»ке айланнат.

«Үмүт-тилегим орундалса экен» деп, Төцирге жалынып-жалбарганы да ошондон уламбы, деген ойго чарпылбай койбайсун.



Эскирген кийим кийилбейт,
Тентек бала ийилбейт.



Жалаң касиеттүү жакшы сөздөрдү ылгап, аларды куулук-шумдукка аралаштырып кыянаттык максатта пайдаланса, анын акыр-аягы жакшылыкка алыш келбейт.



Жалган айткан жарыбайт,
Жалкоонун иши арыбайт.



Чаң менен түтүн адам өмүрүнө забын болуучу коркунучтуу душман экендигин билип туруп, үйдү тозута чаңдаткандар менен сигаретти буркурата чегип түтөткөндөрдү түк түшүнө албайм.



Чындык менен акыйкаттын, адилеттик менен түуралыктын жолун эстегенде, көз алдыңа чытырман токойдогу саздуу жол тартылат.



Чыныгы адам гана топук кыла алат.



Чындык менен адилеттүүлүк жылдын төрт мезгилинде да жылуу илебин чачкан КҮН нурундај жаркырап тура берет.



Чөнтөгүң жука болсо өзүңө кыйын болот.
Эл чогулса-маанилүү жыйын болот.



Чагымдан оолак бол, анткени ал заарын чачуу
Үүн сойлоп бараткан уулуу жыланга окшош.



Чынчыл адам туура жолдон тайыбайт,
Ошон үүн андай адам байыбайт.



Ынтымак ыроологон үйгө кут кирет,
Ынтымагы ыдыраган үйгө жут кирет.



Ынтымак-ырктын кеткени,
Береке –куттун кеткени.



Ыйманы таза адам гана ачуу чындыкка кылчактабай
тик карайт.



Ынтымак бар жerde,
Ыр бар, ырыссы бар.



Ынтымак жок жerde чыр бар,
Бугуп жаткан сыр бар.



Ызааттап чакырылган конок – султан,
Чакырылбай өзү басып келген конок – ултан.



Ысык-Кел кышта тоңбойт,
Эсирген адам түбөлүк онбойт.




Ынтызар балдар-сабакта,
Жалкоонун көзү-табакта.



Үйлаактын жашы тыйылбайт,
Күлтүксүз-КУДАЙга сыйынбайт.




Ушактан алыс жүргөн утат, жакындаган кан жутат.




Улуттант уят кетсе энеден туума элге айланат; бул-
айбанчылыктын жеткен чеги.




Укукчулар калыстыктан тайыганы-
Акты кара, караны ак деп айныганы.



Убакыт дегениң-сен алдап көнгөн адам эмес; күндөр
чубап айга айланып, айлар тогошуп жылга, жылдар
кылым болуп өтө берет, өтө берет. Сен убакытты эмес,
убакыт сенин өзүндү қантып алдап койгонун элес албай
каласың.



Убал сооптон коркпогондордодон түнүл.



Уяттуулук – улуулуктун ииниси. Уятыз адам улуу боло
албайт.



Эттүү жыртылганды жамайт,

Мыйзам бузсаң – камайт.



Убал-сооп, ариет-намыс, мээримдүүлүк-
кайрымдуулук, ыймандуулук, уят сөздөрүн сөз жүзүндө
гана эмес, иш жүзүндө көп колдонгондор-чыныгы
ыймандуулар.



Убал-соопту ойлобогон карәзгөй, бакыл кээ бир
аткаминерлер чындыкты чыркыратып, аны улам
кодулай берип асманга учуп кетүүгө мажбуrlашыптыр.
Жашоодон түнүлүп, үмүтсүзденгөн карайлаган калк:
«Сен издеген ЧЫНДЫК, АКЫЙКАТ асмандын жетинчи
кабатында. Элин ойлобогон, өзүн гана ойлогон
көркоолор эл алдында-Кудайдын АДИЛЕТ сотунда
жооп берерин ойлобоптур...»



ҮМҮТ-бул адамды терең ойлоого шыктантып,
турмушка олуттуу кароого дем берген бүдемүк
келечегинең ЖАКШЫЛЫКты гана тилөөгө үндөгөн
таттуу кыял.



Эстүү бала эшкети эмес, итти теппейт,
Ата айткан накыл эсинен кетпейт.



Эр элин ойлойт,
Бай-мырза тойлойт..



Эр жигит элинин керегине жарады,
Жакшы кабар жерге жатабы -
Бүт дүйнөгө чагылгандай тараады.




Элинин камын ойлогон-жакшы,
Чала - моңол билген - бакшы.



Элин ойлобогон кызматынан кетет,
Бакыл адам түбүнө жетет.



Эркек сөрөй болсо-аялы өктөм,
Эгин айдасаң -жайкалган көктөм.




Ээнбаш билгенин койбыйт,
Сараңдын көзү тойбыйт.



Эмгектенсе -алкыш алат, зор болот,
Жалкоолонсо-жакырланып, кор болот.



Элден ынтымак качса, ышпалдасы чыгып ырысқысы
чачылат. Өзү дайынсыз жок болот.



Эгер убада буюм сымал акчага сатылганда, тил
эмизип, кайра-кайра убада берип, убайымга
салгандарды түндөсү эмес, күндүзү да сымалап
таппай калмаксың.



Эч кимге жана эч нерсеге зыяны тийбеген адам -
Кудайдын чыныгы момуну. Андайлардын күнөөсүн
Кудай кечирет.




Эр азамат элге берген сөзүн ойлойт,
Өзүмчүл адам өзүн гана ойлойт.



Эр жигит эл камын жейт,
Майда мүдөөлүү –өз камын жейт.



Эсиргендик эси жогун аныктайт.



Эрке бала эннесине даттанат,
Жакшы бала-алыска сапар аттанат.



Эки аялдууга байлык да, бийлик да табыларына
ишенем, бирок абийир табыларына күмөнүм бар.



Эс тартып, ак караны ажырата баштагандан
окугандарымдын ичинен көңүлүмдөн түнөк таап,
коргошундай уюп, бассам-турсын мени тындырып –
тынчытпаган нар көтөргүс орошон ойду сиздерге айттып
коуюн өзүмдүн пенделик милдетим деп эсептейм.

Мен бул үзүндүнү «Теңирсөзге» бекеринен кошуп
отурғаным жок. Аны Кудайды карап, убал-сооптон
корккон, ақыретти (өлүмдү) ойлсгон окурмандарыма
сабак болор деген тейде кошуп коуюн ылайык көрдүм.

«...үч түрдүү адам бар: Кудай ақыр кыяматта
мындайлар менен сүйлөшпейт жана ыраазычылыгын
айтпайт да, аларга карап койбайт, күнөөлөрүн да
кечирбейт. Атүгүл, аларды катуу азапка салат:

бириңчиси - өзү карыя болуп туруп, арамдык
(күнөөлүү В-Б) иштерден кайтпаган пенде;

экиңчиси - убадасында турбаган падыша (президент
В-Б);

үчүнчүсү - калп айткан адам менен мактанчаак
кембагал.



Аманатты сактап өз убагында кайтаруу – адамдын
ырыссысын арттырат. Ал эми аманатка кыннаттык

кылуу - береке – кутту качырып, жакырчылыкты алып келет.

Бу дүйнөдө адамдарды катуу азап тарттырган кишилерди Кудай акыр кыяматта катуу жазалайт».

Кудайдын каарын келтиргендерге тәмөнкүлөр кирет:

Кудайдын жана Расулунун чакырыгына жай – шашпай, шайтандын буйругуна бачым жүгүргөндөр.

1. Акысы жок болсо да касам (ант В-Б) менен дүйнөдөн аны талап кылуучулар.

2. Бир адамды экинчи бирөөгө кайраштырган чагымчылар.

3. Досторду (жубайларды В-Б) бири-биринен ажыратууга аракеттенгендөр.

4. Күнөөсүз ак адамдарга жок жеринен жалаа жапкандар.

Өзүнүн колунан келбейт да, бирөөнүн ийгилигин көрө албаган бакылдар.

«АДАМ БОЛУУ АЗАППЫ?»

Биз, адам пендеси, кызыкпыш, кыйынсынабыз. Дүйнедөгү эң улуу зат АДАМ экендигибизди унуптуп, көөп, айланабыздагыларды кенебей керсейебиз. Неге десен, жарытылуу жооп жок. Ал гана турсун, собол салган адамды жаман көзүбүз менен теше тиктеп олурайып коймойубуз да бар. Айттор, жыргатып койгонсуп тыңсынганыбызды кантейин, ботом.

Ач бөрүдөй тандайыбызды такылдатып арамбы, адалбы берсе-ылгабайбыз, ала беребиз. Берсе эле болду. Алсак, жулсак деп эле турабыз. Өзүбүз «Алгандын бермейи бар» дегенди билсек да ойлоп да койбойубуз. (Чыгашанын бети курусун!).

Маараке – тойго барып калсакпы, аш болорун ойлобой (дасторконду дүйүм тамакка жайнатып салса, ойлогонго чамаң келеби десен!) ичип – жей беребиз, себеби мында жөн эле келген жокпуз – чакырылганбыз. Ичип – жегенге укугубуз бар. Демек ичип – жеш керек... Ким канчалык «иштеп» жатканын үй ээси көз кыйыгын салып баамдап, чакырганына да бушайман тартканы менен кандай жумушубуз бар. (Мыйзамдуу конокпуз дебедимби, атугүл, чакырылганыбызды күбөлөндүрүүчү «Чакыруу кагазыбыз» да чөнтөктө катылуу).

Сигаретпи, наркозатпы, же насыбайбы, өмүргө зыяндуулугун билсек да билмексен болуп андан да баш тартпайбыз. Үйдү тумандата түтүнгө толтуруп тилибиздин тагина салган сасык насыбайыбызды «ырахатына» баткан соң «балч» эттире түкүрүп салганыбызды баркалбай калабыз. Бул жоругубузду астыртан байкап отургандарга кандай таасир калтырганына маани бергүү келеби «эркектик» милдетти аткарып атпайыбызы, тыңсынып.

Кээде ойго келгendi айтып, бүйүр кызытып алмайыбызды кантип танайын. Акыллашкан атаандашың езбү, жатпы, баары бир. Ал капа болобу, жокпу, же жүрөк оорусу кармап өлөбү, аео жок. Эптеп

аны «жайлап», экинчи кыңк эткис кылыш сазайын бериш керек...

Айтор, бизди АДАМДЫК деңгээлге жеткиргенге жолтоо болгон бөксөлүктөр толтура. Анан неге кыйынсынып керсейебиз? Жарытылуу иш жасабай (ага моюн жар бербейт) көөп, тыңсынабыз. Адалдык менен арамдыктын айырмасын аңдабай жеп-ичип коебуз. Адам деп сый көрсөтсө, анан неге ашказанды аябай кусканча сугунуп алып ден соолугубузга зыян келтиребиз? Адам туруп АДАМДЫК нарк – насилибизди баалай албай мажирөөлүк кылабыз? Акыл калчап ойлоп көрсөк, бизди АДАМ болуубузга бөгөт болгон терс салаттар бир топ. Кудай бизди антип жараткан жок да. Алардын баардыгын эс тартып АДАМ боловордон мурда өзүбүз «жасап», өзүбүзгө өмүрлүк «жан жолдош» кылыш алганыбызды танбаспый.

Жараткан бизди кандай жаратса, КУДАЙГА ондоо киргизбей ошол боюнча калганыбызыда мүмкүн, минтип азап тартпай эле АДАМ деген асыл зат боюнча калмақтыз, аттиң-ай десен!



Эң жаманы –адамды адам алдаганы,
Кантип болсун адамды адам
Эшек сымал жалдаганы.



«Кыргыздарда ынтымак ыдырайт деп кеп
кетет,
Байлыгын басып алып бөтөн элдер жеп
кетет».


Деген кепке калбайлы,
Эл байлыгын дипломатка салбайлы.



Калыстыктан тайыганың – өз баласын өгөйлөгөн
атадай.



Кыргыздардын түлкүлүктуү эл экендиги – алардын
пейилинде.



Ыймандуу адам таза болот,
Өмүрү түгөнсө хан дагы каза болот.



Пейилдин ағы да, карасы болот,
Соргокто ашказандын жарасы болот.



Кунарлуу киши көрсөк-
Кубанабыз.

Жакшылар көбөйөт деп,
Жубанабыз.



Тоонун мээлүн жели жакшы,
Кыргыздардын мейман дос эли жакшы.



Өндүрүштө өнүм болот,
Ажал арбаса - өлүм болот.



Соопчуулук иштен сен аянбагын,
Артыңа кайтып жер таянбагын.



Ынтымакка биз качан көнүгөбүз,
Ыдыратсак ынтымакты,
Качан биз өнүгөбүз.



ЫНТЫМАК- улуттун улуулугун өлчөөчү чен-өлчөм.



Кесир сүйлөп көңүл оорутуу – адамга ажал
чакырганга тете.



Турмуштун өзү тозок; мында тирүүлөр жыргап
жатышкансып о дүйнөнүн тозогун да кошумчалашып,
алардын кулагына кумдай куюшат. Адам баласы
көзүнүн тирүүсүндө кордук-зомбуулук көрсө, каза
болгондо дагы эле ошону көрсө, анда «Биз бу
жарыкка жаңылышып келип калганга окшойбуз»
деген ойго чарпылбай койбыйт.



Адамдагы асыл сапаттардын бардыгы бири-бири менен айкалышканда гана ЖАКШЫЛЫК жарапат.



Ак иштеп өз энчисин алгысы бар,
Түбөлүккө эл эсинде калгысы бар.



Сабырдуулук ЧЫНДЫКТЫ ээрчитип барып,
АКЫЙКАТ менен достоштуруптур.



Жетим-жесирди кубанычка бөлөгөнүң-
Адам бол деп аларды жөлөгөнүң.



Өгейлөбөй бала бакканың-
Кудайга абдан жакканың.




Калыстыктан тайыганды Кудай урат,
Жан билбеди дебегин,
Аныңды Тәңирим туюп турат.




Кары-картаңдардын ичкени уят!

Амалкөй түлкүлөр-

Ичкенин жашырып, чайнектен күят.



Майда мүдөлүү адам сараң болот,
Иштебей жеген тамак-арам болот.



Сооптуу жакшы иштерди жасоо ар кимдин эле колунан келчү иш, бирок андай ишти жасоодон караманча качып, криминалдык оор кылмыштарга кол ургандарды түк эле түшүнүп болбайт.



Кошоматчы ханга адамды ажалга кошуп арбаган ыйык пенде туюлуп, ал чыкыйга чыккан чыйкан экенине да кайыл болуптур.



Сугунуп алакан ачканың-
Ырысқыңды бөөдө чачканың.



■ ◆ ■ ◆ ■

Ыңтымагың-ырысқың.

■ ◆ ■ ◆ ■

Обу жок көпкөн болбайт,

Асылзатты күчке салып өпкөн болбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ысық-Көл тоңбайт,

Эсирген - оңбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ыңтымагыңдын кеткени –

Жин-шайтандын түбуңө жеткени.

■ ◆ ■ ◆ ■

Ызааттап конокту сыйлаган жакшы,

Эскерип маркумду ыйлаган жакшы.

■ ◆ ■ ◆ ■

Үймансыздын нысабы жок,

Үймандуунун көңүлү ток.

■ ◆ ■ ◆ ■

Өрдөк – казга суу жукпайт,

Кесир адам кеп укпайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Үймандуу адам-айкөл.

■ ◆ ■ ◆ ■

Орозо кармаганың-

Кудайды жандаганың.

■ ◆ ■ ◆ ■

Карылар калыстыктан тайыса-

Шорундун катканы

Кордук-зомбулуктун жаныңа батканы.

■ ◆ ■ ◆ ■

Чынчыл адам туура жолдон тайыбайт,

Ошон үчүн андай адам байыбайт.

■ ◆ ■ ◆ ■

Өзүңө өзүң калыс болсоң-абишириң таза.

Индейлер көрбөй көвөнүү -



Ажал акчага ашкере азгырылгандарды тооруп жүргөнүн элес алса, адамдар бул пейилинен кайтып, ток пейил тартып калмак.



Адамдын жакшы-жаманын билгىң келсе, анын максатын бил.



Даарат алып, арууланган жолдуу болот,
Шордуунун тили тыйылбаса киши колдуу болот.



Сөзүңе ишенип, сени қуткөн адамдын бир сааттык же бир күндүк өмүрү текке кеткени кандай кейиштүү. Эгер сен ушуну ойлогонунда, балким, мындай осол ишке түк бармак эмессин.



Жакшы сөз-сөз ургаалы, жан жыргалы.



Жамандык ак ишти каралайт,
Жашырсаң - жүрөктү жаралайт.



Сага жамандык жасагандарга жакшылык жасасаң, бейиштин жолуна түшкөнүң.



Жамандык жасагандан коркпогон адамдын өз убалы өзүнө.



Томаяк-кедейлерге, жетим-жесирлерге кайыр- садага чабуу бай-көпөстөрдүн дилин тазартып, зоболосун ашырганын бардык байлар эле билбейт көрүнөт.



Тамакты үн чыгарбай майда чайнап жеп-ичүү-адеп-түүлүктүн белгиси.




Кийимди сөлбүрөтүп ашкере узун, же балтырын жаппаган кыска кийгендерге Кудайдын каары келерин ойлой жүрсөк.



Элимдин укугун коргойм деп, ак дилинен ант ичип,
акырындан кылмыш тобуна кошуулуп, элинин укугун
коргомок түгүл аны кордогондордун жасаган кылмышын
абийир соту кечирбейт.



Убадага турсаң утасың,
Турбасаң – ыйманыңды жутасың.




Улууну улуулар барктайт,


Эл уулун-сулуулар барктайт.



Көбүнеше кодо адамдар майда мүдөөлүү болушат.
Кээ бирлеринин ойлогон оюу да, жасаган иши да
майда. Алардын жашоосу эркисизден чабак балыкты
элестетет.





Убал-соопту ойлобогон караөзгөй, бакыл
аткаминерлер чындыкты чыркыратып, аны улам
кодулай берип асманга учуп кетүүгө
мажбурлашыптыр. Жашоодон кыйналып
үмүтсүздөнгөн карайлаган калк: «Сен издеген
ЧЫНДЫК, АКЫЙКАТ асмандын жетинчи кабатында.
Элин ойлобогон, өзүн гана ойлогон көркөолор эл
алдында-Кудайдын АДИЛЕТ сотунда жооп берерин
ойлобоптур».



Калп айткан абийирсиз пенде болсо,
Жүрүшпөйт анын иши дайым чала.



Конок келсе-сыйлаган жакшы,
Тууганың каза болсо-
Өкүрбөй ыйлаган жакшы.



Ынтымак уяласа-ырысның чачылбайт,
Эсиң менен болсоң-абийириң ачылбайт.



Досуң көрөгөч, зирек болсо-максатыңа жеткениң,
Керооз, мажес болсо-түбәлүккө уйкуга кеткениң.



Сабырдуулук-адамдың асыл сапат. Мындаи
сапатка ээ болгон жаштар ойлоп иш жасаса-максат-
мүдөөсүңө тез жетээрин эскерткенибиз эп.



Жаштыгың-бул сенин баа жеткис эбегейсиз чоң
байлыгың экендигин баалабаганың - сенин ойлонбой
иш жасап, орду толгус оор жоготууга душар болгонун.



Акчаның кулу болгон көркоолор керек болгондо
МЕКЕНИН саткандан да кайра тартышпайт.




Арамдыктан алыс жүргөн адамдар-акпейил, айкөл
адамдар.



Өмүрүндө калп айтпаган адам болбайт.



ЫНТЫМАК кетип, эли мөгдөп турса, өлкөдөн
гений да, баатыр да чыклайт.



Айкөл адам жакшылыктың үрөнүн сепкен
ДЫЙКАНГА окшойт.



Бардык ЖАКШЫЛЫКТАРДЫҢ эне-атасы – айкөл
адамдар.



Үйман-ынтымакты туу тутканың-утканың,

Арамдыкка аралашканың-

ҮЙМАНЫНДЫ жутканың.



Жакшы адамдар аз, анткени жакшы болуш кыйын;
акыл-насааттарды кулакка куйганы менен эркинин
боштугунан улам, максатына жетпей жакшы
адамдардың саны ёспөй жатканы ошондон.



… уурдап, уурулуктан ууру марыбайт,
Иштеп, мээнэттен ишкер карыбайт.



Күлтүгү жоктун күйүмү болбойт,
Көтөрүп барар түйүнү болбойт.



Эмүрдүн ашчу белеси бар,
Маркүмдүн эстен кеткис злеси бар.



Жарашыктуу кийинген адам-АДАМ. Кээ бир адамдар кийимдин мыктысын тандап, канчалык кооз кийинбесин, ал айбан боюнча кала берет.



Тишинди кычыратып, кабагыңды чытыгандан уtkандан уткузарың көп. Мындан сен адамдык асыл сапаттарыңа доо кетирип алгандан башка пайда таппасыңа кепилдикке ётө алам.



Адамдык абийирди аруулантып ак кылган да, көө шыбап булгаган да кол.



Алганды эле эмес, бергенди да ойлогон адам-акылдуулардын төрөсү.



Напистин көңүлүн калтырбайын деп кол булганыптыр.



Өзүң болбосоң да, нускалуу сөзүң болсун.




Өзүңүн керт башын гана ойлоп, максатына жетүү үнүн белсенип киришкен адам жеке өзүңүн келечегин көрө албаган майда мүдөлүү пас адам.





АКЫЙКАТ менен ЧЫНДЫККА жеткен адам- бул ыйык эки нерсени аздектеп-аспиеттеп, өзү эңсеп жеткен буюмдайчың жугузбай таза бойдон калтырууга жан үреп, башкаларды да ушуга үндөйт.



Өзүмчүл, сараң, зыкым адамдар басса-турса малдүйнө жыйнап, байлыгынан башканы ойлобогондой эле эр жигиттин да эңсегени болот; ал-АҚЫЙКАТ, ЧЫНДЫҚ, ТАЗАЛЫҚ.






Атактуу адамдар да керсейишет, анткени алар да адам.



Калп айткан өспөйт-өнбөйт,

Ақыл айтсаң көнбөйт.




Өзүнүн колунан келбegen, некин өзгөлөрдүн ийгилигин көралбаган карәзгөй бакылдар гана көөлөгөнгө маш болушат.





Шуруга тизилген ой-берметтерин берген даанышманды «душманым» дегендер да жок эмес.



Ойdon озгон тил – чагымчыл.





Шарт – жагдайга жараша «Максатыбыз бийик – мыкты адистерди даярдап чыгарып, жумуш менен камсыз кылабыз» деп убада берип, сөз өтөөсүнө чыкпай нааразылык туудурса элдин убал – сообу кимге?



Шүмшүктү бирөө сагынбайт,



Жаманга жакшы жалынбайт.



Ичкилик ичен адам-акчасына кайғы-муң сатып алган акмак.



Адамдын беделин кетирип, ага кооп туудурган коркунучтуу душман-анын написи.



Написисин тыя билген адам-сырттан адам.



Олжого көзү қызарған ач карышкырдай сараң
адамдан сен тургай өз баласына да кешик артпастығын
аңдабаптырың.



Эржигит эмгегинен баар табат,
Күлтүгү жок -
Жок жерден шылтак табат.



Бардык жамандыктын башаты-бакылдык.
Көз көрбөгөндү жүрөк көрөт.



Адамдын жараткан эмгегине карабай анын өңү-
түсүнө, капчыгына карап баалагандык-көзү туруп
көрбөгөн наадандык.



Кемчилик кетирбеген адам болбойт, ошондуктан
сен биреөнү көөлөп-шыбаганга ашыкпа, акыл калчап
ойлоп көрсөң, көөлөмөкчү болгон адамындан сенин
ашып кеткен жериң деле байкалбайт. Калыс талдап
керсөң, мүмкүн атаандашындын да, өзүндүн да
АБИЙИРИН төгүлбөй кала бермек.



Акылдуу унутканды эске салат,
Жакшылар тентектерди теске салат.



Билимдүүлүк адамды улуу кылат,
Адептүүлүк адамды сулуу кылат.



Ар кимге түш жорутпа,
Майнапсыз ишке баш оорутпа.



Карылар калыстыктан тайыса-шорундун катканы.
Кеп көтөргөн – кеменгер.



Бакыл бұлдұрет,

Куудул күлдұрет.



Айтылган сөз иш эмес,

Арын саткан киши эмес.



Адамдың жаманы болбайт, некин жаман тарбия болоруна кепилдик бере аlam.



Өзүнүн жорук-жосундарын акыл таразасынан кылдат өткөрүп, жасаган жамандықтарына жаңы кейип, эми кайталабас үчүн өзүнө-өзү ант берген адам ақылдуу.



Батакөйдүн батасы,

Болбайт тура катасы.



Аруулук адамды тазалайт,

Арамдық адамды жазалайт.



Бирөөнү ишендирип, ага убада берип сөз өтөөсүнө чыкпай калуу адам пендеси эмес, КУДАЙ да кечирбей турган чоң күнөө экендингин эстей жүргөнүбүз эп.



Калпты чындаі айткан жаман,

Сөз берип убададан кайткан жаман.



Текебердигиң-өзүндүн башыңа көрүнчү өзүндүн залимдигиң.



Кылмыштуулук-ич тардыктын кесепети.



Көралбагандық-ичтардыктын ииниси. Бул илдетке чалдықкандардың акыр-түбү бардық жыргалчылыктардан ажыратып, куржалак калтырат.



Адамдарды алдап бейбаштануу-бардык жамандыктардын башаты.



Адамдын адамдыгын аныктаган асыл сапат,
Кербезденип керсейүү-
Адамдагы кесир сапат.



Каадан алган жарын сүйө албайт,
Осол ишти жасагандан уялбайт.



Эмгекчил - берешен- адам,
Сугалак - карәзгәй-арам.



Кылгылыкты кылган соң,
Кейигенден не пайда.



Камкор камын жейт,
Арсыз жанын жейт.



Намаз-аруулануунун ыйык жолу.



Намазга жыгылганың-
Бейишке жол салганың.



Болчу ишти болтурбаганың-
Көңүлүндү сооп ишке толтурбаганың.




Үймандуу - дубалайт,
Үймансыз кубалайт.




Сөдин элине караганы-
Элинин керегине жараганы.



Терини билген аштайт,
Эрди (өдөмү жок) катыны баштайт.




Айкөлдүн үмүт - тилеги акталат,
Адилетсиздик кек болуп сакталат.



Адеп-ахлак кимдин ким экендин көрсөтүүчү түбөлүк
эскирбеген КҮЗГҮ.



Урук болбайт өнбөгөн,
Пөндө болбайт көңбөгөн.




Кайырчылык-кедейлик менен жакырчылыктын туундусу.
■ ■ ■


Өзү булганган адам башкалардан таза болууну
талаап кылганы куйкаңды куруштуруп, күлкүңдү
келтириет.




Салт бузган санааркайт,
Калп айткан кайгырат.




Адамды адам кылып турган анын ыйманы. Адамдан
ыйман кетсе, ал эки буттуу айбанга айланат.



Йыйман кеткенде адамдагы асыл сапаттардын
баары: акыл-эс менен боорукердик да, кечиримдүүлүк
менен кайрымдуулук да, мээримдүүлүк менен
ынтымактуулук да кошо кетет.



Өзүндүн көңүлүң самап, сүйгөн нерсенди биреөгө
ыраа көрбөгөнүң-бул сенин көркоолугүң, түркөй
бакылдыгың.



Өмүр өлчөлүү; жыл жаңырган сайын келечегине
ишенимдүү карап, аруу тилек менен катуу иштесен-
максат-тилегине батыл жетесиң.



Чырдуу үйгө бакыт конбайт,
Акылдуу кемчилдигин ондойт.



Кекчил кеп жебейт,
Жакшыга тең келбейт.



Жакшы үйдөн ыр чыгат,
Жаман үйдөн чыр чыгат.



Өзүмчүл өкүттөн өлөт,
Кекчил-кырсыктан.



Кежир адам адамга окшоп муюбайт,
Ириген сүт айран болуп уюбайт.



Жалганчы адам - жалаакор.



Өзүмчүл билгенин койбойт,
Сук жеп-ичкен менен тойбойт.



Жолболдуун жазыгы жок кымындей,
Камап салды... көрбәй аны чымындей.



Малдар түркүн түстө болгону менен сүтү-ак; адамдар да ар кандай, бирок баарынын тең пейили ак эместиги акыл-эстүү адамдарды түйшөлтпөй койбойт.



Келжирек майнапсыз кебин чоет,
Акылдуу майнапсызы ишке чекит коет.



Кыргыздарды кыргыз кылуу-бабалардын каада-
салтын сактаган нарктуу кыргыздардын гана колунан
келет.



Уюшкан кылмышка баруу утук алып келбейт, а
керекче журек титиреткен кылмысты жасаганга
короткон акыл-эсти пайдалуу ишке жумшаганда
жагымдуу жаркын маанай пайда болуп, мынчалык чоң
кайгы-капа да, азап-тозок да болмок эмес.



Эр жигит элин ойлойт,
Алжеке өз камын ойлойт.



Эки тууган сыйлашса, түбөлүк сыйлуу,
Сыйлашпаган тууган - түбөлүк чырлуу.



Эр элим десе-жеңилбейт,
Жеңилсө-дushmanына эңилбейт.



Акылдуу акыл айтып,
Өз элине баш болот.

Муназага келбegen чыргыйчылдын,
Жеген ашы таш болот.



Айкөл адам ала жипти аттабайт,
Чыргыйчыл тууганына каттабайт.



Адамдын аянычтуу абалын көрүп, анын суроо-
талаптарын канаттандыруу - адамкерчиликтин туу
чокусу.



Адамдын абийири менен пейилиби, жүрөгү менен
ниетиби, айтор анын эмнеси таза, ак болсо акча
заматта көөлөп салганга маш.



Душмандын кеги болот,
Кектин чеги болот.



Жакшы адамда издегендин баары бар,
Жалакайдын жаа башында таары бар.

ЭМГЕК



Чымырканган эмгек болбой талант да, гений да жаралбайт.

Д.Менделеев

Акыл-эсинин жеткиликтүүлүгү жагынан да, жаратмандык эмгекчилдиги жагынан да дыйкандан еткөн устат жок.



Адамдын адамдыгын аныктаган сапаты-анын үзүрлүү эмгеги.



Маңдай тер төkkөн эмгегиндин,
Купулга толору анык.
Мээнеткеч адамдарга –
Бакыт кушу конору анык.



Адал эмгек эткениң –
Сый-урматка жеткениң.



Ишкер бекер болбойт,
Иштепесе –
Кызылча шекер болбойт.



Жакшы иштегениң –
Жакшы жашаганың,
Жакшы жашаганың –
Жакшы иштегениң.



Семиз эт - майлуу,
Мээнеткеч адам - чайлуу.



Жаратылыштын жагымдуу жазы жакшы,
Сөз эмес, тамактын да азы жакшы.



Адам – барга-жокко көнөт,
Ылгап сепкен үрөнүң өнөт.



Адам энеден терөлгөнү менен аны телчикирип,
АДАМ кылган курчап турган чейрө менен ЭМГЕК
экендигин белгилөө калыстык борор.



Дыйкан-өлкөсүнө өз баласы сымал кам көргөн
кайрымдуу, жароокер, карапайым калк. Ал жан аябай
жасаган эмгегине акы сурагандан да корунган, сөзгө
чоркок, акчага чукак ИНСАН.



Айкөлдүн тилеги жакшы,
Дыйкандын билеги жакшы.



Адамдын жашоой-тиричилиги-анын Кимдигин
аныктоочу КҮЗГҮ.



Алтын күздө күлмүндөгөн Күнгө, санына сан жеткис
жылдыздардын жымындағанына ишенбе; өзүңө тың
бол, кайратыңан кайтпа.



Ар кандай эмгек адамдын көзүнүн тирүүсүндө
баркталып бааланбаса жаралган эмгек да, анын ээси
да бактысыз.



Адамдын акыл эстүүлүгү анын элине жасаган эмгеги
менен өлчөнөт.



Элиме кылган эмгегим жарамдуу болсо, мен өзүмдү
дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардын катарына
кошмокмун.



А-бу деп, ай айланбай күз болду.

Ак эмгектен дыйкандардын пландары
жүз болду.



Алда-кандай жумуштар менен алектенип: «Иш чачтан
көп, кол тийбейт» деген адамдар-келечегинен
үмүттөнүп, жашоого умтулган адамдар.



Акыл-эси да, дене-башы да соо адам эч качан жакыр
булууга тийиш эмес.



◆ ◆ ◆
Акчаны таман акы, маңдай тер менен иштеп тапкандар гана анын баркына жетип, үнөмдүү сарпташ카 тырышат.



Адамдын адамдыгы анын акылында; эркине кулдай моюн сунуп, жасаган эпкиндүү эмгегинде.



Адам эмгектенүүдөн качпосто тийиш, анткени Жараткандын өзү адамдын маңдайына эмгекти энчилеп койгондугун Адам пендеси эстей жүргөнү эп.



Адамдын өлбөстүгү анын элине калтырган көөнөрбөс эмгеги менен өлчөнөт.



Адамды Адам кылчу бирден бир курал -ЭМГЕК.



Азаптанып, жазып-тайып сарсаанага батып, ишинен майнап чыгарган, сүйүктүү эли эстеп жүргөндөй пайдалуу эмгегин калтырган жазуучу-Кудайдын сүйгөн кулу.



Алысты ойлосоң - ой бак,


Курсакты ойлосоң - кой бак.



Бакыт-таалайдын түбү - ЭМГЕК.



Бөпөлөп бала бакканың - Кудайга абдан жакканың.



Бакыт таалайдын түбү - эмгек.



Бөбөктүн тиши чыгат,

Баланың да иши чыгат.



Бакыт күшү сараң эмес; эмгекчил болуп Кудайга ибадат кылсан, анын жолунан тайбай пакиза жүрсөң, сен кәрде, ким болуп иштебегин, ал сени табууга ынтызар.



Бала тарбиясында ЭМГЕК гана негизги окуу куралы болуп кала берет.



Бизди курчап турган айланадагы кооздук-адам ЭМГЕГИНИН жемиши экенин эстей жүрөлү.



Ишиңдин кайнаганы -

Дасторконуңдун жайнаганы.



Дүйнөдегү бардык жыргалчылыктын түбү - эмгек.



Дүйнө жүзүнө сапаты жагынан да, көлөмү жагынан да дыйкандарчалык шедевр жараткандар боло элек.



Дыйкандын жакшысы, жерсиз калбайт,

Кыздын жакшысы, эрсиз калбайт.



Дыйкан эгин багат,

Эгини элин багат.



Жакшы экен иштегендин баарысы,

Ишке дилгир жашы менен карысы.



Жаңы жер өздөштургөнүң - элиңе ырысъы-кешик тартуулаганың. Мындан өткөн улуу иш жок.




Жашоо-бул тынымсыз күрөш. Бул күрөштө жеңип да, жеңилип да отуруп, «Адам» деген атактуу атка конуубул эрдикке тете эбегейсиз зор эмгек.



Жакырчылык жонго минип жанды кашайтты; элчилип элтеп эмгектенгенди эрөөн-терөөн алгандар маңдай тер төгүп иштегенди кумурска менен бал аарыдан үйрөнсө болчудай.




Жармач дедиртпей жалкоолуктан качканың- үй-бүлөөңө нур чачканың.




Жакырлыгың-бакырлыгың.



Жалкоолуктан качканың-балдай бала бакканың.



Жалкоо атка конгонуң-жакырлыгың.



Ийгилик иштен жаралат,

Кур сөздән не жаралат.



Ийгилик мол жаратсаң –

Майрам болот.

Сонуркап атаандашың –

Айран болот.



Ишиндин жүргүшкөнү - кубанганың,

Барына топук кылганың –жубанганың.



Иштебеген -алсыз,

Жалкоо -малсыз.




Иштесен-чөнтектө тыйын-

Иштебесен-өзүңө кыйын.




Жаңы муун туура жолдон баратат,

Адашпаса-залкар эмгек жаратат.




Чыгармада ЖАЛГАН болбойт,

Унутуп муун калган болбойт.



Күбөлүксүз, эстелик да тургузулбаган бир гана
генийди билем. Ал-ДЫЙКАН.



Келечегиң-бул сенин бактың. Учурда жасап жаткан
аракетин-КЕЛЕЧЕГИНДИ түптөөгө далаалаттанганың
экендигин унутпаганың утук.



Ооматты колдон чыгарган – онбойт.
Дени соо-сүүкка тоңбойт.



Кыбыраганың-максат тилегиңе
карай жылганың,
Эринчээтигигин-өзүңө-өзүң
жамандық кылганың.



Кашыктап топтогонго жеткен ақылың өмүчтөп, а
түгүл, чакалап чачканга кандайча барганын түшүнө
албайм.



Мәзнеткеч адам изденет, табат,
Шашма адам бакырат, кабат.



Маңдай тер төгүп мәзнет кылбаганың-бир жерди
таптап ордуңан жылбаганың.



Маңдай тер төгүп тапкан наның эмгектенбей жеген ар
кандай даамдуу тамактардан өйдө турат.



Мыйзам бузган –
Азап берген абакта,
Мәзнет кылган –
Даам жайнаган тамакта.



Мәзнеттен карыбаганың-
Дене-боюңду чыңдоодон арыбаганың.



Мәзнеткеч адам иштемейин туралбайт,
Билими тайкы эл көңүлүн буралбайт.



Тер төксөң- жайнаган жемиш,
Сезимиң күчтүү болсо –жениш.



Мәзнет кылсаң –акча болот,
Иштебеген ачка болот.



◆ ◆ ◆
 Отуз жылдык өмүрүндө короонун кожоюну бир да чырпык сайбаптыр, айланы жайдак, көзгө комсоо. Ал акылына келип, короону тегерете жайнатып теректин көчөтүн тигиптири; кишинин балтырындай теректер келечегинен үмүттөндүрүп жалбырактарын шуудуратса, кулак угуп, көз кубанат. Мына ЭМГЕКтин, АҚЫЛ-ЭСТИН кудуреттүү күчү.



Октон, ондурбас оорудан, кырсыктан кайтыш болгон адамды билемин, а бирок ак ЭМГЕКтен мертинген адамды көрмөк түгүл уга элекмин.



Өмүр жолуна саресеп салсан, аткарған иштериңдин жарық жактары да, көмүскө жақтары да акыл таразаң етөт. Эгер элиңе жасаган пайдалуу иштериң арбыныраак болсо, өмүрүндүн өтөлгөлүү өткөнүү. Эгер караңгы иштериң басымдуулук кылса, бул жарыкта сен шапар тээп сандырактап жургөн бир келесоосуң.




Иштеп чарчап-чаалыкканын билбей, кабагым-кашым дебеген адам гана максат-мүдөөсүнө жетет.



Өмүр өлчөнүү, ошондуктан жыл жаңырган сайын келечегиңе ишенимдүү карап, аруу тилек менен улам илгерилеп катуу иштесен, максат-тилегиңе батыл жетесиң.



Өз эли, анын бак-таалайы учүн жанын тиштеп чын дилден эмгектенген адамдар –эң бактылуу адамдар.



Өнгөн чигит жетилип пахта болот,
Багын карап, багбан дайым бакта болот.



Пешене тер төккөн эмгегиңдин-
Купулга толору чын.
Мээнэткеч адамдарга-
Бакыт кушу конору чын.



◆ ◆ ◆

Перзентиңиз кичинекейинен гүл өстүрүп үйрөнсө, - ал
ак көңүл, сылық, кичипейил, мәэримдүү болуп эрезеге
жетет.



Сен пир туткан генийлик да, сахна жылдыздары да,
атак-даңк да ЭМГЕКТЕҢ жаралгандығын унтууга
болбос.



Сен кызды (жигитти) сүйүп калдым дегениңе ишенсе
болот, бирок сенин кызга (жигитке) сүйкүмдүү болуп
сүйүлүшүң – аябагандай чоң ЭМГЕК. Ошондуктан
мунуңа шегим бар.



Тоодой эмгек жаратса да, эмгегине сыйлык үмүт
этпеген карапайым калк-дыйкандар.



Тоодой тоскоолду жеңсе-эркек,
Эртелеп туруп эмгектенген- сергек.



Турмуштагы бардык жыргалчылыктардың байлыктын
да, ырыссы-кешиктин да, бакыт-таалайдың да түбү-
көнөнөрбөс эмгек.



Умтулуп аракеттенгениң-алга кеткениң,
Аз-аздалап көздөгөн максатыңа жеткениң.



Улуу адамдардын урпактарга өрнөк болчу өмүрү,
алардын жараткан залкар эмгектерине таазим этсесиң
да, бул жарыкта сен не жашап, не жумуш бүтүргөнүңдү
өзүңөн өзүң кайра-кайра сурагың келе берет.



Уйқундун качканы – чарчап – чаалыкпаганың. Тыным
билбей эмгектенгениңде уйкуң качмак түгүл, аялың
(куйөен) алдейлегенсип көшүлүп уктамаксың.



Үзүлгөндү улап, жыртылганды жамаган жакыр
болбойт.



◊ ◊ ◊
Эгиниң – суусуз болбойт,
Тиштеген тамекиң – уусуз болбойт.

◊ ◊ ◊
Эмгектенген жакыр болбойт,
Ичкен ашы такыр болбойт.

◊ ◊ ◊
Эмгек-бакыттын ЭНЕСИ.

◊ ◊ ◊
Эсиң барда элиңе эмгек менен жак,
Уятка калганың-жууса кеткис так.

◊ ◊ ◊
Эмгегиң-ырыс кешигинң,
Үй жайың-кут конгон алтын бешигинң.

◊ ◊ ◊
Элиң жалкоо болсо - жакыр болот,
Алган жерин - такыр болот.

◊ ◊ ◊
Эмгек этүүдөн эрингендер бекерликке берилгендер.
Эмгектен эрингендерди, жакырчылык жансоогалап
кутуп алат.

◊ ◊ ◊
Эмгектен эринбеген адам гана жашоодон тажабайт.

◊ ◊ ◊
Эмгектенген күлүк аттай арыбайт.
Жүзүн бырыш басса да карыбайт.

◊ ◊ ◊
Эмгекчил-карыйбайт,
Жалганчы-жарыйбайт.

◊ ◊ ◊
Эртең менен эрте туруп көзүндү ачсаң эле,
элиңдин эмгегинен жаралган жаңы дүйнө көз алдыңа
тартылганы тартылган.

◊ ◊ ◊
Эмгектенсе – алкыш алат, зор болот,
Жалкоолонсо-жакырланып кор болот.



◊ ◊ ◊
Эмгекчил, берешен-адал,
Сугалак, кара өзгей-арам.



Ыкшоолонуп карабаса-малы-кою ылаңдайт,
Малсаактын мал-торпогу ирденгенден буландайт.



Көп иштеген төп тиштейт.



Оозу менен орок жасап, эгин бастырганга караганда
колу менен чөп башын сындырган артык.



Мәннеткеч адам тыным билбейт, анткени анын
денсоолугу чың. Анын иштен тажабаганынын себеби
ошондон улам.



Мәннеткеч адам тер менен байлык жыттанат,
Бекерпоз сасык бут жыттанат.



Адам деген барга-жокко көнөт,
Ылгап сепкениң көз кубантып өнөт.



Маңдай тер тек күзге чейин,
Түшүмүң мол болот жүзгө чейин.



Жер-Эненин алтын топурагы берешен-март; ар
кимдин эмгегине жараша берет деген сөзгө
ишенбегендер жерди иштете билбegen байкуштар.



Тер төккөндүн тапканы таттуу,
Шапар тепкендин күнү катуу.



Биримдик менен эмгек эгиз бир тууган. Аларды бири-
биринен бөлүп кароо деги эле мүмкүн эмес.



Ар кандай ишти: мейли, майдабы, мейли,
мамлекеттик деңгээлдеги маанилүүбү, ишке алакадар

адамдар менен чогуу-чаран кеңешип жасаса,
майнаштуу болору туурулуу иш.

❖ + ❖

Жалкоо бала көп уктайт,

Алаңгазар сөз уклайт.

❖ + ❖

Элге жасалган эмгек-

Элдин байлыгы.

Өз кызыкчылыгын көздөгөн эмгөк –

Бир кишинин айлыгы.

❖ + ❖

Белди бууп ишке катуу кириш,

бирок бүтпөйт,

Бүтпөйт деп бүшүркөбө-

бакыт күтпөйт.

❖ + ❖

Дарман-күчтү адамзат нандан алат,

Иштебесе күчтү ал кайдан алат.

❖ + ❖

Жалакордун арызы көп,

Жалкоонун карызы көп.

❖ + ❖

Карыптарга кайрыл-

Түшүмүндү жыйнаса пайдаланат,

Чакырбасаң-ал байкуштар,

Кыштыгын кайдан алат?

❖ + ❖

Чийки мөмө ээзилбейт,

Көңүлсүз иш сезилбейт.

❖ + ❖

Кайдыгерлигىң-шорундун кайнаганы,

Сактыгың-май –куйрукту чайнаганың.

❖ + ❖

Эр-азамат шейит кетсе, топурагы торко болот,

Элге арнаган эмгектери колко болот.



Ким болсо да «Мен бул дүйнөгө келип, элим
эстегендей эмне жасадым?» деп өзүнө өзү суроо
салганда, ал кишинин өмүрү өтөлгөлүү болмок.



Арык казса суу агат,

Иштеген - элине жагат.




Бу жарыкта АДАМ кийип, жеп-ичип өмүр түгөнгөндө
каза болсо, мындай жашоонун зарылдыгы канчалык.



Курбатага байлык барбайт; барса - эмгегинди гана
ээрчип барат.



Эгер сен өмүрүндө элиң эскерип суктагандай бир гана
эмгек жарата алсан-бактылуусуң.



Оор эмгек-оозунду майлайт,
Жеңил иш - тилинди байлайт.



Шапар тепкен уятка калат,
Сабыр кылган - энчисин алат.



Эмгекчил-карыйбайт,
Жалганчы-жарыйбайт.



Өлүш оңой, артынан атын калтыруу-тозок.



Жалкоолук-жакырчылыктын атасы. Аны менен
аесоз күрөш жүргүзүү-акыл-эстүү элдин ыйык милдети.



Эгинге суу бурсан-

Пайнабы чыгат,

Эмгек кылсаң-

Майнабы чыгат.

Кыргыздын сөзү деңиздеги терең, тоодой бакұбат,
мааниси жашоонун бардык кырдаалдарын күн
нурундаі ачық бере ала турганына кадиксиз ишендим.
Автор

ТҮШҮНДҮРМӨ СӘЗДҮК

айбарлуу – сүрдүү, айбаттуу
акчыланып – өзүн таза, күнөөсүз көрсөтүүгө аракет
кылуу
алпейим – нымдуу, жибектей созулма, желдей
дирилдене дегенди түшүндүрөт
арампеш – кытмыр ойлуу, сасык ойлуу
алжаке – дайыны жок сүйлөгөн киши
амалда – иш жүзүнде
аруу – таза, дат баспаган изги
бачики – түлкүнүн баласы
буталуу – бадалдуу, караган буталуу жер
берен – баатыр, каарман, кайраттуу акылман,
даанышман
бойбоздоо – озоңдоп бакыруу, улуу
бапа – боорукер, күйүмдүү деген мааниде эринге
чыккан жара
жал сөз – жалак деген сөздүн кыскартылган түрү,
желки;
быштайт – саргаюу
жайпаңдайт – бирөөнүн көңүлүн алуу үчүн жакшы
мамиледе болуу, жагынуу
жапа – азап, көңүл чөгөргөн кордук, түйшүк
жапакеч – адамга мээримдүү, жүрөкке жакын
сүйлөгөн адам
жөнтөк – токтоо, бейбаш эмес.
желмаян – төөнүн күлүгү
жалтактап – коркуп, ийменип
жандимилер – көрүп-билип турса да көргөн жокмун,
билген жокмун деп жанын жеп танган

жырылдайт – кызандоо, чычалоо, бүйүрү кызуу
каргашалуу – кырсыктуу, тоскоолдуу
камыгат – коогаланып кайгыруу, камалуу
күлтүгү жок – уяты жок, уятызыз
куучуйган – зыкымдык, сараңдык кылган
куу такым – абдан куу, митайым
куурал – азап-тозогу, кыйынчылыгы
камыгат – кайгыруу, капаланып
кунарсыз – берекеси жок, эсиз, каниетсиз
көркоо – зулум, пейили бузук, жегич, эзүүчү
көөдөктөнүп – мактанып, көтөрүлмө, алаңгазар
лидер – жетекчи мелдеште эң алдыңкы орунда
келаткан киши же команда
майин – (диал) жагымдуу, жумшак, назик
маалкатпа - мышыктын баласы
марыйт – жыргайт
мурча – чоло, убакыт, чолосу жок
мунайым – сылых-сыпаа, назик, жагымдуу
мени – кишинин денесиндеги бүртүюп турган кал,
кичинекей каратак.
майпар – чабал, мажес, бутунда майыбы бар деген
мааниде
шалактап – олдоксон жүрүш-туруштагы адам, обу-
сыны жок
шоркелтей өзүнүн пайдасын билбеген, маңыроо
ордо – улуттук оюн, айланта сызылган сызыктын
борборуна үч чүкөдөн бир оюн кылып, чүкө салып, эки
жаат болуп абалак же томпой менен атып, чертип
ойноочу оюн
огожо – тирек, жөлөк болуу, таяныч, сүйөнүч
обочо – оолак, окчун, четирээк
өрөскөөл – копол, маданиятсыз, орой
петик – китең (тамгалардын ордун алмаштырып китең
деген мааниде колдонулушу) ой токтолуп акыл
калчасаң, пештесең
путур – өтө зыяндуу, залал

тежик – тил албаган, кепке-сөзгө келбеген. Мүнөзү терс, өз билгенин бербеген

топук кылуу – каниет кылуу, толукчул, барга-жокко каниет кылуучу, сабыр кылуучу.

тагина – астына (тилдин)

такыр – супсак, жайдак

тайин – анык, бегимдики белгилүү, ар качандан бир качан бар болуп туроочу

чыргыйчыл – чатакчыл, тез уруша кетүүчү киши

чыйтайбайт – кекирейип өйдөөсүнүү, өзүн-өзү жогору көтерүү

чалчык – токтоп калган ылайлуу суу, чыла

чалагайымдык – ишти аягына чыгарбаган, чала иш жасаган

чулу – чымыр, уюлгуган чың, москоол, олбурлуу, чымыр

чогоол – ачуусу чукул, орой мүнөздүү

ылаа – жайында жылкыны ылаалатып, тынчын кетирген чымын

элкин – түгөйү жок, бойдок

әбедейи әэзилген – элжирап, үстүнө үзүлө түшүп, жакшы көрүү

эргежээл – нормалдуу өспөгөн, кодоо адам.

Мазмуну

Эне-ата, Аялзат	6
Акыл-насаат	17
Байлык	32
Бакыт	41
Билим, илим	44
Жаратылыш	56
Кызмат	60
Мамлекеттүүлүк	66
Мекен	77
Ден соолук	85
Достук	99
Сулуулук	102
Сүйүү	107
Тарбия	114
Тил	156
Түркүн ойлор	164
Үйман	190
Эмгек	243
Түшүндүрмө сөздүк	256



Вахаб-Бостон Умаров 1941-жылдын 12-мартында жарык дүйнөгө келген. Жердиги Араван району «Дәбә-Коргон» айлы.

«Бәбек кыялыш», «Цветики степные», «Бүлдүркөн», «Баарынан кымбат дос», «Айлан-көчөк», «Бакыт күшү», «Күдәр», «Айбандар кантип өздөрүнө дос табышты», «Развитие речи», «Төңирсөз-турк акылы» деген атальштагы китептердин автору.



943709